

Акеш ИМАНОВ

АҚЫЛ АТАСЫ,  
НАҚЫЛ-НАСААТ СӨЗДҮН  
КЕНЧИ – САРТ АКЕ





**Акеш ИМАНОВ**

**АКЫЛ АТАСЫ,  
НАКЫЛ-НАСААТ СӨЗДҮН  
КЕНЧИ – САРТ АКЕ**

БИШКЕК – 2016



УДК 94(47)  
ББК 63.3 (2Ки)  
И 50

**Иманов Акеш**

И 50      Ақыл атасы,накыл-насаат сөздүн кенчи – Сарт аке.  
– Б.: «Моюр», 20163. – 112 б.

И 0503020911-13

УДК 94(47)  
ББК 63.3 (2Ки)

ISBN 978-9967-15-214-6

© Иманов А., 2016

## СӨЗ БАШАТЫ

Кыргыз эли – санжырачы эл. Анын бай, учу-кыйыры кенен санжырачы болбосо, биз байыркы, берки өткөн муундарбызы жөнүндө толугураак маалымат алалбайт болчубуз.

Кыргыз эли – зээндүү эл. Укум-тукуумга зарыл керектиги бар нерселерди жарата да, сактай да билген эл. Ошондон улам ал улутубузга таандык бардык баалуулуктарды көздүн карегиндей бекем сактап, калк жараткан маданий мурастарды ыйык белек катары укумдан тукуумга, муундан муунга жеткирүүнү жашоо-тиричиликтеги бирден-бир вазипабыз деп эсептеген. Ошол милдеттердин бири санжыра жаратуу болгон.

Санжыра да өзүнчө илим. Илимди терен иликтеп, тактап, ага ээ болуу керек. Санжыранын барк-баасын, насилин туура түшүнгөн улуу жазуучубуз, ойчулубуз Чыңгыз Айтматов: «Санжыраларда философия жана фантастика, поэтика жана убакыттын символу бар. Мындан тышкary санжыра – элдин улуттук эн тамгасы жана анын таануу белгиси» – деп ташка тамга баскандай таасирдүү айткан.

Санжыра илими демекчи, анын учу-кыйырына чаалыкпай жетүү ого эле кыйын, анткени бир эле окуя, көрүнүш жөнүндө анын көптөгөн варианттары бар. Ошол варианттардын кайсынысы туура экендигин тактоонун өзү эле кыйынга турат. Деги эле илим деген чексиз океан эмеспи, анын бир гана чакан тармагынын аягына чыгууга адам өмүрү жетпейт. Ошондон улам элде: «Илим – түгөнгүс кенч» деген нускалуу учкул сөз калган.

Илим – адам баласынын маданий жетишкендигинин туу чокусу. Анын адам жашоо-тиричилигидеги наркы жөнүндө Мухаммед пайгамбарбызы: «Илимге ээ болгула! Илим – мээ кайнаткан ысык чөлдө дос, турмуш жолунда таяныч, бактылуу учурларда жетекчи, кайылуу күндердө ебөк, адамдардын арасында көрк, душманга каршы күрөшүүдө курал» – деп айткан экен. Пайгамбарбызыздын бул айтканын ар бир сүйлөмүн чечмелесе, өзүнчө эле узун сабак, кеп болууга татыктуу.

Илим-билим дегенде кай бирибиз атайы иликтенген, кагаз бетине түшүрүлгөн табият, коом сырларын баамдайбыз. Жок, андай эмес, бул – бир жактуу түшүнүк. Мисалы, кыргызда «санжыра» деген түшүнүк бар. Ал – тарых. Тарых – коомдук илим.

Тарыхты билүү да илим-билимге ээ болуу деп эсептелинет. Ушул негизде ар бир улуттун атуулу өз эли-жеринин тарыхын билүүсү зарыл.

Санжыра – оозеки тарых. Ал кийинчөрөөк эле кагазга түшүрүлө баштады, ага чейин бул тарых элибизге, укумдан тукумга оозеки жашап келген. Кыргыз элинин жашоо-тиричилиги кандай кыйынчылыктарга туш келсе, анын санжырасы да ошондой тоскоолдуктарга, атайын кысым жасоолорго учурады. Совет доорунда өзгөчө кысымга алынды. Өткөн иш өттү, аны чечмелеп отуруунун кажети деле жок.

Аз болсок да бактылуу эл экенбиз, өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында эгемендүү республика болдук. Бул – биз үчүн сөз менен баалай алгыс бакыт. Алла Таала адамдарды эки түрдүү ыкма менен сынайт экен: бирине бак-таалайды кенен берип, көтөрө алар бекен деп сынаса, бирине оор түйшүктүү кыйынчылыкты, азап-тозокту мол берип, пенделик кылбай чыдай алар бекен деп сынайт экен. Бул сөз элдик накыл-насаатта кездешет. Азап-тозокту бардык адам – акылдуусу да, акылсызы да, алдуусу да, алсызы да – көтөрөт. Көтөрбөскө ылаажысы жок. Анын бир гана жолу бар: көтөрүү гана керек (чыдоо керек). Чыдай албаса өлөт. Ал эми башка конгон бакыт-таалайды акылдуу адам гана көтөрөт: сабырдуулук менен, акыл менен демейки калыбын бузбай, текеберчилик кылбай, кулк-мұнөзүн өзгөртпөй, башкалардан өйдөсүнбөй, сырайгерчилик менен көтөрөт. Биз эгемендүүлүккө жеткен бактыбызды көтөрө билишибиз керек. Бул үчүн өтө көп нерсе талап кылынат: баарынан оболу өз маданиятыбызды, айрыкча үрп-адатыбызды, салтыбызды, тилибизди, тарыхыбызды башка элдерге болгонун болгондой даназалашыбыз керек. Биз ошондо гана башка элдерге тааныла алабыз. Ушул максатта эл-жерибиздин тарыхын терен иликтең өздөштүрүүгө тийишпиз, анткени анда биздин көзүбүздү ачкан, акылыбызды, дилибизди, жүрөгүбүздү, каныбызды, бүтүндөй рухубузду тазалай турган накыл-насааттардын, жашоо эрежелеринин кенчи бар, мындан аркы жашообузга туура багыт бере турган идеологиябыздын туткалдуу өзөгү бар.

Эгерде биз, чынында эле, башка өнүккөн элдер сыйктуу жашоого умтулсак, анда элибиздин бирде гүлдөгөн, бирде мұнқұрғөн турмуш тарыхын, ыйык мурас катары бизге калтырган, эч көнөрбөй турган, эч нерсе менен алмаштыrbай турган, эч жерде соодаланбай турган жана соодалап алууга да мүмкүн болбогон каада-салтын, үрп-адатын, акылмандардын, ойчулдардын, эл баатырларынын бизге үлгү болорлук нарк-нускаларын,

насаат мурастарын билүүгө тийишипиз. Мына, турмуштук билим кенчи деген ушул!

Кыргыз элинде таалим-тарбиялык мааниси чон, жүрүм-турмуду калыпка сала турган, жашоо эрежелеринин омоктуу бир тармагы болгон элдик санжыралар бар. Ал кыргыз маданиятынын өткөндөгү бардык тармактарын – элдин көргөн күнүн, бардык окуяларын, башка элдер менен болгон карым-катнашын, салтын, нарк-насилин, эл өнөрүн (акындык, комузчулук, кол өнөрчүлүк, оюн-зоок ж.б.), алардын мыкты өкүлдөрүн камтыйт.

Илимде майда нерсе жок. Эн эле чакан деген нерсени иликтөө да илим үчүн маанилүү. Кыргыз элинин тарыхы – өзүнчө бир бүтүн илим. Ар кандай бүтүндүк болуктөрдөн туары белгилүү. Анын сынарындай, кыргыз тарыхын толук изилдөө үчүн кыргыз элинин курамындагы уруулардын, уруктардын тарыхын да иликтеп чыгуу керек.

Кыргыз уруларынын тарыхын гана эмес, алар жашаган аймактардагы жер-суулардын, өсүмдүктөрдүн, жан-жаныбарлардын, атүгүл адам аттарына чейин иликтөөнүн зарылдыгы бар. Не дегенде булардын бардыгын билүү деген сөз – мекен таануу деген сөз. Мекен таануу – ар бир атуулдуң ыйык милдети. Мекендин чыныгы атуулу болуш өтө көп нерсени талап кылат.

Кыргыздын көөнү сүйүнсүн, кийинки мезгилдерде эл баатырлары, эл акылмандары, уруу тарыхтары жөнүндө жакшынакай маалыматтарды берген эмгектер пайда боло баштады. Бирок, бул маселе боюнча эске сала кете турган бир маанилүү жагдай байкалыш жаткансыйт. Айрым изилдөөчүлөр алардын көз караштарын, ой-багыттарын өз көмөчүнө күл тарткан кээ бир шумпайлар саясатташтырып жаткандай сезилет: бүтүн бир организм, башкача айтканда, бүтүн бир улут болуп эсептелген кыргыз элин бөлүп-жарып, ич-ара жикке бөлүп, бириң өйдө, бириң төмөн коюп ыркты кетиричүдөй байкалат. Мындай көз караш – чыккынчылык, кыргыз ичинен чыккан душмандык. Жыландин мындай уусун чачууга жол бербөөгө тийишипиз. Кыргызды канктенде сактайбыз, кантип сактайбыз? Баарыбыз бир муштумдай түйүлүп, бир ынтымакта болуу менен сактайбыз! Кыргызды баарыбыз бирге болуп сактабасак, ким сактайт? Кыргызды сактабасак бизди ата-бабанын арбагы, элдин кусуру урбайбы!? Элдин биримдигин сактоо – ыйык милдет.

Кыргыз урууларынын тарыхын иликтөөнү кыргыз элинин жалпы тарыхына кошкон салым деп түшүнүү керек. Кайталап айталы, тарыхтагы ушул толуктоолорду кайсы бир санжырачы – иликтөөчүлөр бар, чектелген нүкка, ачык айтканда, уруучуу

лук нукка буруп, өз уруусун башка уруулардан жогору коюп, өз уруусундагы тигил же бул атак-данкы бар адамдарды көркөм тил менен өтө эле көкөлөтүп, жомоктогудай сүрөттөп жатышат. Чындыгында тигил же бул уруудан чыккан акылмандар, енөр-поздор, баатырлар ж.б. жалпы элдики, эл үчүн жараган адамдар болуп эсептелет. Алар бир эле уруунун көсөмү эмес, эл ырысы, эл бак-таалайы үчүн жараган адамдар деп түшүнүүбүз керек.

Эл сыймыгы болгон элдик көсөмдөрдүн, акылман-ойчулдардын, өнөрпоздордун ж.б. кадыр-баркын бир эле урууга энчилип тарытпай, жалпы элибизге энчилишибиз керек.

Урматтуу замандаштар! Биз четин чыгарып жаткан сөз учугу баягы курган кыргызычылык, тарамышты кесип, жүрөктү жараган уруучулук, кан чыгарбай муунтуп өлтүрүп жаткан болунүп-жарылуучулук (түндүк-түштүк дегендей) арабызга муздак жел жүргүзүп, өлүмгө алып бара жатпасын! Жок, биз мындаи бузукулукка жол бербөөгө тийишпиз. Биз кыргыз элинин сакталышына, бакубат жашоосуна өбөлгө түзүүгө милдеттүүбүз.

Откөн тарыхты, анын катарында данктуу адамдарды эскерүүнүн максаты эмнеде? Алардын данкын даназалообу, деги мактануу жагынан кыйла устаптыз го. Жадагалса жыйындарда, топ адам баш кошкон жерлерде, башкалардын алдында кыргыз калкы кен пейил, көтөрүмдүү, меймандос, кайрымдуу, ынтымактуу деп көкүрөк кагабыз. Эмне үчүн кемчилигибизди айгинелеп айтып, бири-бирибиздин намыстарыбызды ойготуп, көзүн ачпайбыз? Өз жеребизде жашап туруп, арабыздагы аз сандуу калктаан турмуш-тиричилик жактан эмне үчүн артта калганыбызга арданбайбыз? Ичи тардыктан, көрө албастыктан, болунүп-жарылуудан, бири-бирибиздин ырысқыбызды колдон келишинче тартып жегенден, Алла Тааланын каргышына калып, чектелүү аз санда болуп калганыбызга ызаланып, көр намысыбыз эмнеликтен алигиче ойгонбойт? Көөдөк, көндөй сөзгө туйтунуп жүрө беребизби? Жакшылыктын жолуна түшүүгө, ал жолду издеөөгө убакыт келди го! Ит деле мурдуна суу жеткенде жанталашып сүзөт турбайбы.

Эми откөндүн сабактарына көбүрөөк кайрылып, анын үлгү болорлук жакшы жактарын бойго синирип, таалим-тарбия алууга милдеткербиз. Ушул максатта кыргыздын тарыхын, анын ичинде уруулар тарыхын иликтең, эл ичинен чыккан даназалуу, наам-даражалуу инсандардын калтырган ыйык мурастарын элге жайылтып, алардан ыймандуулукту үйрөнүшүбүз абзел. Не дегенде улуу инсандар бир уруунун асыл адамдары эмес, алар жалпы элдин адамы. Алардын осуяttары бир уруунун му-

расы эмес, жалпы элге таандык мурас. Ошондуктан андай асыл мурастарды урпактарыбыз үчүн таалим-тарбиянын үлгүсү, эл ынтымагынын, биримдигинин, адамдык ыйык сапаттардын үлгүсү катары пайдаланышыбыз керек.

Уруулар арасынан чыккан данктуу адамдар – эл намысын коргогон, аны бекем сактаган инсандар. Алар бир уруунун гана эмес, бүткүл кыргыздын намысын ойлогон, кам көргөн. Кыргыз болгондун баарын ажырымы жок бир бүтүн деп түшүнгөн. Адамдын бир жерине доо кетсе бүт денеси зыркырайт, бүт денесине доо кетет деген сыйактуу кыргыздын бир четине сырттан залака келтирилсе, бүт кыргыз жерине залака тарайт, кан жүрөк аркылуу бүт денеге тараган сыйактуу залака түгөл кыргыз журтчулуугуна тарайт.

Бир тамчы суудан бүтүндөй мухиттин көлөмүн жана курамын аныктаган сыйактуу улуу инсандарыбыздын бардык дөөлөтүн-акылын, нуска сөздөрүн, пейилин, адеп-ахлагын көнен мааниде түшүнүү керек.

Улуу инсандарыбыз намыскөйлүктөн улам башка элдердин алдында жалпы кыргызга мүнөздүү руханий салтты, жоро-жосунду, адепти, кулк-мүнөздү, адамгерчилики, адилеттикти, деги койчу, адамда болгон ары назик, ары кылдат, ары талуу маселелерди жолдой да, колдой да билген устат адамдар болушкан. Ошондон улам дагы баса айталы, алардын кадыр-баркы эл арасында күнү бүгүнкүдөй сакталып келе жатпайбы. Күн нуру, аба, суу, эне мээрими тириү жангага кандай кубат берсе, ата-бабалардан, акылман, ойчул, нускалуу адамдардан калган баалуу мурастар жашоого, таалим-тарбияга, жүрүм-турум эрежелерге, нормаларга ыйык жол, түбөлүк улана турган жол болуп келе жатпайбы. Калк жөнсүз нерсени түбөлүк сактабайт. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз уруу тарыхын, алардан чыккан данизалуу улуу адамдарды тарых кызыкчылыгы үчүн гана эмес, эн негизгиси алардан таалим алуу, муундар үчүн тарбия, үлгү болуучу мурастарын жайылтуу.

Бөксөргөн курсак эртедир-кечтир тоюнат. Ал үчүн эмгектене билүү, акылын, жолун таба билүү керек, сезимди, ар-намысты ойгото билүү керек. Ал эми ата-баба салтты, таалим, үрп-адаты бөксөрсө аны толтуруу кыйын. Мындай бөксөрүү манкурутукка гана алыш барат. Биз мына ушуну эсибизге бекем тутушубуз керек. Эзелтен бери, айрыкча Манас атабыздан бери келаткан салтыбызды, адеп-ахлагыбызды, Тенир жолунан тайбай сактاشыбыз керек! Кыргызды кыргыздай омоктуу сактап келген касиет ынтымак-урмат экендигин эстен чыгарбашыбыз ке-

рек! Ынтымакты дүйнө жүзүндөгү бардык элдер билет, баары ынтымактуу болууга дилгир. Ал эми кыргыз эли үчүн ынтымак – өтө эле ыйык түшүнүк. Ынтымакты Манас ата туу туткан, не дегенде, ынтымак кыргызды колдой турган, түбөлүк сактап келген улуу касиет. Урматтуу замандаштар! Ынтымак – биримдиктин, бир бүтүндүктүн туткасы. Мына ушуну терен түшүнөлүчү!

Түпкү тарыхында кыргыздын бардык уруусунун таралыш теги бир атадан. Ошондуктан тигил же бул уруунун тарыхы боюнча сөз кылуудан мурда оболу кыргыз жөнүндө, бул этномимдин жарапалышы жөнүндө элдик санжыралардан, илимий изилдөөлөрдөн маалымат алышыбыз керек.

Элдик санжыраларда «кыргыз» деген этномимдин чыгышы, таралышы боюнча бир нече уламыш кездешет. Көпчүлүгү оозеки түрүндө, төрт булактан санжыра жазуу түрүндө бизге жеткен. Анын биринчиси Бала Айылчыныкы. Мында Иран, Туран мезгилиндеги уруу бөлүнүштерүү, кыргыздын байыркы салттары жөнүндө сөз болгон. Экинчиси – Алымбек уулу Тууганбайга таандык. Мунун санжырасы мындан үч мин жыл мурун кыргыздардын Самарканddyн көк ташына сыйынып турган учуруван тартып азыркы мезгилге чейинки уламыштар менен аяктайт. Үчүнчү жазма – Осмонаалы Сыдыковдуку. Анын эмгеги «Кыргыз тарыхы» деген ат менен 1913-жылы Уфада басылып чыккан. Анын санжырасы боюнча Нух пайгамбардан XX кылымга чейин кырк төрт муун жашап откөн. Экинчи китеби «Тарыхы Шабдания», бул эмгеги да 1914-жылы Уфада басылып чыккан. Ушул эмгектерде кыргыз санжырасы берилген. Төртүнчү жазма санжыра – кытайлык Баймурзаныкы. Мунун санжырасында кыргыздардын байыркы ата-бабасы усундар, сактар жөнүндө сөз болгон. Аталган жазма санжыралар боюнча профессор Сапарбек Закировдун «Кыргыз санжырасы» деген эмгегинде толугураак маалыматтар берилген.

Оозеки санжырада кыргыздар кырк кыздан тараган (40 кыздан таралышы жөнүндө да түрдүү варианттар бар). Дагы бир вариантта кыргыздын түпкү атасы – Кыргызбай деген адам. Мына ошол Кыргызбайдан таралгандар «кыргыз» деп аталаш калган. Үчүнчү варианта Монолхандын үчүнчү мууну Алгач хандын башкарған элинин көчмөн турмушуна байланыштуу аталган. Көчмөндөрдү ошол мезгилде отурукташып калган эл «кыркислер» дешчү экен (фарс тилинде бул сөз көчмөн кыр адамы деген маанини билдириет). Төртүнчү варианта ошол эле Алгач хандын күйөө баласы Эркиндин тунгуч уулунун аты Кыргыз коюлуптур. Ошол Кыргыз хандан Каракан, андан Угузхан (Огузхан)

тараган. Бешинчи варианттагы дагы бир уламышта кыргыз да, казак да, өзбек да Алаша хандан тараган деп айтылат. Кыргыздын таралышында мындан башка да уламыштар бар. Мисалы, Бұбу Мариям Муса кызынын Жайсан Үмет уулунун айтуусу боюнча аяндан алып жазган «Айкөл Манас» дастанынын он томдугунда Ууз хандын кырк аялынан кырк уул төрөлгөн. Ошол кырк уулдан кырк уруу кыргыз келип чыккан. Аларды кырк ууз деп да аташкан. Убакыттын өтүшү менен бара-бара кырк ууз деген атальш өзгөрүп кыргыз делинип калган. Бул санжыра уламыштардын чын-төгүнү дагы иликтенип, тактоону талап кылат. Кыргыз деген этнонимдин чыгышы жана ар башка улуттарда түрдүүчө атальшы жөнүндө илимий маалыматтар да кездешет.

Кыргыздын кырк кыздан таралышы жөнүндөгү легенданы 1856-жылы кыргыз жерине келген казак окумуштуу-саякатчысы Чокан Валиханов да «Записки о киргизах» деген эмгегинде толук берген. Ошол кырк кыз деген сөз тизмегинин өзгөрүлүшүнөн кыргыз болуп атальш калган. Ушул эле кырк кыз жөнүндө дагы бир легенда айтылып жүрөт. Илгери-илгери Акеше деген такыба, билимдүү адам Сибирь, Енисей жактагы калмактарга ислам динин таркатуу үчүн барган. Анын Мансур деген баласы болгон. Ал калмактын кадырлуу адамынын кызына үйлөнөт, эки балалуу болот: бири Апал (кыз), экинчиси Минал (эркек). Апал түн жамынып тоодогу үнкүрдөгү Кырк чилтенге жолугуп жүрөт. Күндөрдүн бириnde түн жамынып тоого кеткен Апалдын артынан Минал билинбей ээрчип алат. Шарт боюнча Апал жалгыз барышы керек эле. Кырк чилтен кызды жактыrbай ачууланышып, Миналга абдан таттуу суюктукту берет. Аны ичкен Минал жинди болуп кетет. Ошондой болсо да эжеси Апалдын бузулбай таза жүргөндүгүнө ишеним калып, «Апал ак, Апал ак» – деп айыл аралап жар салып жүрөт. Аны уккан калмактар: «Ак – Кудайдын аты. Бул сөздү Апал да, Минал да айтып жүрөт. Бул экөөнү өлтүрүш керек» деп бүтүм чыгарышат. Ошентип, экөөнү өлтүрүп, өрттөп жиберишет да, күлүн сууга салып ағызат. Алардын күлү таттуу көбүккө айланат. Ошол учурда хандын кызы кырк жолдош кыздары менен суу бойлоп сейил куруп жүргөн болот. Алар ағып бараткан көбүргөн көбүктү көрүп, баары оозанып көрүштөт. Оозанган кыздардын баары кош бойлуу болуп калышат. Аларды хан вазири ээн токойго сүрүп таштайт. Ошол ээн жайда кыздардын бардыгы аман-эсен көз жарат. Алардын балдарын эл «кырк кыздын балдары» деп атап калышат. Бара-бара алар кыргыз деген атка конот.

Үчүнчү вариантта хандын кызынын ынак курбулары болгон 40 кыз ичинде кызча кийинген татынакай жигит болгон. Ал хан кызы уктаар алдында колу-бутун ушалап, жагымдуу үн менен обон созуп уктатып жүрөт. Бара-бара хан кызынын ага ышкысы түшүп калат. Ушундай эле жол менен калган кыздардын да ал жигитке мээрими түштөт. Кыздардын бардыгы кош бойлуу болушат. Бул кабар ханга жетет. Хан аларды ээн тоого сүрүп таштайт. Алардын тукуму да кырк кыз, бара-бара кыргыз деп аталаип кетет.

Төртүнчү варианты XIX кылымдын экинчи жарымында орус саякатчылары Воронин, Нифантьев, Голубевдер кыргыздардан дагы бир уламышты жазып алышкан. Ал уламышта кыргыздардын атасы Кыргызбай деген адам болгон. Анын Адигине жана Тагай деген эки уулу болуптур. Адигине тукуму Аму дарыя менен Сыр дарыя бойлорунда жашашкан. Тагайдын балдары Ысык-Көл өрөөнүн жердеген. Бул уламыш боюнча кыргыздардын XV кылымдан берки тарапышы гана маалымдалган. Кыргыздардын урууларынын адам аттары менен боюнча тарапышы кыргыз тарыхынын кийинки мезгилдерине туура келет. Кыргыз уруулары – солто, саяк, азык, черик, сарыбагыш, бугу, жедигер, берүү, жору, барғы, сарттар, кытай, күшчү, басыз, саруу ж.б. – адам аттары экендиги маалым. Тарых маалыматтарына кара-ганды, мындай аталаштар кийинки эле беш кылымдын арыберисиндеги кыргыздар болуп чыгат.

Бешинчи вариант Мухаммет Али Кыпчагынын «Кыргыз тарыхы» деген кол жазмасында кездешет. Анын санжырасында Монолхандын онунчук муунунан тараган Алгач хан деген болгон. Ал кез келген жайлоолордо эркин жайлачу экен. Бул көчүп-конуп жүргөн элдерди отурукташып, шаар куруп калган элдер «кыркислер» дешчү эле. Тажик тилиндеги мааниси көчмөндүү кыр адамы. Кыргыздар көчмөн эл болгондуктан ушундай аталаип калган дейт.

Алтынчы вариант да ушул эле Мухаммет Али Кыпчагында кездешет. Анда Алгач хандын Айганыш деген кызын Эркин деген жигит алат. Ал эркек балалуу болуп, атын Кыргыз коюшкан. Кыргыз Ысык-Көл, Чүйдү жана эркин тоолорду жердеген. Кыргыз хандан Каракан, андан Угузхан төрөлгөн. Ал Өзгөн шаарын курдуруп, кыргыздын борборуна айландырган. Кыргыздын Алгач хандан тарапышы казак элинде да айтывлат.

Жетинчи вариант кытайdagы кыргыздарда кездешет. Анда: жоокерлерди баштап барып, кыргызып кел деп жиберген экен.

Ошол кыргызып келгенден кийин «кыргыз» койгон экен. Кыргыздын башталышы ушундай дейт.

Кыргыз деген аталыштын чыгышы жөнүндө дагы далай уламыштар бар. Алардын бардыгына токтоло берүүнүн кажети деле жок. Кыскартып айтканда, кыргыз деген этнонимдин чыгышы кээ бир санжыраларда мифологиялык түшүнүккө, диндик легендаларга негизделип берилсе, айрымдарында сөздүн мааниманызына таянып айтылгандыгы байкалат.

«Кыргыз» деген сөз илимде да, башка элдердин тилинде айтылып, чечмеленип жүрөт. Ар бир элдин өзүнүн фонетикалык системасы, мыйзам чени бар, ошого жараша бир эле сөз ар башкача айтыла берет. Мисалы, орустарда киргиз, фарстарда кыргыр, калмактарда бурут, кытайларда үч түрдүү: хан текстинде «цзянь-гунь», тан текстинде «сяцзясы», юань текстинде «цзилинзиси» деп берилип жүрөт. Ал эми кытай жылнаамаларында «ки-ли-кидзе» деген аталыш да кездешет. Мындан тышкary кытай тарыхчы-окумуштуулары «гегунь» (цзянькун) деген аталыш менен кыргыз дар ды түшүнүшкөн. Кытай тарыхындағы бул аталыштар – байыркы маалыматтар. Чындығында Борбордук Азиядагы элдердин ичинен кыргыздардын эн байыркы эл экендигин тарыхчы-окумуштуу В.В.Бартольд да «Кыргыздар» деген эмгегинде (Фрунзе-1943, 13-бет) айтып кеткен. Ал эми Енисей, Орхон аймактарында жашаган байыркы кыргыздардын күчтүү мамлекет болгондугу жана өз жазуусу болгондугу жөнүндөгү илимий маалыматтар академик С.Е.Маловдун, академик И.А.Батмановдун эмгектеринде кездешет.

Манасчы Багыш Сазановдун айтуусунда кыргыздар жогоруда айтылганда, кырк уруудан турат. Ал уруулар: катаган, багыш, могол, карачоро, теит, төөлөс, жоокесек, бостон, нават, болгон, нойгут, сумара, окчу, каракалпак (конурат), шыбаа, серпи, эдигер, бадам, кыдырша, кызылаяк, мундуз, күшчу, кылыч тамга, айсак, кыба, дабат, кыпчак, толоо, жетиген, сая, сапыран, колоп, ардай, шанкай, тоту, көкүн, такылдак, калча, байчоро, жанчоро. Бул уруулардын аттарынын айрымдары азыркы кыргыз урууларында айтылбай жүргөнү менен башка түрк элдеринин курамында кездешет. Бул уруулардын көпчүлүгүнүн аталыштары кыргыздардын он, сол жана ичкилик болуп болунушундө сакталып калган. Мындаидай маалыматтар профессор С.Закировдун жогоруда аталган эмгегинде толугураак берилген.

Кыргыздын 40 уруудан таралышы «Айкөл Манаста» да бар (жогоруда эскертилген 10 томдукта). Анда Уз хандын 40 уруу-

сунан тараган, алар кырк ууз деп да аталган, бара-бара кырк ууз кыргыз болуп аталаңып кеткен. Бул ар өтө эле кенири аймакта жашап, жашоо тиричилигинде көп жолу кандуу кыргынга учурашкан. Ошондун улам жаны жер каторушуп, акыры Өзгөндү мекендей калышкан. Бул жерден да кыргынга учурал, Ходжент тоолоруна ооп кетишкен. Ошол аман калган эл кырк гуз деп да аталган. Алар бара-бара кыргыз болуп айтылып калган деген да маалыматтар кездешет («Маджмуу ат-таварих», 22-бет).

Мусулман тарыхчысы Абулгазы кыргыздарды Огузхандын тукумдары деп эсептейт. Тарыхый санжыраларда Огузхан Угузхан түрүндө да кездешет. Ушул эле Угузхан «Айкөл Манаастагы» Уузхан болушу да мүмкүн.

Кырк демекчи, билди, кырк дегендин түпкү унгусу экендигин тилчи-этимологдор да далилдүү айтышкан. Мисалы, Дорджи Банзаров түрк тилиндеги кырк деген сөзге көптүктүү билдириүүчү – ыз мүчөсү жалгануу менен кыргыз деген аталаш келип чыккан (Д.Банзаров, Собрание сочинений – Москва: 1955, 184-бет). Азыркы тилибизде сөзмө-сөз бергенде «кырктар» болуп айтылат.

Кырк деген сөз кыргыз элинин маданий мурастарында – тарыхында, оозеки санжыраларда, каада-салттарында, буларга байланыштуу айтылган уламыштарда кырк уруу, кырк чоро, кырк аш, кырк чөлпек, кырк күн аза күтүү, кырк чилтен ж.б. түшүнүктөрдүн тутумунда да кездешет. Бул түшүнүктөргө караганда кырк деген сөздүн азыркы сандык мааницинен башка сырдуу, катылган, бизге али белгисиз жабык мааници да бар өндөнөт.

## КЫРГЫЗДАРДЫН ОҢ ЖАНА СОЛ БОЛУП БӨЛҮНҮШҮ

Кыргыз тилинде он, жана сол деген сөздөр кенири колдонулат: он кол, сол кол, он аяк, сол аяк, он ийин, сол ийин, он коз, сол коз, он, капитал, сол капитал, ж.б.у.с. Мындан тышкary көптөгөн түшүнүктөрдү билдируүдө да он жана сол деген сөздөр кошулуп айтылат же кошулуп айтылбаса деле андай ыйык түшүнүктөрдү он, сол деп ич ара бөлүштүрөт: Көк тенир – он, Жер-эне – сол; үй мекени болгон ата – он, үй куту болгон эне – сол; үйдүн он капиталы, сол капиталы (капшыты), күштүн он канаты, сол канаты ж.б.у.с. Ал эми кыргыздардын урууларын топтоштуруп айтканда да он, сол жана ичкилик деп бөлүштүрүлөт.

Кыргыздарды ушундай топтоштурууда бир нече варианттагы уламыштар кездешет. Эн оболу кыргыздар он, сол делинбей эле уруу-уруу болуп жашап келишкен. Кийинчөрээк эле Долон бийдин эгиз төрөлгөн уулдарынан бери он, сол деп атальп калган дейт. Эгиздин бири Ак уул (Абыл), экинчиси Күү уул (Кабыл). Энесинин айтымында Абыл он бөйрөк жагында, Кабыл сол бөйрөк жагында болуп, жерге түшкөндө ошол он капиталындағысы мурун (улуусу болуп эсептелет), сол капиталындағысы кийин жарыкка келген имиш. Бул эки адамдын тукуму, малсалы өскөн сайын жер бөлүштүрүү зарылдыгы келип чыгат. Ошондо атасы Долон бий Мамбет деген билерман акени чакырып, акыл-кенеш сурайт. Анда Мамбет Ак уулду он жагына, Күү уулду сол жагына отургузуп: «Экөөн макулдашкан жерлерде жашай бергиле, эми мындан ары бириндик түкүмүн он, жммчиндики сол деп айтылын. Өркүнүнөр өссүн, ынтымактуу оолуу жашагыла» деген тилегин айтып, бата берет. Ошондон тартып кыргыздар он, сол деп атальп калган делинет.

Экинчи вариантта он, сол деп бөлүштүрүүнү балдардын энеси айткан делинет. Ушул уламыштар XIX кылымда кыргыз жергесине келген окумуштуу-саякатчылар Голубев, Чокан Валиханов, Аристов Н.А. ж.б. эмгектеринде да кездешет.

Булардын ичинен белгилүү тарыхчы Аристов кыргыздын үч топко бөлүнүшүнө, ар топко кирүүчү урууларга кененирээк

мүнөздөмө берген. Анын маалыматы боюнча ичкиликтеге: кыдыша, канды, найман, төөлөс, тейит, кесек, оргу, кара тейит, чал тейит, бостон, кызыл аяк кирет. Бардыгы он эки уруу. Онго (муну Адигине деп берген): бөрү, баргы, олжоке, тооке, кара баргы, сары баргы, тастар, көкчө уулу, элчибек, сарттар, савай, жору, кара саадак, ал эми солго (Тагайга): бугу, сарбагыш, солто, багыш, чоң багыш, черик, саяк, басыз уруулары кирет. Аристовдун маалыматы боюнча кыргыздарда «монгуш» деп аталган төртүнчү топ жана ага кириччү уруулар: кудугучын, жапалак, төлөйкөн, жоош, жылкелди, сарылар, сарай, көк жатык, соколок, тейне, эрке кашка, монол деген маалыматты берген.

Кыргыздын дагы бир кийинки санжырасында он, солду Ак уулдун тукуму Адигине, Тагайдан, кызы Наалыдан (монгуш-монолдор) баштап жүрөт. Булардын тукуму онго кирет дейт. Ал эми Күү уулдун тукуму солго кирет деп, аларга: кытай, күшчу, саруу, мундуз, басызды кошот.

Чындыгында кыргыздын он, сол, ичкилик болуп бөлүнүшү согуштан келип чыккан. Мындай бөлүштүрүү тарыхта байыртан бери белгилүү. Мисалы, Чынгызхандын түмөн колу (он мин) майданга киргенде он канат, сол канат жана ичкиликке (борборго) бөлүнгөн. Ичкиликке тажрыйбалуу, майдан тобун бузар кайраттуу, курч жоокерлер кирген. Мындай бөлүштүрүү орустар согушунда да азыркыга чейин колдонулуп жүрөт. Деги эле он, сол жана ичкилик болуп бөлүнүү дүйнөлүк согуштарда колдонулат.

Кыргыз элинин тарыхында он, сол жана ичкилик болуп бөлүнүшү, аларга кирген уруулар так эмес: ар түрдүү вариантарда ар башка айтылат, же аралаштырып берип жүрүшөт. Мисалы, Сайф ад-дин Аксикентинин «Маджмуу ат-таварих» деген китебинде кыргыз элинин XV-XVI кылымдардагы уруулук бөлүнүштөрү жөнүндө төмөнкүдөй маалымат берилген.

1) Он канатка Ак уул (Абыл) тукумдары Адигине, Тагай, Мунгуш, Карабагыш, булардан тараган уруулар: бугу, сарыбагыш, жедигер, саяк, монолдор.

2) Сол канатка Күү уулдан (Кабыл) тараган уруулар: саруу, күшчу, мундуз, басыз, чоң багыш, жетиген, төбөй.

3) Ичкиликке (муну Булгаачы тобу деп берген) бостон, тейит, кыдыша, төөлөс, канды, кесек, оргу, нойгут, кыпчак кирет деп берген.

Белгилүү даражада такталган кийинки вариант боюнча:

1. Онго – Адигине тукумунан бөрү, баргы, олжоке, тооке, карабаргы, сарыбаргы, тастар, сарттар, савай, жору, ардай, му-

нак, карабагыш, акбуура; Тагай тукумунан Богорстон, Койлон, Кылжыр – Богорстондан солто, Койлондон жедигер, Кылжырдан бугу, сарбагыш; Тагайдын башка уулдарынан саяк, азық, черик, желден, конурат; Наалы эжеден (күйөөсү Көкө) Монол жана Дор деген эки бала болгон. Алардын тукумдары: Кудагачын, жапалак, төлөйкөн, жоош, жылкелди, сарылар, сарай, көкжатык, соколок, тейне, эрекекашка.

2. Сол канатка: саруу, күшчү, кытай, мундуз, басыз, кыркуул.

3. Ичкиликтө: канды, төөлөс, тейит, найман, жоокесек, бостон, нойгут, кыпчак, аbat уруулары кирет.

Кыргыздын байыркы жана кийинки кездерде жайгашкан жерлери жөнүндө да чакан кабар берип коелу. Азыркы мезгилге чейин кыргыздардын байыркы жашаган жерлери жөнүндө түрдүү пикирлер айтылып жүрөт. Ошондой болсо да тарыхта даректүү айтылган маалыматтар бар. Кыргыздар байыркы бир кездерде азыркы Монголиянын батыш тарабындагы Кыргыз-Нур көлүнүн аймагында жашаган деген маалымат кездешет. Бирок ал кайсы доор экендиги жана ал чөлкөмдө бардык кыргыздар болгондугу же анын кайсы уруулары болгондугу жөнүндө так маалымат жок. Дағы бир маалыматта кыргыздар мекендерген жерлер Саян, Алтай, Чыгыш Туркестан, Тен-Тоо (kyргыз уламышарында Улуу-Too, Тянь-Шань, Ала-Too деп да айтылып жүрөт) болуптур. IX-X кылымдарда Борбордук Азияда, Энесайда, Байкалда (Бай-Көл), Алтайда жашаган. Байыркы кездерде оуткүл Улуу Азияда жашаган көчмөндөрдүн бардыгын «кыргыз» деп аташкан.

Кыргыз маданиятынын энциклопедиясы болуп эсептелген «Манас» эпосунда кыргыз элинин жашаган негизги жерлери АлА-Too, Алай (Манаста айтылып жүргөн атактуу Көкөтөйдүн туулуп ёскөн жери), Самаркан, Иле, Атбашы, Нарын, Ысык-Көл(байыркы аты Туздуу-Көл), Сон-Көл деп айтылат. Ал эми бүгүнкү күндөгү кыргыздардын жашаган жерлери жөнүндө так маалымат бар. Негизги мекени-Кыргызстан. Ошондой болсо да кыргыздар азыр деле чачыранды: Венгриянын Мажарстанында, Кытайдын Кызыл-Суусунда, Тажик, Өзбек, Казак республикаларында, Россиянын Тоолуу Алтайында, Туркияда жашашат. XX кылымдын 90-жылдарынан баштап турмуштун көйгөйүнө, байланыштуу кыргыздар адам жашаган бардык материкке – Америка, Африка, Европа, Азия жана Океанияга тарап кетти.



## ЫСЫК-КӨЛ ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ТӨӨЛӨСТӨР

Колдук төөлөстөр жөнүндө сөз кылуудан мурда кыргыз ні и пин эн байыркы чон уруусу болуп эсептелген төөлөстөр жөпүпдо чакан маалымат берели. Төөлөс деген уруунун аты санжырларда, илимий маалыматтарда «төлөс», «төлес» деп берилип жүрөт. Төөлөс деген – негизи кытай сөзү. Кытайлар дөөлөс деген сөзгө тили келбей, толос дешкен. Төөлөс деген сөздүн баштапкы этимологиясында «теле» унгусу башат болуп турат. Теле – бизче араба деген сөз. Бул сөз орус тилинде да кездешет, алар телега дешет.

Байыртадан кытайлар, монголдор, байыркы түрк элдери, алардын ичинде кыргыздар, тунгустар, манчжурлар чектеш жашашканы тарыхта белгилүү. Төөлөс уруусу гана эмес, жогоруда эскертилгендей, кыргыз деген этнонимдин да кытайларда бир нече вариантарда байыркы аталыштары кездешет. Биздин доорго чейин эле кытайлар кыргыздарды ки-ли-кидзе, хягас ж.б. атап келишкен.

Айрым тарыхчылардын айтмына караганда «Төөлөс» деген аталыш кытай тарыхында кыргыз деген сөздөн мурда кездешет. Менимче, бул маалымат дагы тактоону талаң кылат. Мындан азырынча талаш-тартыш чыгарууга болбайт. Бул жерде менин айтайын дегеним – төөлөс уруусу кыргыздын эн байыркы уруусу экендиги.

Тарых маалыматтарына караганда байыркы Төөлөс ич ара тогуз уруудан турган өзүнчө бириккен (федеративдүү) мамлекет болгон экен. Төөлөстөрдүн ажолору, акимдери, бектери, бийлери бийик дөңгөлөктүү арабаларда жүрүшчү экен. Ошондон улам аларды кытайлар ж.б. коншу элдер арабачандар деп аташкан.

Төөлөстөр бириккен федерациясында өзүнчө хандык болуп, хандан баштап төмөнкү бийликтегилерге чейин эч убакта башка элдердин, уруулардын өкүлдөрүнөн өкүмдарлар (бийлик башындағылар) койбой, дайыма өз уруусунан гана (төөлөстөрдөн гана) жетекчи коюшкан. Ошондон улам: «Төөлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт» деген элде макал тараган. Ал макал ушул бүгүнкүгө чейин айттылып жүрөт. Салт боюнча хан төрдө өз тактысында, акимдер, бектер жыйындарда, сый-үлпөттөрдө, мейманда, айтор, бардык жерде, бардык шартта төрдөн орун алыши-

кан. Мына ушул салтка айланган жагдайдан улам макал таралган. Албетте, бул макал кыргыз элинин эң байыркы макалы.

Ошентип төөлөстөр төрүн бербеси хандыкты, бийликті колдон чыгарбаганынан айтылса, макалдын экинчи түгөйү – өлсө көрүн бербестиги да тарыхый чындыктан алынган. Байыркы заманда көпчүлүк эл – бардык түрк элдері, монголдор, байыркы орустар да – көчмөндөр болушкан. Алардын туруктуу бир орду болгон эмес: чарбачылыгына (мал чарбасы) байланыштуу жайыт, кыштоолорду жаныртып турушчу. Көчмөн элдерде өзгөчө касиет болгон: ал – көчмөндөрдүн биримдиги, ынтымагы. Манас атабыз да ынтымакты, биримдикти туу туткан, анткени ынтымак, биримдик кыргыздарды сактай турган касиет экендигин атабыз даана билген. Ушул касиетті кийинки атабаларыбыз да укумдан-тукумга ыйык мурас катары бекем сактап келишкен. Ошондон улам кыргыз элинде: «Тирүү болсок бир жерде, өлүү болсок бир көрдө бололу» деген накыл сөз айтылып калган.

Байыркы көчмөн кыргыздарда, анын ичинде төөлөстөрдө да «сагана» деп аталган абдан кенири жана терен казылган, үстү жабык, асты менен капиталына таш төшөлгөн (кургак жана муздак сактоо үчүн) көрүстөн болгон. Ар бир уруунун өз көрүстөнү болгону да ырас. Мындай көрүстөн байыркы славян токойло-рунда жашаган көчмөн орустарда да болгон. Кыргыздын кайсы уруусу болбосун, ал кайсы жайытта же кыштоодо жашабасын, көзү откөн адамды унаага жүктөп келип өз саганасына коюшкап. Ага башка уруулардын сөөгүн коюуга жол беришкен эмес. Демек, «өлсө көрүн бербейт» – деген сөз ушундан келип чыккан. Дегинкиси, өлгөндөн кийин эч бир жан тура качып көрүн бербейт эмеспи.

Төөлөстөр – кыргыздын эң байыркы уруусу. Жалпы эле кыргыз эли сыйктуу алардын жайгашкан жерлери да чачкын. Ушул тапта алар Борбордук Азияда – Ош облусунун Ноокат (чон айыл өкмөтүн түзөт), Өзгөн райондорунда, Баткен жана Жалал-Абад облустарында, түндүк Кыргызстандын Чүй (Кант, Ысык-Ата райондору), Ысык-Көл облусунда (Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө, Аң-Өстөн, Чон Кызыл-Суу, Жалгыз Өрүк, Боз-Бешик айылдарында жана Кызыл-Суу, Сүт-Булак (муну азыр Светлая Поляна деп коюшат), Оргочор айылдарында жашашат. Төөлөстөр Нарын облусунун Ат-Башы жана Тянь-Шань райондорунда, Каракол, Бишкек шаарларында да турушат. Мындан тышкary Венгриядагы Мажарстанда кыргыздын 18 уруусунан турган эл жашайт. Аларды жалпысынан кыпчактар деп коюшат. Ал 18 май-

да уруунун көпчүлүгүн қыпчактар түзөт. Ошол 18 майда уруунун арасында төөлөстөр да бар экен.

Кытай Эл Республикасынын Кызыл-Суу автономиялык облусунда Ысык-Көлдөн оошуп барган төөлөстөр бир топ. Ал эми Россиянын Тоолуу Алтай автономиялык облусунун түндүк-чыгышындагы Алтын-Көлдө да төөлөстөр жашашат. Алар өздөрүн эн байыркы төөлөстөрбүз деп коюшат. Алтын-Көлдү (байыркы аталышы) азыркы Төөлөс көлү (орусча Телецкое озеро) дешет. Ысык-Көлдүк санжырачылардын айтымына караганда төөлөстөр илгери Алтайда эле найман, тейит уруулары менен бир аймакта жашап, ынтымактуу кошуна гана эмес, бири-бири менен кыз альшып, кыз беришип, соок-тамыр күтүшүп биримдикте жашашкан. Алар доордун бир доорлорунда караөзгөй жоодон бүлүнүп, азыркы кыргыз жергесинин түштүгүнө ооп келишкен. Жер которгондон кийин алгачкы отурукташкан жери Ноокат болуптур. Бул бир уламыш.

Экинчи уламышта Ноокатка кандайдыр бир чоочун уч адам бала-чакасы менен дарексиз жактан кочуп келип жай салышат. Алардын биринин ысымы Төөлөс, экинчисиники Тейит, үчүнчүсүнүкү Найман экен. Бара-бара узак мезгил өткөн сон, үчөөнүн тукуму осүп, кыргыз арасындагы төөлөс, тейит, найман уруулары таралган имиш. Чындыгында бул уламыш тарыхый маалыматтардын нугу боюнча иликтей келгенде чындыкка тогошо бербейт. Бирок эл ичинде айтылып калган сон ага деле назар салбай коюууга болбойт, анткени бул уламыш да, кандай гана мазмунда болбосун, санжыранын казынасына кирет.

Дагы бир уламышта төөлөстөр кийинки эле Долон бийдин Ойрот деген уулунан таралат. Бул уламыш боюнча Долон бийдин Нуркүмүш деген токолу олуталык казак кызы болуп, ал эркек бала төрөйт. Баланын атын Ойрот коюшат. Ал бойго жеткенде турмуш курат да эки уулдуу болот: биринин аты Төөлөс, жинчисиники Найман. Ошол кезде алар Суусамырды (байыркы аты Мин-Булак) жердешкен экен. Бул санжырада төөлөс уруусу ошондон башталат. Сөз болуп жаткан бул варианты окурманга жөнсалды эле кулак кагыш иретинде кабарлап койдук.

Ысык-Көлдүк төөлөс Дыйканбаев Жуманалынын санжырасында төөлөстүн түпкү таралышын Каракандан баштait. Каракандын Жоожыгар деген уулунун Мунайт аттуу баласы болот. Ошол Мунайттын биринчи байбичесинен Төөлөс, Нойгут, Кыпчак деген уулдар төрөлот. Экинчи байбичесинен Үрүмчү, Долон жаралат. Төөлөстүн Толуман, Калкаман деген уулдары болуптур. Толумандан тогуз уул, бир кыз жарык дүйнөгө келишет:

Ханмукат, Мурат, Баймурат, Барат, Урумкашка, Доройт, Малакашка, Керкашка, Чулумкашка (Чолум деп да айтып жүрүшөт). Кызынын аты Кенжеке. Бул вариант да тактоону талап кылат.

Төөлостүн экинчи уулу Калкамандан Акәчқи, Канды, Кызылаяк, Айтамга, Тейит, Кызылборк деген уулдары болгон.

Жогоруда ичкиликке кириүүчү негизги уруулар жөнүндө экспертизасы. Анын эң байыркыларынын бири тоолос уруусу. Төөлөстөр «тогуз ата дөөлөстөр» деп да айтылат. Жогоруда байыркы төөлөстөр тогуз уруудан турган өзүнчө федеративдүү мамлекет болуптур деген тарыхый маалыматты учкай айта кеткен элек. Эми эл арасында айтылган «тогуз ата төөлөстөр» уламышы тарыхый ушул маалыматка үндөшүп турганы бекер эмес сыйктанат. Бирок, тилекке карши, тогуз ата төөлостүн ар биригинин аты-жөнү жөнүндө колдо азырынча маалымат жок.

Ысык-Көлдүк төөлөстөр – Толуман атасын кенже уулу Чулумкашкадан тараган тукумдар. Булар Ысык-Көл өрөөнүнө кандачы ооп келгендиги жонүндө бир беткей санжыра жок. Уламыштардын биринде Толумандын кенжеси Чулумкашка абдан өткүр, ар кандай оор ишке моон сунбаган, азуусун айга жаныган, душманынан жалтанып кайра тартпаган, жеткилен, эс-акылдуу, бир караганда эле козгө урунган, жылдыздыу адам болгон экен. Борбуюн көтөргөндөн баштап эле жылкылуу, чыгаан бай атасы Толуманды ээрчилип, эл таанып, аш-тойлордо намыс талашкан. Улуттук көп оюн-зоокторго катышып, кыргыз уруулынын гана эмес, коңшулаш өзбек, тажиктердин да козүнө түшүп, кай бирде чыгыш калктарына мүнөздүү намыскөйлүккө берилип, коншу элдердин кызыл тебетейлери менен өйдө-ылдай тартыша кеткен учурлары болчу экен.

Күндөрдүн биринде Анжиянда бир чоң байдын көкүрөк күчүгүн сүннөткө отургузуу тою өтүп, чоң ат чабыш болот. Ал ат чабышта Чулумкашканын күлүгү менен Коңон ханынын абройлуу акиминин аты марага үзөнгү кагышып келет. Байге бөлүштүрүүде талаш-тартыш башталат. Кер-мур айтышуу ырбап олтурса кан төгүлүп кетчүдөй жагдай байкалганда, билермандар баш байгени өзбек акимине ыйгарышат. Көрсө, жер үстүлүк кылып өзбектер көбүрөөк келишиптири. Ошондон улам ақылга калчап таразалап, байгени өзбектерге берип койгонуна, Чулум ата нааразы болуп көкүрөктө кек сактап калат.

Чындыгында, өзбек акиминин сай күлүгү көп жылдан бери Фергана өрөөнүндө чоң ат чабыштарда байге берчү эмес экен. Көрсө, ич күйдүлүк ушул эле ат чабышта болбостон, көнтөн бери

да уруунун көпчүлүгүн кыпчактар түзөт. Ошол 18 майда уруунун арасында төөлөстөр да бар экен.

Кытай Эл Республикасынын Кызыл-Суу автономиялык облусунда Ысык-Көлдөн оошуп барган төөлөстөр бир топ. Ал эми Россиянын Тоолуу Алтай автономиялык облусунун түндүк-чыгышындагы Алтын-Көлдө да төөлөстөр жашашат. Алар өздөрүн эн байыркы төөлөстөрбүз деп коюшат. Алтын-Көлдү (байыркы аталышы) азыркы Төөлөс көлү (орусча Телецкое озеро) дешет. Ысык-Көлдү санжырачылардын айтымына караганда төөлөстөр илгери Алтайда эле найман, тейит уруулары менен бир аймакта жашап, ынтымактуу кошуна гана эмес, бири-бири менен кыз алышип, кыз беришип, соок-тамыр күтүшүп биримдикте жашашкан. Алар доордун бир доорлорунда караөзгөй жоодон бүлүнүп, азыркы кыргыз жергесинин түштүгүнө ооп келишкен. Жер которгондон кийин алгачкы отурукташкан жери Ноокат болуптур. Бул бир уламыш.

Экинчи уламышта Ноокатка кандайдыр бир чоочун үч адам бала-чакасы менен дарексиз жактан кочуп келип жай салышат. Алардын биринин ысымы Төөлөс, экинчисиники Тейит, үчүнчүсүнүкү Найман экен. Бара-бара узак мезгил өткөн сон, үчөнүн тукуму осүп, кыргыз арасындагы төөлөс, тейит, найман уруулары тараплан имиш. Чындыгында бул уламыш тарыхый маалыматтардын нугу боюнча иликтей келгенде чындыкка тогошо бербейт. Бирок эл ичинде айтылып калган сон ага деле назар салбай коюуга болбайт, анткени бул уламыш да, кандай гана мазмунда болбосун, санжыранын казынасына кирет.

Дагы бир уламышта төөлөстөр кийинки эле Долон бийдин Ойрот деген уулунан тараплат. Бул уламыш боюнча Долон бийдин Нуркүмүш деген токолу олуяталык казак кызы болуп, ал эркек бала төрөйт. Баланын атын Ойрот коюшат. Ал бойго жеткенде турмуш курат да эки уулдуу болот: биринин аты Төөлөс, жинчисиники Найман. Ошол кезде алар Сүусамырды (байыркы аты Мин-Булак) жердешкен экен. Бул санжырада төөлөс уруусу ошондон башталат. Сөз болуп жаткан бул варианты окурманга жөнсалды эле кулак кагыш иретинде кабарлап койдук.

Ысык-Көлдүк төөлөс Дыйканбаев Жуманалынын санжырасында төөлөстүн түпкү таралышын Каражандан башттайт. Каражандын Жоожыгар деген уулунун Мунайт аттуу баласы болот. Ошол Мунайттын биринчи байбичесинен Төөлөс, Нойгут, Кыпчак деген уулдар төрөлөт. Экинчи байбичесинен Үрүмчү, Долон жараплат. Төөлөстүн Толуман, Калкаман деген уулдары болуптур. Толумандан тогуз уул, бир кыз жарык дүйнөгө келишет:

Ханмукат, Мурат, Баймурат, Барат, Урумкашка, Доройт, Малакашка, Керкашка, Чулумкашка (Чолум деп да айтып жүрүштөт). Кызынын аты Кенжеке. Бул вариант да тактоону талап кылат.

Төөлостүн экинчи уулу Калкамандан Акәчү, Канды, Кызылаяк, Айтамга, Тейит, Кызылборк деген уулдары болгон.

Жогоруда ичкиликтөр киришүү негизги уруулар жөнүндө экспертпидикип. Анын эң байыркыларынын бири төөлөс уруусу. Төөлестөр «тогуз ата дөөлөстөр» деп да айтылат. Жогоруда байыркы төөлөстөр тогуз уруудан турган өзүнчө федеративдүү мамлекет болуптур деген тарыхый маалыматты учкай айта кеткен элек. Эми эл арасында айтылган «тогуз ата төөлөстөр» уламышы тарыхый ушул маалыматка үндөшүп турганы бекер эмес сыйктанат. Бирок, тилекке карши, тогуз ата төөлостүн ар биринин аты-жөнү жөнүндө колдо азырынча маалымат жок.

Ысык-Көлдүк төөлөстөр – Толуман атанын кенже уулу Чулумкашкадан тарагаи тукумдар. Булар Ысык-Көл ороонундо кандайча ооп келгендиги жонундө бир беткей санжыра жок. Уламыштардын бириnde Толумандын кенжеси Чулумкашка абдан өткүр, ар кандай оор ишке моюн сунбаган, азуусун айга жанаған, душманынан жалтанип кайра тартпаган, жеткилен, эс-акылдуу, бир караганда эле козгө урунган, жылдыздуу адам болгон э肯. Борбуюн көтөргөндөн баштап эле жылкылуу, чыгаан бай атасы Толуманды ээрчип, эл таанып, аш-тойлордо намыс талашкан. Улуттук көп оюн-зоокторго катышып, кыргыз уруулатынын гана эмес, коншулаш өзбек, тажиктердин да козун түшүп, кай бирде чыгыш калктарына мүнөздүү намыскөйлүккө берилип, коншу элдердин кызыл тебетейлери менен өйдө-ылдый тартыша кеткен учурлары болчу э肯.

Күндөрдүн бириnde Анжиянда бир чоң байдын көкүрөк күчүгүн сүннөткө отургузуу тою отүп, чоң ат чабыш болот. Ал ат чабышта Чулумкашканын күлүгү менен Коңон ханынын абройлую акиминин аты марага үзөнгү кагышып келет. Байге бөлүштүрүүдө талаш-тартыш башталат. Кер-мур айтышшуу ырбап олтурса кан төгүлүп кетчүдөй жагдай байкалганда, билермандар баш байгени өзбек акимине ыйгарышат. Корсо, жер үстүлүк кылып өзбектер көбүрөөк келишиптири. Ошондун улам ақылга калчап таразалап, байгени өзбектерге берип койгонуна, Чулум ата нааразы болуп көкүрөктө кек сактап калат.

Чындыгында, өзбек акиминин сай күлүгү көп жылдан бери Фергана орөнүндө чоң ат чабыштарда байге берчү эмес э肯. Корсо, ич күйдүлүк ушул эле ат чабышта болбостон, көнтөн бери

эле түптөлүп келе жатыптыр. Мындай куру намыстан келип чыккан тымызын айыгышуулар тыңчылар аркылуу өзбек акимине жеткирилгендиктен, ал күлгүн терен казылган жер алдынdagы жертөлөгө бактырып, күндүр-түндүр экиден күзөтчү койдуруп кайтартып калат. Ошого карабастан, этияттык менен байкоо жүргүзүп, күндөрдүн бириnde Чулум ата эл оор уйкуга кирген мезгилде ат байланган зынданга келсе, күндө келбegen ууру бүгүн келмек беле дешип эки кароолчу тен бири-бирине башын кооп уктап калышкан болот. Асмандан тилегени жердей табылгандай болуп Чулум чанкап күткөн ою онунан чыгат. Илбирстей шамдагайлык менен айбалтасын койнунан алып, дым чыгарбай эки кароолчуун башка чаап өлтүрүп, дарбазаны ачып кирип барса, аттын үч бутуна салынган оор кишен болот. Аны чыгарууга эч айласы болбогон сон, аттын башын кыя чаап качып кетет.

Кан төгүлгөн бул апаат окуядан кийин Чулум атасы Толуманга жана бир туугандарына болгонун болгондай айтып берет. Бул арада өзбек аким да туш тарапка жасоолдорун, сарбаздарын жиберип күнөөкорду издеп калат. Эч жерден шек таппаган сон, жалгыз гана Чулумга күмөн түшөт.

Мурда эле Чулумдун текөөр тебишип жүргөнүн байкап, кылдан кыйкым таба албай жүргөн акимдин чырагына май таамп, суроо-сопкутесуз эле анын башын алууга өкүм чыгарат. Өкүмдү аткаруу үчүн акимдин кол курап жатканынан кабар Толуманга жетет. Баланын башын сактап калуунун таптакыр ылаажысын таба албай, айласы түгөнгөн бай ата Чулумду Ысык-Көлдөгү ылым санашкан катыш адамы Алсейитке жөнөтөт. Алсейит көл бугусунун даназалуу, көрүнүктүү адамы болгон. Санжыралардын бир вариантында: «Алсейит сенин тууганын болот» – деп да айтывлат. Бирок, анын кандайча тууган экендиги чечмеленбей калган. Чын-чынына келгенде, Алсейит көлдүн бугу уруусуна кирет. Дегинкиси, эл мыктылары кыргыз жергесинин кайсы булун-бурчунда болбосун, бири-бири менен кабардар, өз ара карым-катышта болуп, ал тургай ынтымакты колдон чыгарбай улантуу максатында кыз алышип, кыз беришип, соок жаныртышип, андай болбогон шартта достошуп турушкан. Қыскасы, биздин пикирибизче, Алсейит Толумандын тууганы эмес, ылым санашкан жакын катыштарынан болуу керек.

Чулумкашка атанын Ысык-Көлгө келишинин экинчи варианты да бар, ал мындайча баяндалат. Толуман сан жылкылуу бай экен. Алла Тааланын чачкан ырысқысы менен анын жыл-

кысы өлүм-житимге учурбай, барган сайын дүркүрөп өсө берет. Анын байлыгына аброю, дөөлөтү ширелишип, зоболосу көтөрүлүп, данкы айланы-чөйрөгө тараап кетет. Анын данкы кошуна элдерге: өзбек, тажиктерге да тарайт. Бул даназа Кокон ханына да угулат (эскертуү: санжыранын ушул эле вариантында Жаныбек хан, Кудаяр хан деп айтылган жерлери бар). Эгерде Толумандын, анын уулу Чулумкашканын жашаган доорун эске алсак (тек сүрүштүрүп келгенде эле алардын жашаган учуру белгилүү болот), бул хандардын өкүмзарлык учурuna дал келбейт.

Улуу дарражалуу хан Толумандын байлыгы жөнүндө гана кабардар болбостон, анын тогуз уулу жана эстүү, өндүү-түстүү Кенжеке деген кызы бар экенин да угат. Ушул кабарды пайдаланып, хан Толуман менен куда болуу ниетинде жуучу жиберет. Хандын илебин кайтаруу жосунда жок болгон соң жана хандын айтканы эки болбой турган мыйзам болгондуктан Толуман бай макул болот. (Эскертуү: дагы бир вариантта хан Кенжекени уулуна алып берген деп айтылат).

Илгери даназалуу ак соөктөр, мыктылар, байлар кызын күйөөгө бергенде себи менен кошо төрт түлүк малдан энчи бөлүп, барган жеринде кызмат өтөсүн деп кул-күндөрүн кошуп берчү э肯. Кыздын шаан-шөкөтүнө кам көрүлүп жаткан арада хандын ақылман, жакын кенешчиси болуп жүргөн вазири: «Ханым, Толуманда мал көп, төрт түлүк малдан канча берем десе, анын колунан келет. Бир эрке кызынан мал-жан аямаң беле. Андан көрө, түмөн жылкынын ичинде үйүрү менен бир чон жал тору айгыр бар. Сиз башка мал албайм, берерин чын болсо, салтты бузбайм десен, чон жал тору айгырды гана үйүрү менен бер деп кескин талап кылышыз» – дейт. Хан вазиринин айтканын кабыл алат.

Күндөрдүн бириnde хан ақылман кенешчи-вазиринин айтканын Толуманга төкпөй-чачпай бир ортомчу аркылуу кабар кылат. Толумандын айласы кетет. Көрсө тору айгырдын сан жылкыга ыйык пир болгон Камбар ата экенин бай башынан эле билчү тура. Берейин десе түптөлгөн калың малга зыян кетет, бербейин десе хандын демин суутат, салтты бузат. Салт боюнча хандын сунгган колун кайтарууга эч ылаажы жок. Эгер хан каарына алса, алакандай элди түп көтөрө чаап саларында күмөн жок. Анын үстүнө Кенжеке эркеси тогуз уулдуун нчинде көзгө басар мончогу болсо, андан эмнени аямаң эле. Заманасы куурулуп, ары карап ыйлап, бери карап күлүп туруп, ақырында тору айгырды берүүгө аргасыз болот.

Ошентип, Толуман ата тору айгырды үйүрү менен бергенде, ар кайсы жайыттагы жылкылары аза күткөндөй кишенеп, окуранып үн салып, түп көтөрө айгырдын артынан ээрчиp жөнөйт. Калың эл айкайлас, жылкынын алдын күч менен кайрып калат.

Тору айгыр кеткендөн жыл айланбай түмөн жылкыны ылан өбасып, бир четинен өлө баштайт. Қолдон келген ырым-жырымды жасаса деле болбой малдын өлүмү токтобойт. Жайытка дубалап туз чачышат – болбойт; малды мазарга түнөтүшөт – болбойт; ата-бабанын арбагына тайынышат – болбойт, мал өлүмү такыр токтобойт. Арга түгөнгөндө бул илдettин себебин иликтоө үчүн эл арасынан атагы чыккан төлгөчү, касиеттүү көзү ачык адамдарды издей башташат. Айылдан-айыл, шаардан-шаар кыдырышып жүрүп, акыры тоо этегиндеги бир жылгадагы чакан айылдан көптү көргөн көсөм, ары ақылман, Қудай жолунан тайбаган, руху эне сүтүндөй таза, көзү ачык карыяны табышат. Аны урматтап, сый көрсөтүп, аттап-тондоп жатып айылга алыш келишет. Дастроңонду кенен жайып, мейман расмисин кылып жай олтурушканда болгон-койгонду карыяга айтып беришет. Эртеси карыя жылкынын жайытын, мурун дүркүрөп өскөн өрүшүн көрөт да, Толуманга кайрылып: «Чон жал тору айгыр жылкындын камбаратасы экен. Жылкында ылан деле жок. Өрүштөн кут кетип, малындын көбү өлүмгө учураганда, малдарын пир туткан ыйыгына – Камбар атасына кусадар болуп, керт этип чөп жебей кырыла баштаптыр. Ушуну байкаган жок беле-нер. Эми кандай да болсо тору айгырды алыш келгиле. Эгер алыш келүүгө эч айла жок болсо, айгырдын канын идишке куюп келип, аны чон чаначка суу кошуп эзип, жайытка майда жамгыр сыйктуу чачкыла. Ошондо малдын өлүмү токтойт» – деп нуска жообун айтат.

Болгон-койгонду, малдын ал-абалын, көргөн күнүн айтып ханга барса, ага кандай тартуу беришсе да, хан ал айгырды бербей турганын, тору айгыр колуна тийгендөн бери хандын жылкысы мурда болуп көрбөгөндөй өсүп жатканын Толуман жакшы билчү. Ары толгонуп, бери толгонуп акыл калчашат. Акыры айгырды жайыттан уурдал келүүгө токтолушат. Ошондо, буга бир жараса эле баатыр Чулум жарайт, анын үстүнө тору айгыр менен Чулум да жыт алышкан ынак деп, бай ата кенже уулун жонотот.

Чулум күндүзү жашынып, түнкүсүн жол жүрүп отуруп, арадан эки-үч күн өткөндө арандан зорго жайыттан тору айгырдын үйүрүн түн ортосу оогондо табат. Акмалап туруп жылкынын тур-

ган жерин байкайт. Теребел тынч, жылкылар бейкут жайытта болгон сон, бир оокумда атынын ээрин алыш, тердикти астына жая салып, ээрди желдиги менен башка жаздал, жылкычы уйкуга киргендөн бир чай кайнам убакыт өткөндөн кийин, Чулум жылкы четине келип үн чыгарат. Тору айгыр Чулумдун үнүн таанып, окуранып, жаныбар эссиинин жанына келип, анын мойну-башын жыттайт. Башынан алышып калган эсси айгырды жалынан сылап, мойнунан кучактайт. Эзилишип көпкө туруга убакыт болбогон сон, айгырга ноктосун катып суу жәэгинде-ги бадалды көздөй жетелейт. Айгыр басканда эле үйүрү кошо ээрчийт. Топ жылкынын дүбүртүнөн жылкычылар ойгонуп кеттээрин Чулум сезет. Ошентип, айгырды аман алыш кетүүгө мүмкүн болбогондуктан, ошол жерден болот кылыш менен башын кыя чаап, канын чаначка тосуп алыш, алды-артына карабай айылына жонойт.

Жерге үрүл-бүрүл жарык түшкөндө жылкычы ойгонуп башын көтөрсө, тору айгырдын үйүрү чогуусу менен суу жәэгинде турат. Эч нерседен камсанабай жайбаракат атын токунуп, эми жайыт каторуп коюп, үйго барып келейин деген ойдо жылкы жанына бастырып келсе жылкылар ортосунда башы кессилгеп тору айгыр жатат. Чоочугандан, бир чети корккондон жылкычынын жаны алкымына тыгылат. Үрөйү учкан байкуш атын башка-көзгө койгулаган бойдон чаап келип хан ордосунун күзөтчүсүнө болгон окуяны айтат. Ал суук кабарды ханга жеткирет. Ошентип, эки жерде тен – Толуман ордосунда да, хан ордосунда да тополон түштөт.

Болору болду, көр оокаттын айынан ушундай чуулгандуу ишке бардык. Эми каардуу хан шегин билип калса, сени жөн койбoit, балам. Каардуу болбосо, хан болобу. Бул иштин шегин билбесе деле сенден шектенет, баары бир сенин башынды алат. Андан көрө, балам, эч буйдаланбай алышка кач. Бир сенин жол камынды көргөнчө эки-үч күн өтөт. Ага чейин сени бекем жерге катабыз. Кокустан хан тараптан куугун келсе, сени жолборс чалып өлтүргөн, бир айгырдын жогу эмне болмок эле, өзүбүз аялуу балабыздан ажырап, кан жутуп отурабыз деп, жоону жолго салабыз деген оюн айтат атасы.

Айткандай эле кечке жуук хандын желдеттери Толумандын айылына жете келишет. Аларга Толуман бай күн мурунтан да-ярдап койгон жогорку жоопту айтат. Желдеттер буга ишенбей, түнү бою кол жеткен жердин баарын антарып чыгышат. Бирок, эч жерден Чулумду таба алышпай, шектүү сөз да уга алышпай,

жедең чарчап-чаалықканды ордосуна кетишиет. Хан жана анын желдептери Толумандың жогорку жообуна ишенип калышат.

Дүрбөлөн басылгандан кийин, Чулумкашканы аттап-тондор, жоо-жарагын кийгизип, жолдун удулун түшүндүрүп, Ысык-Көлдөгү Орзбактынын уулу Арыкка жиберет.

Үчүнчү варианнан көп уулунун ортосундагы жалғыз кызын хан Шырдақбек алат. Үйлөнгөндөн кийин күн-дөрдүн биринде хан Кенжекени төркүлөтүп келет да, кечигип кабарын уккан Камбар ата тору айгырды Кенжеке аркылуу бай атасынан суратат. Кыздын көнүлүн кыя албай, Толуман тору айгырды берет. Калган окуя экинчи варианнан окошошураак уланат. Дагы бир айырмасы мындай: Тору айгырды хан үйүрүнө кошпой эле, Темир сарайга бактырып, дарбазасына чон-чон кул-пулардан салдырып көёт. Чулум болсо түн жамынып келип, сарайдын капиталынан жер казып кирет да, тору айгырды мууздабай эле, жал күйругунан кыркып алып кетет. Баягы укумчул карыянын кенеси буюнча желедеги кулундарга нокто эштириет. Ошондон кийин Толумандың жылкысынын өлүмү тоクトойт.

Тору айгырдын жал-күйругун кескен болду-болбоду Чулум болуу керек, мен анын башын аламын деп хан бүтүмгө келет. Бул кабарды Чулум ата өзү угуп, атасына айтат. Атасы жогоруда айтылгандай эле кенешин берип, Ысык-Көлдөгү Алсейитке жөнөтөт.

Жогорудагы кабарланган үч варианнан төн Чулумкашканын Ысык-Колгө келиши аттан башталган чырга байланыштуу.

Айтылып жүргөн санжыралар буюнча тактап кое турган жери – аттары аталган көлдүктөрдүн кимисинин колуна Чулумкашканын келиши. Чулум ата (Чолум деп да айтылат), чындыгында Алсейиттин колуна келген. Алсейит болсо өз элине кадыр-барткуу, сөзү өтүмдүү, мал-жандуу адам экен. Баш калкалап келген адамдын дарегин, эмне окуяга байланыштуу качып келгенин толук уккан соң, эч өгөйлөбөй өз балдарынын катарына кошуп, үйлүү-жайлуу болгонго чейин алпештеп асырап алган. Чулум да чоочунсунбай, багып алган атасынын сөзүн илгиртпей аткарған, көбүнчө жасала турган ишти айттырбай өзү билип, же айтканды айткандай оруннаткан илберинки, жөнбілги, бет алган он иштен кайра тартпаган баласы болуп берет. Кыскасы, Алсейиттин Жамангул, Бапа деген балдары менен бир уядан жарагалган эгиздей болуп, ортолорунан муздак жөл өткөрбөй, сары майдай таттуу, баштуу болуп өсүштөт. Чындыгында Ысык-Көлдөгү төөлөстөр Жамангул, Бапанын тукуму

менен (булардын тукуму өнүп-өскөн өзүнчө эле чон эки шаар) Алла Таала кошкон бир туугандар болуп эсептелет. Эл биримдиги, эл ынтымагы үчүн мындай окуяларды биле жүрүү дурус эмеспи.

Балдар бойго жеткенде, алардын үйлүү-жайлуу кылуу ата милдети экендиги кыргызда салт болуп калган. Аталык милдеттен кутулайын деп, Алсейит балдарына аттуу-баштуу үй-бүлөдөн тарбия көргөн кыз алууга иликтөө салып жүрсө, жакшы кабар жерде калабы дегендей, Кер-Өзөн Чүйдө Чокту деген төрө бар, анын биринен сала бири бойго жетип калган үч кызы бар деген кабар угулат. Ошондон улам сөз илигин кубалап барса, угулган кабар чын болуп чыгат.

Алсейит ата төрөгө ак тилегин айтып, алды-берди жолун жасап, куда түшүп калат. Кудайдын берген шыбагасы менен төрөнүн улуу кызы Тойдумканды улуу баласы Жамангулга, ортончу кызы Токтоканды Чулумга, кичүү кызы Чолумканды Туумакашкага алып берет. Туумакашка Алсейиттин үчүнчү аялыш на төрөлгөн.

Мына кызык, кыргызды сураштыра келсен карын бөлө чыгат дегендей, тукуму өскөн чоң солто көлдүк төөлөстөрдүн түпкү тайы тура. Кыргыз элинин накыл кебинде: «Таяке деген пир, пирдин жолу улуу, пирди капа кылган Алла Тааланын жазасына калат» – деп айтылат.

Ошентип, Чулум ата көлдүк болду, азыркы тукумдарына чейин Кудай буюрса, кудай кут кылса, түбөлүк көлдү жердеп калат.

## ЧУЛУМКАШКАНЫН ТУКУМДАРЫ

Санжыра башталышында бир эскертүү. Чулумкашканын азан айтып коюлган аты Чулум (Чолум деп да айттылат). Хандан качканда ага Кашка деген ат коюп жөнөткөн. Кашка деген атын анын жаратылышинан тартынбас, тайманбас, кайраттуу, оюн-дагысын түз кашкайтып айткан мүнөзүнө ылайыктап койгон дешет.

Чулум Токtokан энеден сегиз бала көрөт: үч перзенти төрөлгөндо эле чарчап калат, калган бешөөнүн төртөө – эркек, бирроо – кыз. Илгери кыз бала мейман, анын тукуму башканын атынан аталаат дешип, өз тукумуна кошчу эмес. Ошондон улам кыргыз элинде кыз баласы – туяк, эркек бала тукум деп айттылат.

Чулумдун эркек балдары – Абышка, Зумбул, Булбул жана Кармыш.

Эскертүү: Чулум Ысык-Көлгө келгенге чейин эле Ноокатта жүргөндө аял алган экен. Андан да тукумдары бар. Ал тукумдары менен биз Ноокатта да, Жети-Өгүздүн Ак-Дөбө айылында да кездештирилген. Ал эми Чулумдун көлдүк балдарынын тараалышы боюнча бир аз айырмалуу вариантта санжыра айттылат. Сиздерге сунуш кылыш жаткан варианты Кыргыз Республикасынын эмгек синиргөн мугалими Ата мекендик согуштун жана эмгектин кадырлуу ардагери Алымбай уулу Темиркулдин айтуусу боюнча бердик. Бул кадырман адам өзүнүн ооруулуу экендине, согуштун майыбы экендине, улуу жашка келип калгандыгына карабастан, тоолостөр, анын ичинде Сарт акенин (Сартбай) осуяттары жөнүндө атайы иликтөө жүргүзүп келе жаткан адам. Мындан үч жыл мурун көзү отүп кетти, ыйманы жолдош болсун. (Санжыранын толук вариантын Н.Туран жана Э.Өсеровтүн «Төөлөс» деген китебинен окунуздар)

Ысык-Көлдөгү төөлөс тукумдарынын арасынан элге таанылган нечендеген билермандар, ақылмандар, топ жарган ақыл жана тил чечендер, эл башкарған өкүмдөрлөр, бийлер, калыстар чыккан. Биз алардын айрымдары жөнүндө сөз арасында учкай айта кеттирилген. Кийинки эле XIX жана XX кылымдарда көлдүк төөлөстөр арасынан Чекир ажы деген болуш, Жээналы уулу Эле-

бес деген бий чыккан. Алардын адамдык касиеттери, жөнбилигилери жөнүндө аныз кептер көп. Өткөн XX кылымда эле партиялык жана советтик жооптуу кызматтарда иштеген Күлөнбек – ССРР Жогорку Советинин депутаты, Жаны-Талап колхозунун башкармасы, Сооронбаев Ыбырай – ССРР Жогорку Советинин эки жолку чакырылышинын депутаты, Сталин атындагы колхоздун башкармасы, Деркембаев Борбодой – Жети-Өгүз райондук аткаруу комитетинин төрагасы, Оргочор асыл-тукум кой чарба совхозунун директору, Деркембаев Асеке – Кыргыз ССРнин согуш комиссариатынын саясий болумүнүн орун басары, Бараканов Акун – Тянь-Шань, Жети-Өгүз райондорунда партиялык жооптуу кызматкер, Ак-Дөбо колхозунун башкармасы, Акбаев Бекбосун – Тянь-Шань райондорунда партиянын райкомунун биринчи катчысы, МЖСтин директору, «Үлгү» колхозунун башкармасы, Алсейитов Ыйманкожо – Ысык-Көл облусунун прокурору, Давлетов Акмат – партиянын Жети-Өгүз райкомунун биринчи катчысы, Каракол шаарындагы эки жылдык мугалимдер институтунда марксизм-ленинизм жана тарых кафедраларынын башчысы, Сыдыков Сулайман – Жети-Өгүз райондук аткаруу комитетинин төрагасы, Саруу колхозунун башкармасы, Сыдыков Бейшенбай – «Ак-Терек» совхозунун директору, «Ичке-Булун» колхозунун башкармасы, Иманов Доолотказы – Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун Мургаб районундагы «Булун-Көл» совхозунун директору, Жети-Өгүз районундагы «Ысык-Көл» жана «Дружба» колхоздорунун башкармасы, Жангазиев Ишенбай – Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун Мургаб районунда партиянын райкомунун катчысы, Жети-Өгүз, Жаны-Жол (азыркы Аксы) райондорунда партиянын райкомунун биринчи катчысы, Кыргыз ССРинин Элдик көзөмөлдөө комитетинин биринчи орун басары, экономика илиминин кандидаты, Давлетов Мелис – адистиги боюнча геолог, тарых илимдеринин кандидаты, партиялык кызматкер, Ысык-Көл обкомунун экинчи катчысына чейинки орунда иштеген.

Корүнүктүү адамдардын бул тизмесин дагы улантууга болот, анткени анын көптөгөн татыктуу өкүлдөрү бар. Мындан тышкary көлдүк төөлөстөрдөн чыккан илимдин ар түрдүү тармактары ооюнча 50дөн ашык илимдин докторлору, кандидаттары, бир нече өнөрпоздор – артисттер, ырчылар, комузчулар бар.

## САРТ АКЕ ЖАНА АНЫН ЧЕЧЕНДИК ӨНӨРҮ

Сарт аке жыл сүрүү болжолунда, 1770-1780-жылдардын ара-лыгында азыркы Нарын шаарынын аэропортко кетип бара жаткан жактагы күн чыгыш тарабындагы айылда жарык дүйнөгө келген.

Эскертуу: Эмне себептен, кандай шартка байланыштуу Сарт акенин Нарында төрөлүп калгандыгы жөнүндө санжыраларда так маалымат жок. Балким ошол кездеги көчмөн кыргыздар «бул жер меники, тигил жайыт сеники» – дешпестен, кенен аймакта ээн-эркин көчүп-конуп жүргөн жагдайга байланыштуудур. Балким, соёк-досторго, тууган-урукка, ата-энелери катышкан меймангерчиликке барган шартка байланыштуудур. Дегинкиси, Сарт акенин Нарында төрөлгөнү чындык.

1965-жылдын июль айында Сарт акенин күмбөзүнө жыл сайын тайынып турган адам менен бетме-бет дасторкон үстүндө сүйлөшкөн элем, ал кишинин аты Бекжан. Ошол кезде 90 дон ашып калган карыя экен. Жашаган жери – Ортонура. Кездешүү кокусунан болуп калды. Ортонуралык катыш адамым менен жайлоого барып, Акмат деген аксакалдын үйүндо мейман болуп олтурсак, агасы Бекжан карыяны да чакырып калды. Кыйладан кийин кыргыз салты боюнча аты-жонүбүздү, ата-тегибизди сураштырып калды карыя. Мен көлдүк тоөлөсмүн, Сарт акенин кыбырасымын дееем, баягы карыя эт-бетинен кетип эле, жети атама чейин териштирип кирди. Мен 7 атам эмес, 11 атама чейин айтып бердим: атам Ыман, анын атасы – Тыныстан, анан Козуken, анан Сарт аке, андан ары Доскулу – Байболот – Кудаш – Мендеке – Зумбул – Чулум – Толуман.

Бир аздан кийин Бекжан карыя Сарт акенин жаткан жайын, ага салынган күмбөздүн топурагы кум аралаш болгон соң, ошол тапта урап калганын, анын ордуна калың бадал чыгып, түптүү токой болуп калганын айтып берди.

«Илгери – деп сөзүн улады карыя. – Сарт акенин жаткан жайынын айланасы бүт эле коломто болов эле. Көп жылы оорудан жала чеккендөр, төрөбөгөн аялдар, кәэде бир кырсыктан аман калгандар түлөө өткөрүш үчүн, же атайын эскерип, мал союп, дуба окугандар жайдыр-кыштыр от өксүтүшкөн эмес. Кыскасы, ал ыйык инсандын жаткан жайы мазар катары эсеп-

төлчү. Балким, мазар болуп калгандыктан, Алла Тааланын күдүрети менен калың токой чыгып калгандыр» – деп, карыя тобо келтирген.

Сарт аке бала кезинен Ысық-Көлдүн чыгышында өмүрүн откөргөн. Ал эл арагандан баштап козу өткөнгө чейин жайкысын атактуу Каркырада (кадимки эле «Манас» эпосундагы Көкөтайдын ашы өткөн кенен жайлодо), кышкысын жер сооружу, ажайып көркөм Тұргөндө жашаган. Калайык-калк даңа-залаған анын атагы ушул чөлкөмдө чыккан.

Сарт аке жөнүндө маалыматтар басмада биринчи жолу кабарлапып жаткан жок. Буга чейин белгилүү акын, драматург Кубанычбек Маликовдун «Балбай» поэмасында, кийинчөрээк басмадан жарық көргөн «Кызыл жалында», чыгыш калктарынын философия топтому «Ой гүлдөрүндө», улуттук ойчулдуктун түп үнгусунан сөз козгогон Choon Өмүраалы уулунун «Тенирчилик» аттуу жаны әмгегинде, «санжыра» очеркинде, «Садыр аке», «Кыдыр аке», «Алдаяр уулу Мойт аке» жана «Заман Кыргызстан», «Ысық-Көл кабарларында» (бул гезиттерде 5 жолу) ж.б. санжыра материалдарында көп эле сөз болуп жүрөт. Бирок, бул әмгектерде Сарт аке жөнүндө толук маалымат берилген әмес.

Алла Таала бирөөнө баш берсе (тукум), бирөөнө мал, дагы бирине мансап же өнөр, же талыбаган әмгекчилдик, же терен акыл берет туралы... Ал эми өзүнө жаккан адамга (мынданын Ала Тааланын сүйгөн адамы деп да коюшат) көп касиетти аябастан мол берип коет экен. Анын сынарындай, Алла Таала Сарт акеге көптөгөн, эн сонун сапаттарды – акылды, жан эриткен ширин сөздү, анын ичинде чечендик өнөрдү, жаркын-жайдары мүнөздү, токтоолукту, чайпалбас көтөрүмдүлүктү, бардык адамга бирдей назик мамиледеги адамгерчилиktи, сый-ызаатты, кара кылды как жарган калыстыкты, жакшылык менен жамандыкты түя билген олуюлыкты, сынчылыкты, жылдызы жарық ачык маанайды, бей-бечараларга кайрымдуулукту ж.б. мол бериптири.

Сарт аке асыл ойдон келип чыккан насыят-нуска сөздөрдү көп айтчу дешет. Чон жыйындарда, эл чогулган аш-тойлордо, сыйлуулар олтурған үлпөттөрдө, шарты келе калса, акени билгендөр, терен урматтагандар чиелүү да, жүйөлүү да суроо беришп, сабырдуулук менен жообун күтүшүп, аны эстен чыгарбоого аракеттенчү экен.

Сарт аке әч качан элден озунуп сөз сүйлөбөгөн, сүйлөөр алдында маектешип жаткан адамын көз токтотуп караң, ошондо

эле анын оюнда эмне жатканын алдын-ала билип, айтар сөзүн дилинде калчап, шашпай, ары таамай, ары түшүнүктүү, ары уккан кулактын кумарын кандырып, ширин саймединеп турчу дешет.

Сабырдуулук салтын бекем тутуп, дайыма өтүнүч болгондо гана сүйлегөн. Илгери Түп суусунун боюнда арык, белек урууларынын бир жыйынында Мураталы бий: «Сарт аке, насаат насаат эле дейбиз, бул насааттын насили эмнеде?» – деп сурал калат. Анда Сарт аке: «*Насаат жашоо эрежеси, турмуш багыты. Ким насаатты кабыл албаса, боюна сицирбесе, сокур пенде караңгыда кан жолго таяксыз жалгыз чыккандай болот*» – деп насааттын маныздуу өзөгүн чечмелеп бериптири.

Сарт аке жайкысын Каркырада жайлап, кышкысын Түргөндө кыштоодо получу экен дебедикпи. Ошол чөлкөмдө Алдаяр уулу Мойт аке, Алдаштын Солтонкулу, Жылкайдардын Тилекматы, чон таман Намазбек (зор адам экендигинен улам эл ушинтип аташкан) жана арык уруусунан Токсоба менен катар бир топтору болуп шерине жеп калат. Ошондой бир отурушта Мойт аке өзүнөн кичүүлөргө кеп салып олтуруп, сөз арасында: «Ой, бу жалганда эмне өлөт, эмне өлбөйт, эмнеге айла бар, эмнеге айла жок?» – деп суроо таштаптыр. Анда олтургандардын арасынан даты бир тыныраагы: «Тоо өлбөсө керек, таш өлбөсө керек» деп санап барып, эмнеге айла барын, эмнеге айла жогун таба албай мукактанып калат. Ойлонун тыным болуп калат бир азга.

Ошондо топтун ичинен Сарт аке чыгып: «*Баракелде баатырлар, ошонун баары убактылуу болсо да өлөт. Өлбөй турган эмне? Кагазга түшкөн кат өлбөйт, жакшынын сөзү менен аты өлбөйт*» – дейт. Андан сон, Мойт аке кийинки суроонун – эмге айла бар, эмнеге айла жок дегендин жообун такттайт. Анда дагы бири: «Бир өлгөнгө айла жок, бир жаманга айла жок» – деп калат.

Сарт аке бул жооптун ары толук, ары так эместигин айтып: «*Өлгөндүн айласы табылат – аруу жууп, ак кепиндей көмүп койсо айласы табылганы. Эми жамандын айласы – кирдүү аяктаң аш ичирбей, жоргону мингизип, торкону кийгизип, улпүлдөтүп бакса да, саламды алик алалбаган, жадагалса, эшигинин алдына келген адамдын атын алалбаган кош аяктар болот. Бул ото эле жаман, ийриси жок туз жаман. Мындаай жаманга айла жок*» – деп жооп берсе, бүт отурган эл да, Мойт аке да ыраазы болушкан экен.

Ошол эле отурушта сөз учугун андан ары улап, Мойт аке Сарт акеге дагы бир нече суроо менен кайрылат.

- Кандай адам бай болот?
- Ўұнға күт түшкөн, пейили менен, колу ачық, түкумуда оскон адам бай.
- Эрекеге деген ким, аял деген ким?
- Эрекек – үрөн, аял – жер. Үрөн жайсыз оспойт.
- Бул дүйнөдө ким карып?
- Ұнтымагы жок эл карып.
- Бейиш әмне, тозок әмне?
- Шарыят жолу менен жүрсөң, әмгек менен, таман ақы, маңдай териң менен адам катары жашасаң – бейшиш, шарият жолунан адашсан, адамча жашай албасаң – тозок.
- Кубаныч әмне, кайғы әмне?
- Кубанычтың да, кайғының да булагы көп, чоң кубаныч – балалуу болуу, чоң кайғы – анын учуп кетиши.
- Душман менен туугандың айырмасы кандай?
- Құбұр сөз – душман, так айтылган ачық сөз – тууган.
- Бул жалгана не семиз?
- Суудан семиз әч нерсе жок. Ал эми қалған жандыктың бардығының семизи да, арыгы да убактылуу. Ал бардық жандыкка омур тартуулап, эне болуп турат.
- Бул дүйнөдө не кордук, не олжо?
- Отун – олжо, суу – кордук. Суу жок болсо осумдук гана әмес, жан-жаныбар да оспойт. Отун болбосо адамдың жашоосу отпойт.
- Өлүү менен тирилүктүн айырмасы кандай?
- Тириүү жүрүп өлүү болгон адам, өлүү болуп тириүү жүргөн адам бар. Жакшы атка конуу омурдан кымбат, жаман атка конуу өлүмден жаман. Жаман атка конуу оңой, жакшы атка конуу күйин. Жакшы деген атты жоготуп коюу оңой, аны асырап жүрүү күйин.
- Бийлик әмне?
- Бийлик – бул күйүп турған шам. Бир учурда күйөт, учурда келгенде очот. Бийлик колдо турғанда түүгандың да, душманың да айланың топтолот, бийлик колдон кеткенде, алардың бириң кайрууга зар болосуң. Бийликтеги адам түбөлүгүн ойло-со, кол алдындағылардың шагын сындырбай, боюна тартып жүргөнү абзел.
- Чечен деген әмне?
- Кеп учугун түрмүш, жашоо-тиричилик, адам табияты менен айкалыштырып ары таасирдүү, ары откүр, ары таамай сөз менен иритип айтпаї, жибитип айттуу чечендик. Чечен адам ақыл булагын, сөз булагын табияттан да, элден да, жак-

*шыдан да, жамандан да, кыскасы, бардык нерседен алат. Чечен – айлакер, сөз устatty. Чечендиk менен туюктan жол табылат. Чечендиk – бийик дара жалуу өнөр.*

Санжырачылардын айттымына Караганда, жогоруда эскертилгендей, маектешип жаткан адамдын бүт турпатына назар салып отуруп, анын оюн таап койчу экен. Эгер маектешип жаткан адам бир аз четиркеп, түпөйүл тартып батына албай турса, дароо ага болгон мамилесин өзгөртүп, көнүлүн таап, дилин жибитип, жарпын жазып, жылуу мээрим менен ага сый көрсөтүп, жылмаю менен курсант кылуучу дешет.

Сарт аке көптөгөн баалуу, ыйык түшүнүктөрдүн – урмат, урмат-сыйга жетүүнүн жолдору, адептүүлүк, турмуш куруу, каалоо жана тиileктин тазалыгы, кем акылдык, жек көрүү, ата сөзү, жакшынын сапаты, сабырдуулук, сыр чечүүнүн жолдору, текеберлик, достуктун ыйык жолу, абийирдин тазалыгы, жаштык менен карылык, тенчилик, пендечилик, тагдыр, кенпейилдик, кесир ж.б. толуп жаткан зарыл керектүү түшүнүктөрдүн мацызын ачып, чечмелеп кетиптири.

## СЯРТАКЕНИН СЫНЧЫЛЫГЫ, ОЛУЯЛЫК ТҮЮМУ

Жогоруда эскертилгендей, эми Сарт акенин сынчылыгы, олуялыш туюму тууралу мисал иретинде чакан маалымат берели. Бир кезекте Сары-Өзөн Чүйдөгү тукуму ескон чон солтону Байтик баатыр чыпчыргасын коротпой, ачса – алаканында, жумса – уучунда дегендей башкарып турса, учурунда көлдүк бугуну Боронбай улуу бий дал ошондой башкарган. Башкаруу жөндөмүнө карап эл аны хан деп да коюшкан. Чындыгында, Боронбай хан болгон эмес.

Күндөрдүн бириnde Боронбай өзү баш болгон бугунун жоон топ кадырман адамдары Сарт акенин үйүнө келип: «Карылышка баш кооп баратасыз, сиздин көнүлүнүздү көторөлү, сизден кобүрөөк тукум калса экен деген ниет менен солкулдаган жаш м.пдардан, тукуму эл көргөн, эл узаткан тектүү жердин кыздарынан тандап колукту алып берели дедик эле» – деп, бир чети тамаша айтып күлдүрүп, бир чети келгендеги чын максаттарын билдирет.

Жайбаракат мейман болуп олтурушканда, келген мыктылар негизги максаттан алыс кетпей, кана ойлонгулачы, ар кимин билгенден кайсы жерде, кайсы урууда бойго жеткен сулуу кыз бар (илгери кыздарды сегиз жаштан жогору болсо бойго жетти деп эсептешчү экен) дешип ой бөлүшүп турганда, Сарт аке үн катат: «Баатырлар, кыз жаныбарды сыртынан тон бычып олтурбай, эл аралап, өз көзүбүз менен көрсөк кантет» дейт. Көрсө, ошол кезде Сарт акенин кадыр-баркы өсүп, тү деген түкүрүгү жерге түшпөй турган кези экен, олтургандар толугу менен кешкө макул болушат. Эртеси айыл кыдырып жөнөштөт. Бир кыйла эл аралап, жер көзгенден кийин, көлдүн күнгөйүндөгү өрүштүү өзөндүн боюндагы чакан айылдан толукшуган, ажары коз жоосун алган, айдай аппак, калын топко салса да, жайнаган каз-ордөктүн ичинде даана бөлүнүп турган ак куудай болгон, колго алмак түгүл, бир көргөндө сезимге ыракат берген, сууулук гүлдөрү эми эле ачыла баштаган татынакай кыз табышат да, аны көрүнүз деп, Сарт акеге сунуш кылышат. Аке кызды корүп, аны жаратканга ыраазы болсо да, тымызын ичинен мунаїып, ага боору ачып, туйганын эч кимге айтпай, жанындағы кадырман билермандарга кайрылып, дагы эл аралап көрүү ниетин билдирет. Кадырмандар акенин сунушун жандыробай, дагы кыз издең жөнөштөт. Бир нече күндөн кийин көлдүн тес-

кейинен бөксө жайлоо этегиндеги айылдан чарчы бойлуу, татынакай, кол сандыктай болгон, туйгуундун балапанынын көзүндөй жайнаган ак саргыл кызды көрүшүп, бардыгы бир добуштан аны Сарт акеге ылайык дешет.

Аке аны көрүп, бир азга үн катпай туруп, он ийнине кулалын төшөп, кыска тынымдан кийин эл башчысы Боромбайга ызаат менен кайрылып, мынча максат кылып калган сон, дагы калк аралап көрүнү өтүнөт. Бул саам да Сарт акенин илебин кайтара алышпай, андан ары жөнөштөт. Акыры көлдүн көкүрөк өрөөнүнөн, чыгаан сулуу болбосо да, караторунун өндүү-түстүү, жылдызыдуу бир кызды Сарт аке жактырып: «Азиз баатырлар, ылайык тапсанар, ушул кызды мага алып бергиле. Менин кадырыма жетүүчү адам – ушул. Бул турушу менен эле тукум уюткусу турбайбы» дейт.

Коштоп жүргөндөр үн катышпай тунжурап калганда, эл башчысы Боронбай бий: «Сарт аке, биз сизге түшүнбөдүк. Тектүү жерден көз жоосун алган эки кыз тапсак, аларды жактыrbай, жөнөкөй бир жатакчынын ортозаар кызына көнүл байлан калдыңыз. Мунунуз кандай?» – деп суроо таштайт.

Анда Сарт аке: «Урматтуу кадырмандарым! Чыгаан сулуу, айдай болгон биринчи аппак кыз, чынында эле ай экен, чиркин. Ай толгон кезде жарык болгону менен, жылуулугу болбойт. Алла Таала андан сулуулукту аябаганы менен, багын байлан кооптур, чиркинден тукум болбойт дептир. Ал эми экинчи ак саргыл кыз да гүл экен. Адырдагы каксоорок жерге чыккан гүл мурда гүлдөйт да, сабактары саргыл болот. Анан башка гүл доргө каратанда гүлүн бат түшүрөт. Ошол өндүү экен экинчи кыз. Ал төрөп тукум берет, бирок андан төрөлгөн балдар мыкты чыкпайт, өз жаны менен өздөрү алек болгон эле адамдар болушат.

Эми болору болду, сиздерди көп убара кылбайын, сиздер айткандаиды мага тукум керек. Бул каратору беш уул, эки кыз төрөйт. Болбостур, бироо көзгө илине электе эле учуп кетет. Дагы бири менин өзүмдү тартат, бирок бечаранын өмүрү кыска болот. Калган учөөнүн тукумдары топ жарып топ баштабаса да, эл артосу болуп жашаган, дасторконундагы ырыссызы тиричилигине жеткен, укум-тукуму өскөн адамдар болушат» – дейт.

Акенин айткандары чындыкка тогошоор бекен дешип, баягы мыктылар мурунку эки кыздын тагдырын көзөмөлдөп жүрүштөт. Элдин айтмында ал эки кыз жөнүндө Сарт акенин берген опуялык сыны чындык болгон экен: биринчиси төрөбөй өткөн, жинчисинин тукуму катардагы эле жанбактылардан болуптур. Ал эми өзү жактырып алганы, Сарт аке айткандаиды, беш

уул төрөгөн: Козуken, Musa, Ulak, Moinok, Mamyrbay. Mamyrbay кичине кезинде эле селкинчектен учуп өлүптүр. Moinok 18 ге келгенде эл аралап, жасоол болуп, көпкө таанылып келе жатканда көз тийип өлгөн э肯. Moinokton Kyrgyzbай деген жалгыз уул қалган, анысы да тын, кайраттуу эр жүрөк адам болгон. Kyrgyzbайдан эки уул бар эле: бирөө өз ажалынан, экинчиси (Аралбай) чон согушта, кечээки эле немистер менен болгон согушта курман болгон. Мен балдарын көрүп калдым.

Сарт акенин қалган үч уулунун түкүмү Жети-Өгүз районундагы Ак-Дөбө айылында турушат. Мен Козуkenден тараган түкүмданмын: атам Ыман, Ымандын атасы Тыныстан, анын атасы Козуken, Козуkenдин атасы – Сарт аке.

Сынчылыгы жөнүндө экинчи мисал. Көл бугусунун атактууларынын бири Мураталы бий болгон. Құндөрдүн биринде ал Сарт акени мейманга чакырып, урмат менен сый көрсөтүп отурған маалда сырттан Мураталы бийдин карачечекей жәэни келет. Көрсө бий өсүп келе жаткан жаш жигитти адам болор деген үмүт менен эл аралатып эрчитип, жакшылардан таалим алсын деп, алардын сезүн уктуруп, аттап-тондор көнүлүн өстүрүп турчукты э肯.

Сөз арасында Мураталы бий баланы сындастып алайын деген ойдо Сарт акеңе кайрылып: «Ушул уулуцуз келечекте кандай адам болор э肯, мұнәздөп беринизчи?» деп өтүнүп калат. Анда Сарт аке баланы шашпай көз токтотуп карап олтурат. Сарт аке колундагы чай чыныга куюлган кымызды жутуп жибергенден кийин, өзү угуп шагы сынбасын деп, баланы тышка чыгарып жиберип:

«Мүке, адам жаманынын эки түрү болот: бири ийри жаман, экинчиси түз жаман. Ийри жаманды қыйла аракет менен түздөп алса болот. Ошондо да дәэринде жамандыктын көрөңгөсү болгон соң, оңдо алган жамандан топко жарап мыкты чыкпайт. Мындаллар келим-кетимге жарап берсе эле болду. Ийри жамандын түзөлгөнү ошол. Асили түз жаман оңолбайт. Ал жаратылыши түпкүлүгүнөн оңолгус түз болуп жараган. Эми, Мүке, өлгөндү деле угузат турбайбы, мен ачығын айтайын – жәэнициз түз жаман э肯. Аны эл аралатып убара болбоңуз» – дейт.

Сарт акенин сынчылыгы, мұнұшкөрлүгү жөнүндө эл арасында айтылып жүргөн сөздөр көп. Мұнұшкөрлүк, күлүк тандоо, аны таптоодо да сынчылык касиет бар.

Жети-Өгүз өзөнүн жаңыдан гана өрдөй бергенде күн чыгыш тарабында кенен жайык бар. Мына ошол жерде көл бугусу чогулуп, жыйын өткөрүп калат. Жыйынга мен мыкты дегендер-

дин баары чакырылат, алардын катарында Сарт аке да болот. Ошол жыйынга жигиттерин ээрчитип баратса, жол жээгинен бута атым алысыраак чоң таштын үстүндө кебетеси орто күшчал ык, өз табиятынан олбурлуураак бир күйкө уктап отурган жен. Күйкөнү көрүп, колуна күш кондуруп келаткан жигитине (илгери жыйынга да мыктылар жигиттери менен барганды, шаани-шөкөт менен колдоруна бүркүт, күш кондуруп жүрүшчү): «Сен ақырын бастырып күйкөгө жакында. Көтөрмө бою калганда күшүндүн томогосун алып, күшту чымырканып катуу ыргыт. Ал байкабай барып алгандай болсун. Иш оңтой келип, күш күйкөнү алып калса, күшкүч тез жет, көп тырмактаптай күйкөнү тез ажырат» – дейт. Жигити аке айткандай иш кылат. Кыскасы, күйкөнү кармап келет. Дагы бир жигитинин канжыгасын чечтирип, күйкөгө боо тактырат да, муну эми үйгө кайткыча сен алып жүрөсүн дейт.

Ошондо Сарт аке: «Балдар, күйкө-шумкар деген ушул. Муну таптаса кыраан күштәй алгыр болот. Буюрса, бийылкы кышта ушул күйкөнүн кызыгына далай батабыз. Балдар, ар канаттуунун түйгүнү болот. Адам сыйактуу эле ар жандыктын чыгааны болот: жылкыдан – тулпарлар, жер таянбаган сайкүлүктөр чыкса, бүркүттөн аюуга кол салган кыраандар, иттөн жолборско дакаат берген сырттандар чыгат. Мына биз жолубуз болуп, күйкөнүн шумкарьына туш келдик» – дептир.

Ошентип, күйкөнү жигитине көтөртүп алып жыйынга келет. Кай жердеги жыйын болбосун, Сарт аке келип түшкөндө, озунган адам чепкенин чечип, алдына жая салып берчү экен. Сарт аке дайыма чепкендин этегин түрө салып, этекти баспай отурчу дешет.

«Аке, эч нерсе болбойт, кенен эле жайган боюнча отурсаныз» деп өтүнч кылышса, Сарт аке: «Жок, андай болбойт. Эр жигиттин этегин басууга болбойт. Муну ар киминер тутуна жүргүлө» – деп осуят калтырган.

Жыйын башталгыча күйкөнү жерге кондуруп, боосун узунараак кармап, Сарт аке чепкен үстүндө чыканактап жатса, Тилекмат акенин тукумунан бирөө келип:

«Эл бүркүт, күш кондуруп жүрсө, Сарт аке күйкө кондуруп жүрөт. Ўйнө чычкан толуп кеткен го» – деп күйкөнү буттун учу менен ақырын тээп коет. Көрсө, жаш жигит атасынын данкына чиренип, жаштыкка алдырып турган чагы экен. Сарт аке үндөбөйт. Ошондой болсо да, ичинде бир аз таарынып, балага нааразы болуп калат.

Ошол жыйындан кийин кышы бою эч жакка каттабай, тигил, бул топко чакыртса да барбай, күйкө-шумкардын кызыгы-

на батат. Илгери жер ээн, мылтык жок, анчылык аз болгондуктан, илбээсин да, каз-өрдөк, кекилик, чил, кыргоол, коен да көп болчу экен.

Сарт аке күйкө-шумкардын табылгасын элге көрсөтөйүн деп, алдырган адал канаттууларын чыгдан ичине тондуртуп жыйидыра берет. Кыш чыгаар алдында буга эмне болду? Канча жолу чакыртсак да келбей койду, барып саламдашып келеличи дешип, Боронбай бий өзү баштап, Тилекмат акени ээрчитип келет. Саламдашып жай сурашып отурган сон, Боронбай бий Сарт акеге кайрылып: «Көп жыйынга чакыртсак да, мейман болсун деп, сый тамакта күтсөк да келбединиз. Эмне, бизге таарындынызыбы, кимибизден айып кетти?» – дейт.

Анда Сарт аке: «Жок, баатырларым. Мен эч бирөөгө таарынбадым. Мына босогодогу туурда конуп отурган күйкө-шумкардын кызыгына батып эле бир жакка чыгууга убакыт болбоду. Кана байбиче, чыгданды тартчы», деп аны ачтырса жерден жыйиган адал канаттуулардын түркүндөрү керегенин башына чейин тирелип турган экен. Аны көргөн мыктылар күйкө-шумкардын кыраандыгына, күйкө-шумкарды көрө билген Сарт акенин туюмдуулугуна, мүнүшкөрлүгүнө ыраазы болуптур.

Сарт акенин болочокту түя билген олуяллыгы жөнүндө дагы бир мисал. Жайдын чилдесинде Алдаяр уулу Мойт аке экөө жигиттери менен Жыргалан тараптан дагы эле Жети-Өгүз суусунун боюнdagы жыйынга келе жатышып, ортодогу Каракол суусун келишсе (илгери жер ортосу деп, Жети-Өгүздө жыйынды көп өткөрүшкөн), суу күкүктөп, ылай аралаш каракочкул болуп кирип турган кези экен. Туш-келди жерден дарыяны кече алыштай сайроо издең, суу ылдый жүрүп отурушуп, азыркы Бору-Баш айылына жакын жерден кечүү табышат.

Илгери ата-бабалар үйгө кирип жай алганда же дасторконго карап ашқа кол сунганды эле улуулук жолун тутунуп, бардык учурда, бардык шартта улуулукту бийик урматташкан. Анын бириндей, Каракол суусун кечкендө улуулук наркы боюнча Мойт аке озунуп жол баштап, күрүлдөп өзөн жаныртып турган сууга кире бергенде эле суу тизеге жаба берет. Минген аттары чыгаан жүрүштүү, чыгаан карылуу болгондуктан, мындай дарыялардын далайын кечкен ишенимдүү ат болгондуктан, Мойт аке жайбарат кат бастырып, суунун аркы өйүзүнө өтүп, артын кылчайып караса, Сарт аке камчысын бүктөй кармал, камчы менен суунун үстүн шашып турган экен. Ошондо Мойт аке: «Ой Сартбай баатыр, (өзүнөн кичүү болгондуктан Мойт аке Сарт акени баатыр деп эркелетчү дешет) эмне тили жок суу ортосуна токтоп ойлонгонсуп турасын, бир нерсе сездинби?» – дегенде,

Сарт аке: «Мойт аке сиз байкоо салбай кечип кеттициз, шаштыңыз окишойт. Мына бул суу башка добуш менен күнгүрөнүп, сырдуу ағып жатат. Буюрса, ээн жаткан ушул дарыянын эки ойузун келечекте чон шаар салынып, эл жык отуруктушат» – деген экен. Айткандай, илгери ээн жаткан Каракол суусунун эки ойузү тен кийинчөрөэк шаар болду (азыркы Каракол шаары).

Айтып берчүсү бардай, боло турган нерсени түя билүүсү Акенин көзү өтөр жылы да болгон.

Санжырачы Бараканов Акундун, Алымбаев Темиркулдин, Иманов Дөөлөтказынын (Дөкөш) айтымында, Сарт аке 90дон кыйла ашык жашаган адам.

Ак-Суу аймагындағы айтылуу Түргөнүндө адатынча кыштан чыгып, жаз келер алдында ага-туугандарын, бала-бакырасын чогултуп:

«Менин канат-бутактарым, медер туткандарым, менин кетерим келди (көзүм отор мезгилүм келди деген мааниде). Эрте жаздан баштап, Сырт ороону менен Нарын тарапка бет алып кочкүло. Бир күнү кочуп, он чакты күнү мал-жанды оруу кылышп, малга чоптүн гүлүн жедирип семиртип отургула.

Сырт бетине кичи Жүүкү ашуусу аркылуу кочуп баргыла. Андан Бордуга коп күн оргүү болгуга (Борду – азыркы Кум-Тор алтын кенинин түштүк-батыш тарабы). Ак-Белди ашып Карап-Сайга түшкүло, анан Кызыл-Эшме, Кыргоону жайлап, Кара-Каман, Балгартка, анан Эки-Нарынга түшкүло. Болду, Нарынга жетти деген ошол.

Нарындын дал өзүнө жай менен күздүн кесилишинде, суук анчалык күч ала элек маалда жеткиле. Ошол мезгилде Нарын дарыясынын суусу тартылып калган болот. Ошондо да дарыяны эртең менен эрте кечкиле, түшкө жүүк, же түш оой кечүүгө болбайт, дарыя кирбесе да, суусу арбый түшөт, анткени жакынкы тоолордун кары жибип, дарыяга суу кошулат.

Эми, балдарым мени угуп тургула. Нарын – менин киндик кесип, кир жууган жерим. Соогумду ошол жерге койгула. Кайсы жеринен жай аларды өзүм көрсөтөм» – дейт. Ага-туугандары Сарт акенин айткандарын аткарышып, болжогон мезгилде атаннын төрөлгөн конушуна келишет.

Илгери эл көчүп-конуп жүрүшүп, бири-бириин жакшы билишчү экен. Ошондой жагдайларда жакындашабыз деп, кыз алышын, кыз беришчү экен. Ынтымак-ырашкерлүү болуш үчүн эки дүйнөлүк дос күтүшүп, ат арытып, бири-бириине катташып турушчу экен.

Сарт акенин көчүп келгенин угушуп, көрүп-билип жүргөндөр, данкын уккандар ат тезегин кургатпай, күн-түн дебей өрүлүктөп келишет. Келип-кеткендердин аягы үзүлүп баратканда бир күнү Сарт аке балдарын чогултуп: «*Нарын өрөөнүндо ат жеткен жердеги элдин баарын мейманга чакыргыла, малдын чыгаан семиздеринен болушунча сойгула, мен оз колум менен элге даам берип калайын*» – дейт. Балдары атанын айтканын аткарышат.

Ага-тууган меймандарды жашына, баркына жараша ак өргөөлөргө жайлыштырышып, конок салтын көрүшөт. Ата өз колу менен элге ақыркы даамын берип жаткан соң, ага-туугандары да, балдары да көлдон келгендерин аяшпайт.

Сарт аке өзү кадырман аксакалдар менен бирге олтуруп, даам татат. Тамак келип, бата тилегенден кийин эл алды узай баштайт. Дал ошол мезгилде, эл алды алыстап кете электе Сарт аке балдарына: «*Менин баш-аягымды тарткыла*» – дейт (баш-аягымды тарткыла деген сөз – кепич, маасыны чечип, башыма жаздык койгула деген сөз). Атанын айтканы аткарылган сон, он колун бооруна алып, үч ооз гана керээзин айтат: «*Балдарым ууру кылып, ушак сүйлөбөгүлө, ала жип аттабагыла, ит өлтүрбөгүлө*» – деп кыска осуятын айтат.

«*Ит өлтүрбөгүлө – дегеним купуя сыр эле. Муну ушул мезгилге чейин жан адамга айткан эмесмин. Менин колдоочум кара дөбөт эле. Ал дайыма мени ээрчиң журчү эмес, качан башыма оор иш түшкөндө же эл башына кыйын-кыстроо иш түшкөндө, айла-амал издегенде гана түн жамынып келип, оң этегимди баса жатчу эле да, жерге жарык түшөрдөн мурда көздөн кайым болор эле. Мына, балдарым, менин ит өлтүрбөгүлө деген насыымдын жөнү ушундай.*»

Сарт аке кыска керезин айтып бүтүп, Алла Таалага келме келтирип, эли журтуна ыраазылыгын билдирген сон, молдонун ыйман айтуусун суранат. Молдо ыйман айтып жатканда, таптаза турган Сарт аке он колун бооруна алып, чалкалап боюн түзөп жаткан боюнча көз жумат. Ошол замат үйдөн ызы-чуу окүрүк чыгат. Узап бара жаткан эл алдына чабаган жетип, Сарт акенин бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткендиги кабарланат. Эми эле аксакал табактардын бириnde чогуу даам сыйышкан кадырман калыялар ан-тан болушат. Уккан кулакка ишенбей, алар айыл тарапты кылчайып карашса, эчак балдар таяк таянышып өкүрүп калышыптыр. Ошол жерден күтүрөгөн атчан калың эл кайра тартышып, өзөндү жанырта өкүрүп келишет.

Ошентип мейманга келген эл чогуусу менен Сарт акеге топурак салышыптыр. Көрсө, олуя карыя кайсы күнү, кай мезгилде көз жумарын билип, элге өз колу менен даам берип, бу

жарыкчылық менен да, калың әл менен да коштошуп калайын деген ниеттөр мейманга чакырган экен.

Санжырачылардын биригинин айтымы боюнча Сарт акенин тукумдары акенин қыркын бергенден кийин көл бетине Долон ашып, Кочкор жерин басып кайтышкан делинсе, дагы бир санжырада Сарт акенин ашын төрөлгөн жеринде берген сон, жыл айланып, жердеген жерине кайтышкан. Акенин тукумдары Нарындан келгенден кийин, атасы жайлаган Каркырага, кыштоосу Түргөнгө барбай, Чон Кызыл-Суу өреөнүндо отурукташып калышкан делинет.

Сарт аке эчен жолу бугу менен сарыбагыш урууларынын ортосунда калыс элчилик қызматын аткарып, эчен жолу бугу элине бұлғұн түшкөндө анын да ақылын, амал-айласын тааптыр. Эми Сарт акенин олуюялығына, ақылмандығына жана чечендинең байланыштуу бир окуя менен окурмандарды тааныштыра кетели.

Балбай баатыр қыз ала качам деп, баатырдығына салып, Кочкорго Ормон хандын жергесине, тұн жамынып барып калат да, байкоосуздан колго түшөт. Ормон хан Балбайды бир жыл чамасы зынданда (ордо) кармайт. Санжыралардын биринде Балбай баатыр беш ай туткундалған деген да маалымат кездешет.

Балбай баатырды Тондук қыдыктардын Намазбеги Ормондон күткарып келген делинсе, дагы бир санжырада Балбайдын өзүнүн эле жакын иниси башотуп келген деген сез бар. Эмнеси болсо да, санжыранын ар кандай вариантарын төгүн деп айта албайбыз. Санжыранын тигил же бул вариантын таразалап, ойго калчап талдап көргөн он сыйктанат.

Кыргызда қылымдар менен тен қелаткан «кол ийрисине таррат» деген кеп бар эмеспи. Балким, ушундан улам Балбайды чыгарып келүүдөгү санжыраны айткан адам өз жагына буруп койгондур. Бизге жеткен маалыматта Ормон: «Балбайга келген элчини да өлтүрөм, Балбайды колдон чыгарбайм» – деген имиш.

Айтор, эмне болсо да, Балбай баатыр Ормондун колунда кийла узакка жүрүп калат. Ошондо бугулардын айласы кетип, ары ойлонуп, бери ойлонуп, бул ишке Сарт акеден башка эч ким Ормонго батына албайт, жолун таба албайт. Анын үстүнө Саарг аке Ормонду билет, Ормон Сарт акени билет. Алар эчен жыйындарда бирге болушкан дешип, Балбайдын башын башотууга Сарт акени жиберишет. Сарт аке бул өтүнчтү кабыл алат, бар болгону, жанына бугудан эстүү, тыныраак бир жигитти кошуп берүүлөрүн сурайт. Аке өз жигиттеринен жанына албаптыр. Балким, ошол жигит ээрчиткенинде да бир сыр бар.

Кептин қыскасы, Сарт аке жалғыз жигити менен Ормон хандын ордосуна барат. Келген меймандын ким экенин билген сон

Ормон аларды конок үйүнө киргизет да, жигиттеринен сый ымакты жибертип, бир апта үстүлөрүнө кирбей коет, анткени келдердин максаты не экендигин сезет. Бир жума өткөндөн кийин эртен менен Ормондун бир жигити келип, хан бүгүн сизге келүүгө ниет койду деп кабарлайт.

Бир жума тоготпой конок үйгө камаганга, адам келдиби, ким келди деп Ормондун кабар албаганына Сарт аке да кабатыр болуп чыйралып олтурат.

Аке жигитине кайрылып:

- Сен мурда Ормонду көрдүң беле? – деп сурайт.
- Жок, кабарын укканмын, өзүн эч көргөн эмесмин дейт.
- Ормон өтө сүрдүү киши, анын үстүнө хан атагы бар. Салт боюнча эшикten кирген киши салам айтат. Биз болсо мейманбыз. Төрдө отурган ордуңду бошотуп бербе. Салам айтып кирип келгенде отурган ордуңдан тура калып алик алба. Былк этпей отуруп, жайынча гана алигин ал. Уктуюбү, тушундүңбү? – дейт. Жигити:

– Түшүндүм, бардыгы сиз айткандай болот – деп жооп берет.

Бир оокумда бир жигитине бир чара бозо, бир жигитине суу жоолук менен чайнегин, бирөөнө бир чара эт көтөртүп келгене, коштоп келе жаткан эки жигити боз үйдүн эшигин эки жагынан бийик көтөрүп ачат. Босогодон энкейип аттаган Ормон башын көтөрүп, Сарт акеге салам айтканда, баягы убада берген жигит, чынында эле Ормондун айбаттуу сүрүнөн чочуп, ыргып турат да, кайра Сарт акенин айтканын эстеп, ордуна лып отура калат. Ормон болсо чөгөлөп, ак өргөөнүн он капшытынан жай алат. Хандын чөгөлөп отурушу анын көпкө байыр албай тургандыгынан, чечилип сөз сүйлөшүүгө кыртышы тартпай тургандыгынан кабар бергенин Сарт аке сезип коет.

Саламдашып бир аз даам таткан сон Ормон хан:

- Жол болсун, Сарт баатырым – деп калат. Анда Сарт аке:
- Айтканың келсис, азиз Ормон. Анда Ормон:
- Чолом тийбей, иш көп болуп, кол бошбой, бир апта кабар ала албадым. Не иш менен келдин эле? – деп Ормон дагы суроо салат. Ошондо он колун тизесине таяп, Сарт аке:

– Ат баспаган алакандай Койкапта олчолүү суур бар деп, аркада капыр жутунат дейт. Анын сыңарындаи, көл башында алакандай жерде чактуу-чамалуу бугу эли бар – деп сөз баштап аягына чыга электе Ормон эки санын эки колу менен мыжыга- мыжыга кармап, жигиттерине тарт эшикти деп, кош айтышпай ачууланып кетет.

Ормон үйүнө келгенде, улуу байбичеси: «Ханым, барганындан келгенин тез болуп калды, эмне кем-карч болду?» – деп

сурайт. Анда Ормон Сарт акенин аягына чыкпай калган сөзүн кайталап берет. Улув байбиче дагы сөзүн улап: «Олда ханым ай-ээ! Бекер кылыптырсыз. Баатырдыгына салып чапчандык кылыптырсыз. Сарт аке акыйкатты тартынбай түз сүйлөгөн адам эмеспи, шашпай аягына чейин уксанызы болмок» – деп өкүнүчтү билдирет. Ормон болсо дагы эле ачуусу тарабай, мени капырга салыштырат. Мындан бир өч алайын деген ойдо Сарт акенин үстүнө дагы бир апта кирбей коет. Жетинчи күн болот дегенде, семиз тай сойдуруп, учасын бир табакка, аттуу-баштуу устукандары менен ич этин бир табакка көтөртүп, өзү ишенген жигитине эт кесип жей турган бычактарын берип:

– Сен Сарттан көз айыrbай жакшы карап отур. Анын өткөндө айтканы менин жумурумдун учунда турат. Мен бул сый тамакты бир сыр менен жөнөтүп жатам. Эгерде Сарт бычакты колуна алыш, кыя кесип жесе да өлтүрөм аны, жок, бычаксыз, эзиле бышкан учадан үзүп жесе да өлтүрөм. Сен анын бардык жосунун, кыймыл-аракетин жакшылап байкап, мага төкпөй-чачпай айтып келесин – деп буйрук берет.

Болгон дасмиясын көтөрүп хандын жигиттери келет. Ошондо Сарт аке он колдун үч манжасынын учун гана чала-була жууп, колун дасторконго сүртүп, бычакты колго албай табакта жаткан учаны он колдун чыпалагы менен бармак аркылуу бир гана тал этти сууруп алыш ооз тиет да: *Тарт, сарыбагыш этиңди!* – деп чыпчыргасын коротпой кайра көтөртүп жиберет.

Илгери эл башчыларынын, манаптардын сөзү эки болчу эмес экен. Сарт аке катуу буйрук бергенден кийин, жигиттер үн катпастан, сөздү эки кылбай, табактарын кайра көтөрүп кетет. Ошондо акенин жанындағы жигити картадан бир кесип жегени үлгүрүп калыптыр. Өрүктөй болгон тайдын эти таңдайына меиз татый түшсө керек, өкүнүп:

– Кап, аке, бир аз кое туруп жөнөсөнүз болмок. Сүт эмип турган тай экен. Картасы тим эле эзиле бышып турган «балерүүк» тура. Тое жебей өкүттө калбадымбы дейт. Анда Сарт аке:

– Эй, бечара, ал эт чоң сыр менен келген. Эгерде экөөбүз аны тоё жебей эле бөрү тоют болгонубузда да, башыбыз алынмак. Ал этти Ормон бизди сынамакка, биздин өлүмүбүзгө жиберген – деп түшүндүрүп берет.

Ормондун жигиттери тез эле кайтып келген соң, баягы тын, ишенимдүсү Сарт акенин жасаганын төкпөй-чачпай айтып берет. Ошондо Ормон чечилип, Сарт акенин чын эле олужа экенине ырлазы болот. Эртеси дагы бир тай сойдуруп, женилгенин мойнунаа алыш, тайдын этин чыпчыргасын коротпой көтөртүп, өзү чогуу келет. Жылуу саламдашып, аркы-беркиден жайбаракат

кеп салышып олтуруп, тамак жеп бүткөндөн кийин Ормон хан Сарт акенин бағы кебинин аяғына чыгып коюусун сурайт. Сарт аке Ормондун көнүлүнүн жай экенин, ич кегинин таркағанын байқап:

— Урматтуу хан, Көйкап – адам отө сейрек из таштаган, тоо арасындағы алакандай жер. Жер ээн болсо, илбәэсин көп. Суур چәенге киргенче, ал жерде жырткычтарга той түшөт. Сиз бир апта бизди кабарсыз таштаганыңызга бир аз кападар болуп туруп, чекирәэк айтып койдум эле. Ал үчүн адилеттүү хандан кечирим сурайл (бул сөздү Ормонду дагы жибитүү үчүн, келгендеги максатына жетүү үчүн айткан). Хандын улуу дарражалуулугу, ишинин Кудайга жаккандыгы мына ушул кеңпейилдигинде, кечиримдүүлүгүндө, адилеттүүлүгүндө.

Бугу менен Сарыбагыш – экөө бир тууган, Кылжыр атасын түкүмү. Эки бир тууган сары майдай таттуу болгону жакши эмеспи. Бінтымак-ырашкер Алла Тааланын пендееине берген ыйык белеги турбайбы. Бінтымакты хан баштайт, эл арасындағы жикти хан бириктирет. Ханым Алла Таала чындыкты сүйөт. Кептин чынын айтканда, көл башындағы ала-кандаидай жерге баткан бугуга көрсөтпөгөнүңүз калган жок. Ууру кылып жүргөн Чагалдактын куну үчүн бугуга эмнени гана көрсөтпөдүңүз. Ар бир иштен кыйкым издел, жазалап жүрүп не мураска жеттициз? Хандыгыңыз өз ордунда, Кудай берген бак-доөлөттүңүз өз жайында. Эмне кааласаңыз, бардыгы колунузда. Дагы эмне жетпейт? Капырдын гана написи толбойт. Бир тууган бугу элицизге ыраазы болунуз. Сизден кандай буйрук болсо, ошонун баарын жаза кетирбей аткарып турат. Бійман-дуу бир тууганыңыздын жүрөгүнө көп эле так салбаңыз. Артын ойлоңуз, ханым.

Эми, ханым, жаңыдан бой көтөрүп келаткан бир баланы бейкүннөө туткундалап отурсаңыз. Ал деле сиздин жатыңыз эмес. Балбай экөөңүз таяке-жәэн эмессиздерби. Сиз Балбайдын пира болосуз, ал сиздин эркөңіл болот. Кыргыз болгон жерине тыштан от күйгөн дүшмандык болсо, аны Балбай экөөңцөр көтөрөсүңөр. Ал сиздин артыңыздан эл жүгүн аркалаган адам болот. Баланы эл-журту күтүп жатат, эркіндік бериңиз. Биз ушул максат менен алдыңызға келип олтурабыз. Бардык карапайым эл – эки улуунун кулу – биринчиси Кудайдын кулу, экинчи – хандын кулу – дегенде, Ормон Сарт акеге абдан ыраазы болуптур.

— Сарт баатыр, болду-болду, сөз эки болбойт, Балбай бошотулат. Эки аптадан бери бизде мейман болуп жатасыздар. Эми дагы бир апта күтүп бериниздер – дейт. Иш онунан чыккан сон,

пир апта күтүү деген кеп бекен деп, Сарт аке ыраазылыгын билдирет.

Көрсө, Ормондун бир апта күтүп бергиле дегенинде кеп бар жен. Ал жаш кезинен Балбайдын жүрөгүн калтырам деп, зынданга салып, кулагын чунайта кесип, жайдын құнұ күм ши-ретилген оор кийиз өтүк кийгизип, суусундугуна деп көгөндүн кириң чылап берип, алын кетирем деп, құн тиібес сызга бактырып жүргөн экен.

Ошол тапта баатыр баланын қызылы өчүп арыктап турган кези экен. Бир апта ичинде Сарт акелерге билгизбей, баланы жұап-тазалап, айдарым жел соккон жерге алыш чыгып, құчтүү тамак-аш берип, өнүнө қызыл чуркатып жаткан тұра.

Убадалашкан мөөнөт құнұ Ормон хан улуу байбичесинин өргөсүнө казан астырып, меймандарды алдырат. Тамак-аш же-лип бүткөн сон, Балбайды чакыртат. Балбай баатыр эшиги түрүлүү турган өргөөнүн босогосун аттап кирип, олтурғандарга салам айтып, ирегеге сынар тизелеп отура калат. Сарт аке балага көз чаптырса, анча деле жұдөнкү әмес. Жоо-жарагын берип, татынакай кийинтип койгон.

Ормондун улуу байбичеси суусундуқ деп чон сыр аякка қымыз қуюп Балбайга сунса, бала әч кимге назар салбай, тынбастан тартып жиберип, аякты тегеретип таштап коет. Бардык сөз да, сый да сонуна чыгат, бата тиленет. Босогодо отурған Балбай үн-сөзгө келбей, эшикке биринчи чыгып баратып, жер босогону кемирие басып өтүп, түз әле құн мурун камдап койгон жасалгалуу атын өзү чечип минип, артын карабай бастырып кетет. Ормондуди улуу байбичеси Сарт акелердин карааны үзүлгөнчө көзүн албай карап турса, Балбай баатыр артын кылчайып карабай кетет. Бир оокумда байбиче үйгө кирип:

— Ханым, Балбайдын жүрөгүнүн үшүн алам деп чеки иш қылып жүрүпсүз. Сиз сөзгө алагды болуп олтуруп байкоо салбадыныз. Балбайдын ичинде кек кетти: суусундуқту ачуусу менен тынбай ичип, аякты тегеретип таштады, чыгып баратып бийик такалуу өтүгүнүн такасы менен жер босогону жемирие басып кетти, ат байлаган мамыга чейин атайы такасын ура басып, жерди оюп кетти, әч кимге карабай аттанып, кош деп үн катпай, карааны үзүлгөнчө артына кылчайбай кетти. Эмнеei болсо да чон кек менен кетти. Ханым, айтты-кйоду дебениз, акыры ажалыныз Балбайдан болот көрүнот — дейт.

Ошентип, кымбаттуу окурман, Балбай баатыр ата элине келген экен. Мен бул санжырада баатырдын келишинин бир гана вариантын сиздерге сунуш кылдым.

## ЭМИ САРТ АКЕНИН КӨЛ БУГУСУН САКТАП ҚАЛГАНДАГЫ БИР АҚЫЛМАНДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ ҚЫСКАЧА КАБАР БЕРЕЛИ

Ормон хан бугу уруусунун баатыры Балбай колдуу болуп өлгөндөн кийин (бул өзүнчө кыйла санжыра), сарыбагыш уруусу хандын кунун алабыз дешип, бугуга бир нече жолу бүлгүн салган. Бирок, Балбай, Өмүр баатырлар баштаган бугу уруусун багындыра албаган сон, сарыбагыштар казактын Тезек төрөсүнө алтын-күмүш, үйүр-үйүр жылкы, белек-бечек алып барышып, андан кол сурашмак болгондугу тууралу кабар бугу элине угулат. Бул кабарды уккан сон, эми туруштук бере албайт экенбиз деп, бугу эли Текес тараапка көчмөк болушат. Чынында, әлдин айласы кетип калат. Ошондо Сарт аке элге кайрылып, сабыр кылгыла, мен билгенден Тезек төрө аял жандуу адам эле, эл арасынан чыгаан сулуу кыз же бир жубан тапкыла дейт. Кыз бергенди ыраа көрүшпөй, алдаяр уругунан (азыркы Өрүктүү айылынан) эрден чыккан, абдан сулуу бир жубанды таап келишет.

Төрөгө ылайыктуу аялзаты табылган сон, сөзгө устат, акыл менен шартка жараша айла тапкан жигит керек болот. Эл жыйылып ойлонуп олтурушуп, ар кимди сунуш кылышат. Сарт аке анын бирин да жактырбай, буга бир гана Тилекмат жарайт, аны күндөп-түндөп болсо да Текестен алдырышыбыз керек дейт (Тилекматтын Текескө кетип калышы өзүнчө санжыра). Анда көл бугусунун мыктылары: Тилекмат Зарыпбектен катуу таарынычка тушугуп, жакындары, бала-чакасы менен көчүп кетпеди беле, ал келбейт го, бекер эле убара болуп, убакытты текке кетиребиз го – дешет. Анда Сарт аке:

– Тилешим экообуз (Тилекматты Сарт аке атынан айтпай, ал кичүү болгондуктан, дайым Тилешим деп айтчу экен) тү деген түкүргүгүздү жерге түшүрүшчү эмес элек, улуу-кичүгүзгө кара-бай эгиздей ынак элек. Менин ага дагы бир ишеничим бар. Тилекмат – эл учүн, эл кереги учүн жараплан адам. Эл башына оор иш түшүп жатканын укса, ал чыдан тура албайт – дегенинде, айтса-айтпаса төгүнбү дешип, мыктылар макул болушат.

Ошентип, эл башына оор иш түшкөнүн, Тезек төрөгө барууга Тилекмат гана жарай тургандыгы жөнүндө Сарт аке айтыйп, атайы аны Сарт аке чакыртканын чабарман билдиргенде, Тилекмат ата: Сарт аке жибердиби – деп үч жолу суралтыр. Чабарман да

үч жолу дааналап, бир эле жооп айтыптыр. Ошондо Тилекмат ата: «Мен кеттим. Эми бул жакка кайта келбейбиз, силер көл бетине көчүп келе бергиле» – деп, чабарман экөө жөнөп кетет.

Күндөп-түндөп жол жүрүп, Тилекмат Сарт акеге келет. Болгон-койгонду түшүндүрүп, Сарт аке: «*Тилемшим, мен абыл татым. Жакында күңгөйлүк алдаярдан бир чыгаан сулуу таап, аны татынакай кийинтип, беш кокулдөп чачын өрдүртүп, жууптарап койдук.* Ал күлгүндөй жапжаш эле бойdon экен. Атын Төрөкан (Төрөтай деп да коюшат) дедиртип, эстен чыккыс жат кылып салдык. Эми сен Тезек төрөгө бар, кандай да болсо да кезигип: «*Биз Текеске биротоло кетип жатабыз. Биздин элде сизге атайы арнаган белек бар эле. Ал ченде жок сулуу, төрөлгөндө төрөгө ылайыктуу жан экен деп, атын Төрөкан койгонбуз.* Ошол кыз быйыл бойго жетти. Тынчылык болсо, жайда өзүбүз эле алып келип бермекпиз. Эми миңтип шашылыш кетип жатабыз. Сизге арнаган кол тийгис белекти алып каласызыбы, же Текеске алып кете береликпи» – де. Тезек төрө аял жандуу неме эле, бир жооп айтат, андан аркысын өзүң бил» – дейт.

– *Жаңыңа канча жолдош аласың, Тилемшим?* – десе,

– Көргөнүн көргөндөй, укканын уккандай төкпөй-чачпай айтып келгенге жараган бир тана жигит кошуп бергиле – дептир.

Ошентип, сөз төркүнүн, жол багытын билип алган сон, дайыл жол арытып, Тилекмат ата Тезек төрөнүн айылына келет. Дал ошол мезгилде бир аз мурдараак сарыбагыштардан бир топ аттуу-баштуулары белек-бечкеги, толгон-токой тартуусу менен төрөнүн үйүнө келип түшүшкөн экен.

Төрө аларды коноктоң, өткөн-кеткен, боло турган кептерди сүйлөшүп, 2-3 күн бошобой калат. Аңсыз деле төрөнүн жайы катуу кайтарууда болуп, шам-шаркыт кишилерди жолотушчу эмес экен.

Төрө маалы менен даарат ушатканы чыкканда, бир жигити чайнегин, чылапчынын, дагы бири суу жооолугун көтөрүп артынан чыгарын Тилекмат байкап калат. Эч ылаажы болбогон сон, дал ошондой учурдун удулун күтүп, кол-аягын жууп, үйүнө бет алганды, Тилекмат ата салам айтып төрөнүн алдынан чыгат да баягы Сарт аке үйрөткөндү толук айтат.

Эскертуу: Тилекматтын төрөгө кезиккенин эки түрдүү айтып жүрүштөт: бириnde томоголуу күш салып, анын өнөрүн төөчүгө көрсөтүп, ошол төөчү аркылуу жолуктурушат. Бул варианты чындыкка жакын эмес, легенда сыйктуу айтылат.

Тилекмат атанаң айткандарын укканда төрө ойлонуп: «Ушул чынбы» – дейт.

– Чын, төрөм, чын болбосо ушунча жол арытып шашылыш келбейт элек го -дегенде, төрө ачык жооп айтпай, барайын-байын, болуптур деп, үйүнө кире берерде чон өргөөнүн эшигин эки жигити эки жагынан көтөрүп, эшик ачышат. Тилекмат ата болсо төрөнүн артынан калбай, этегин кармай басып, төрө менен чогуу эле төргө отүп, анын жанына отуруп калат.

Көрсө, салт боюнча төрө өз үйүндө да кенен-кесири төрдө э肯. Капырай, бул ким болду э肯, төрөнүн өтө сыйлуу адамы го, болбосо анын жанына эч ким отурчу эмес эле дешип, үйдө жыкжыйма отурган сарыбагыштар таң калышат. Ар кимиси бири-биринен сурашып, Тилекматтын ким экендигин биле албай коюшат. Чынында эле, ал кезде Тилекмат ата элге тааныла элек кези э肯.

Эки-үч күндөн бери мейман болушуп, төрө менен эркин таанышып калган сарыбагыштар көлдүк бугуларды болушунча жамандап, кан ичкичтер, ууру-бөрүлөр, жортуулчулар, хандын каным ичкендөр, алардан Ормон хандын кунун алып, элин тыппылышып чаап салбаса болбайт дешип дуулдап калышат.

Ошондо Тилекмат чөгөлөп отура калып:

– Урматтуу төрөм, хандын күнүн алууга болову? – деп сурал калат.

Төрө бир аз ойлонуп, үн ката электе эле дагы озунуп:

– Эгер хандын кунун ала турган болсо, сиздин аталарыныз Кененсары, Норузбай хандардын кунун төлөшсүн сарыбагыштар. Илгери Мукандын сазына камап туруп, Ормон хан Кененсары менен Норузбайды өз колу менен өлтүргөн. Эми бул уятсыздар аны унутуп коюшуп, сизден кол сурал, Ормондун кунун алышканы жатканын кара! Буларда абийир жок! – дегенде эле төрөнүн кирпиги тескери айланып, ачуусу келип:

– Тарт эшикти! Ал белек-бечкегинди! – деп сарыбагыштарды үйүнөн кууп чыгат.

Сарыбагыштар кеткен соң, Тилекмат ата төрө менен кенен-кесири сүйлөшүп, көлгө качан келерин, Төрөканды качан аларын тактап (төрө эки аптадан кийин бармак болот), көл бетине жеткиче казактардын узатып коюшун суранып, элине жүрүп кеткен э肯. Ошондон баштап Тилекматтын атагы калайык калкка тараган. Эл айттымында Тилекмат ата кызыл тилдүүнүн чечени болгон. Ошондон улам аны «сөз атасы» деп даңазалап аташкан.

Болгон-койгонду төкпөй-чачпай бектерге, манаптарга, бийлерге, кадырман аксакалдарга айткан соң, алар чогуу-чаран ке-

нешип, бугунун мыктыларынын баарынын жакшы өргөөлөрүн Жыргаландын жайлуу жерине шаар кылып, кырка тигишип, Төрөканды жасап-түзөп, кулпунтуп кийгизип коюшат.

Болжгон күнү төрө жигиттери менен келип, күйөө каадасын жасайт. Өргөөдө Төрөкан менен болгондун эртеси мейман болуп олтуруп, Сарт акенин кулагина: Төрөкан кыз беле, же катын беле? – деп шыбырайт. Анда Сарт аке: *Төрөм, кызыл кулак болсо кыздыр, ак кулак болсо катындыр, аны койнуна түнөгөн сиз билбесеңиз, мен кайдан билем* – дегенде төрө үн катпай калган экен.

Илгери аялдар чачын көрсөтпөй, жоолукту ээгине байлас жүрүшчү тура. Ошондон улам кулагы күн көрбөй, көлөкөдө ескөн чөптөй болуп аккуба тартып турчу экен. Ал эми кыздар тебетей кийишкен. Кулактары күнгө күйүп, кыпкызыл болчу экен. Күйөөчүлүк шартынын күнү бүткөндө, төрө Төрөканды алыш кетет. Элдин айтымында, кийин Төрөкан Тезек төрөнүн кадырман байбичеси болуптур.

Ошентип, Сарт акенин ақылы, Тилекмат акенин айлакерлиги жана чукугандай сөз тапкан чечендиги менен бугу уруусу биротоло касиеттүү Ысык-Көлдү мекендер калыптыр.

## САРТ АКЕ ЖӨНҮНДӨ САНЖЫРАЛАР

Сарт акенин нускалуу сөздөрү, ақылмандыгы, калыстыгы, чечендиги жөнүндө эл арасында азыркыга чейин көптөгөн санжыралар айтылып жүрөт. Эми анын айрымдары менен тааныштыра кетели.

1. Илгери бугу элинин Арыктан жана Белектен тараган тукумдары ич ара араздашып, бири-биринин кылганын жактырбай, өз ара кырданып жүрүшөт. Ошондо, Арык тукуму:

— Кой, минтип жүре берүү болбостур. Жакшылап кол курайлы дагы, Белек тукумунун эси-көөнүнөн калгыс бүлгүн салалы – дешип камынып калышат. Бул кабар тез эле белектерге жетет. Каршылашуунун арты жакшылыкка алдып барбайт, кандай болсо да чыр-чатактын алдын алалы, эл бөөдө жапа чекпесин. Мындан чон окуялардын да жолун тапчу эле, төөлөс Сарт акеге ақыл салып көрөлү дешип, ага болгон-койгонду билдирип, киши жиберишет. Сарт аке бир аптанын аралыгында барып каларын айтат.

Белекке баардан мурун Тилекматты, Солтонкулу байды чакыртып, аларга деле сырдын түйүнүн айтпай, белектин 105 жашка чыккан карыя менен учурашып келели, ал киши карылыкка алдырып, анын үстүнө азыркы тапта төшөк тартып калыптыр. Анын ал-ахыбалын сурап коелу, мурда колунан даам татып жүргөн кадырман адам эле, тириүчүлүк парзыбыздан кутулуп келели деген жүйө менен жөнөп калышат.

Арык тукуму Белектен Сарт акеге кабарчы барганын эшитип калышкан экен. Тилекматты таба албай, Солтонкулу байга кезигип: Биз бир тополон салмайынча Белек тукуму менен элдешпейбиз. Алардын кыр көрсөткөнү сөөктөн өтүп кетти. Сарт аке барган жерде иш онунан бүтпөй калчу эмес эле. Эгерде эки урукту элдештирүү жөнүндө сөз болуп калса, сiler, Токсоба экөөнөр, макул болбогула. Жок, андай болбайт экен, элдешүүгө макулдук берсенер, сilerди жазалайбыз, эл-журттан чёттетебиз. Кыскасы, бүт жоопкерчилики сilerге жүктөйбүз – дешет.

Түш ооп калган ченде Сарт акелер төшөктөгү карыянын үйүнө жакындаш калганда, 17ге келип калган кенжеси төрдо жаткан атасына жоон топ адам келатканын, анын арасында Сарт аке, Тилекмат аке, Солтонкулу бар экенин кабарлайт. Анда, карыя:

– Сарт аке келатса, акыл атасы келатыптыр, Солтонкулу келатса, мал атасы келатыптыр. Чакыртып келтире албаган адамдар турбайбы. Элге кабар бердир. Аттарын алыш конок камын коргүлө – дейт.

Меймандар үйгө киришип, мал-жанды, карыянын ахыбалын сурашкыча, айыл-ападагылар чогулушат. Кокту этегинде жайылып жаткан бир короо ириктен тандап, бир нечесин союшат. Эт бышип алдыга келгенде, бейтап болуп жаткан карыя кенже сине капаланып:

– Мен сени адам болот го деп үмүттөнүп эл аралатып жүрдүм эле. Сенден онгулуктуу жакшы адам чыкпай калган турайбы. Ушул адамдарга да майда жандык сойчу беле? Кайрадан казан ассыла, тай сойгула – дейт. Анда Сарт аке:

– *Жок, байым, бизде убакыт жок, шашылыштыз. Азыр кайра тартабыз, ыраазыбыз, бизге ушул эле жетет – десе, карыя көшөрүп болбой коет.* Меймандар карыянын шагын сыңдыrbай, дагы мейман болушуп, ал күнү конуп калышат.

Баргандан кеткенге чейин Сарт аке эки урук элдин чыр-чатағы, аларды әлдештируүнүн жолу жөнүндө бир ооз да сөз катпайт. Кетерде гана:

– *Байым, эми биз кайталы. Иш көп, чоло тийбейт. Мындан ары көрүшөбүзбү, көрүшпой калабызы, ал Күдайдын колунда. Азыр Арык, Белек түкүмунда сизден ашкан карыя жок, эки урукка бата берип коюңуз – дейт.*

Анда карыя алакан жайып: Уучунар узарсын! Жараткан ынтымак берсин! Бир туугандар ортосунда муздак жел жүрбөй, колунарга кол болуп, деминерге дем улап жүргүлө! Омийин – деп бата тилегенде, бардыгы батага кошулуп, алакан жаят.

Ошентип, карыя алдына барган максат аткарылып, эки урук эл чыр-чатағын токтотушкан экен.

Илгери эл батаны жандыrbай, аны пир тутушкан. Акелер кайтып келе жатышып, Түп дарыясынын боюна токтоп, ат чалдырып калышат. Ошондо Токсоба менен Солтонкулу кабатырланышып: «Эми эмне дейбиз, олда, Сарт аке, ай! Эгер сиз эки урукту әлдештируү жөнүндө ачык сөз козгогонунузда, кеп башка эле. Биз көнмөк эмеспиз. Айла жок, батага көнбөй коуюга болбайт эмеспиз – дешет.

Көрсө, чыр-чатақты чечүнүн, элди әлдештируүнүн жолу көп тура: чон-чон тартуу, белек-бечек аркылуу, ишенимди уюткан жылуу сөз аркылуу, терен акыл аркылуу, бата аркылуу, кыз алышуу аркылуу.

2. Илгери көл бугусунда Томо деген чыгаан бай болгон. Эрте жаздан ал малын қыштоодон көчүрүп, бөксө жайлоого чыгып калат. Мал жаны конушка барапы менен көз ачыrbай бир нече күнү-түнү кара нөшөр төгүп, отун суу болуп, тамак-аш бышырып иче албай жутап калышат. Отун жок, айла кеткенде Томо қыштоодо калган мамыларды алып келгиле деп жигиттерин жөнөтөт. Алар келишсе баягы мамылар жок. Көрсө, жутта мамыларды төөлөс Мурат деген кембагал жатакчы жагып алыштыр.

Жатакчынын суроо-сопкуту жок мамыларды жагып алганина Томонун ачуусу келип: «Балтырдагы бит башка чыгат» деген ушулбу? Мен аны чон жазага тарттырайын – деп, алдына-ла Мураталы бий менен кенешип коюп, жазалоо ишин баштамак болот. Доо карапчу күндү белгилешет. Айласы түгөнгөн Мурат жатакчы туугансып Сарт акеге келип, болгон-койгонду айтып жардам сурайт.

Доо карапчу күнү Сарт аке эл чогулган жыйынга келип, шек алдыrbай иштин жайын билмекчи болот. Муратаалы бий доо ишин карамакчы болгондо, Сарт аке Мураттын жанына келип, камчы үйрүп жемелеп:

*Атакөрү жаман! Сен эч нерседен кабарсыз кайда жүргөн немесиң? Эмдигиче тоо-токаз Томонуку экенин, ой-түзөң Боромбайдыкы экенин билбейсиңби?* – деп жемелей баштаганда, Томо сөзгө сынып:

– Койдум-койдум, Сарт баатыр. Бул доо сизге жакпай калды – деп, доосун жандырганда, Муратаалы бий да кепке сынып: Эч нерсеге татыбаган немеге доо койдурасын. Бар, Мурат, балам, сен бошсун – деп кембагалды жолго салыптыр.

Ошондон кийин эл арасында: «Тоо Томонуку, ой Боромбайдыкы», «Карәзгөй кишиде калыстык жок» деген ылакап калыптыр.

3. Тилекматтын Тилекмат болуп бүт бугу элинин ишеничтүү адамы болгондон тартып, эл жүгүн аркалап, көбүнчө үйүнө байыр албай калат. Ошондон улам Тилекматтын үчүнчү аялы Кенжеке байынан күмөн санап, бул эмне кылганы, үйүм, бала-чакам дебесе, мал-жанга карабаса, мени салбар кылып таштаганы жүрөбү? – деп бир кыжаалат болсо, өзүнөн улуу эжелери (Тилекматтын байбичелери) ого бетер көкүтүп, «биз го биз, сага эмне кошкөнүл болот? Сенин ондон бир гүлүн ачыла элек жансын. Сен адам чангыдай катын эмессин» дешип, кулагынын кужурун алышат. Өзүнүн күмөн оюна жана көкүткөн сөздөргө

жендирип, Кенжеke бу көрөкчө кетейин деген бүтүмгө келет. Тилекмат үйгө келген сайын жаагын жанып, долуланып, байынын айткан кебине көнбей калат.

«Болбостур! Муну эстүү аял деп жүрсөм, тескерисинче чыкты. Кадырга жетер түрү жок. Эмитен каражаак чыкса түбөлүгү түз болбайт. Андан көрө эртерээк кутурайын» деп, байталга ынырчак токуп, үч жолу талак айтып кетиргени жатканда Сарт аке жумуштап келип калып, чырдын үстүнөн чыгат. Тилекмат салам айтат. Кенжеke болсо жүгүнүп, ыйлап кирет. Болгон окуяга түшүнгөн Сарт аке:

– Ээ, Тилеш, бул эмне кылганың? Өзүңдү-озүң билип, шаар бузулуп жатканда ага-тууганга көнешпей! «Ачуу – шайтан, акыл – дос», «Он колундун ачуусу келсе, сол колун менен токтот» деген сөздү эстен чыгардыңбы? Сен башка тоюп кеттиңби? – деп жемелеп кирет. Анда Тилекмат аке:

– Ээ, абаке, бугу элине эмес, казакка, сартка (ал кезде өзбекти сарт дешчү), сарыбагышка кадырым болсо, анан ушул өз катыныма баркым жокпу? – дегенде, Сарт аке:

– Ырас, Тилешим! Сен онго, солго бүт таанылдың. Ал башка кеп. Сен катындын күчү тилинде экенин билбейсиңби? Катын тили менен эр башкарат, өзүңө окшогон даанышман адам акылы менен эл башкарат. Ушунча элге баш-көз болуп түрүп, ушул Кенжеke келинимдин ички дартын түя элексиңби? Үй-булөгө назар сал, мәримиңди ток. Үй-булөнүн түйшүгү да оңойго турбайт. Өңүндү коргөн түүгүн, этиңди коргөн катынга барк отпойт. Талак айтып оозуңдан чыгып калган өндөнөт. Кой, антпе. Молдону, айыл-ападагыларды чакыр. Кайрадан нике кыйышсын. Тилешим, катынга очошуп бир жаңылысың... Кенжеke, балам, отурган кыз ордун табат. Эрди-катын эгиз эмес пи. Тилешим сени менен эгиз. Ал эл түйшүгүн тартып жүрүп үйгө келгенде, ката кылбай жүр. «Эр кызғанган катындан түңүл, эл бузган ушакчыдан түңүл» деген макал бар. Сени да азгыргандар бар корүнөт. Сен балам, Тилешимден баар табасың, учун узарал. Акыры этегиңден жалгап, бир башың он болсун. Балам, сенден эл башкарған уул төрөлөт – дептир. Сарт аке айткандай, Кенжеke байбиче сегиз уул төрөгөн. Алардын ичинен Чыныбай мыкты чыгып, эл башкарған. Башкалары да тың чыккан.

4. Боромбай болуш жүрөгү ооруп, мүрт коз жумгандан бир аз өткөндөн кийин анын уулу Өмүрзак Сарт акемдин айтканы айткандай, дегени дегендей келчү эле. Жарыктык эми карытыкка моюн сунуп, элди көп аралабай баратат. Атам Боромбай

экөө жаштайынан сырдаш эле. Акем көптү көргөн, көптү билген, не бир доо, чыр-чатактардын ажатын ачып, так калыстык менен иш бүтүргөн, ак көнүл, ак ниет, бар-жокко бирдей караған, абдан боорукер, ырайымдуу адам эле. Атам өлгөндөн кийин анын болуштук ордун ээлеген Зарыпбек да ала койду бөлө кыркып, бир чети ичи тардык, бир чети көралbastык кылыш Сарт акени да, Тилекмат акени да жер ооп келген өгөй адам катары санап, Тилекматты кур жалаа менен абакка салдырды. Сарт акени карыды, эми андан агылып акыл чыкмак беле деп, көз көрүнөө четтете баштады. Зарыпбектин түбү акыры он болбой турган жагына бет алды. Мурдагы мыктылардын эч кимиси менен алака күтпөй калды. Ак жерден Тилекмат түшкөн торго ёзу түшөр.

Сарт аке көп эле адамдарга батасын берип жүрөт. Анын өзгөчө баталары боло турган. Атам менен тен урматтап көп эле сый көрсөттүм. Бата сурасам, мага да чечилип батасын берер. Жакшы бата берсе, аттап-тондоң узатайын деп, Сарт акени үйүнө чакырат. Мейманчылык сонунда Өмүрзак оюнdagы тилегин айтып, акенин бата берүүсүн өтүнөт. Ошондо Сарт аке чөгөлөй калып, кыбыланы карап, алаканын кенен жайып:

— *Өлүп, көбөйгөн мал берсин, ооруп, айыккан баш берсин, оомийин* — деп эки ооз гана бата берген экен.

Сарт акем мага чын дилден бата бербеди. Акем жеке эле Зарыпбекке таарынбастан, баарыбызга таарыныптыр го — деп ойлоп, Өмүрзак кош айтышып, Сарт акени жөн салды узатып жиберет.

Дал ошол маалда Мойт аке эки-үч киши аттанып кеткенин көрүп калат. Бирок, алардын ким экенин картайган киши тааный албайт. Мойт аке аттан түшүп, аманчылык сурашкан соң, үйдөн аттанып кеткендер ким экенин сурап калат. Өмүрзак Сарт акени коноктогонун, берген батасын, ал батага ыраазы болбогонун айтат. Мойт аке Сарт акенин кандай бата бергенин сурап калат. Өмүрзак болсо анын берген батасын төкпөй-чачпай кайталаپ берет. Мойт аке Өмүрзактан кандай шарт менен узатканын сурайт. Өмүрзак жөн жай эле узатканын айтат. Анда Мойт аке:

— Олда балам ай ээ, бекер кылган турбайсынбы. Мен Сарт баатыр менен түбүбүздөн бирге жүрөбүз. Анын сырын жакшы билем. Мындай батасын ал чечилген кишисине гана берет. Сага аялуу батасын, чын пейилден чыккан батасын берген тура. Бул — анын жумурундагы батасы. Көп алыстай электир, артынан киши жиберип, кайра чакырт — дейт.

Жиберген кишиси жете барып: Ата, Өмүрзактыкына эми эле Мойт аке келди. Ал экөө сизди кайрылып келсин деп жатышат – дейт.

– *Ии, балам, айтып кой – бата деген бир гана болот. Бата сатылбайт. Эмки жаз келгенде көрөт, ошондо түшүнөт – деп Сарт аке бастырып кетет. Жигити кайра келип, Сарт акенин жообун айтат.*

Айткандай, ошол жылы кыш оор болуп, элди жугуштуу кара тумоо капитайт. Өмүрзак өзү баш болуп, бүт үй-бүлөсү ооруйт, бирок эч кими өлүмгө учурабаптыр. Ошол жылы кыш мойну узун болуп, малы коп чыгымга учурайт. Аман калган малы көп тол берип, чыгымдын орду толгон экен.

Жаз өтүп, эл жайлоого көчүп барганды, бугунун мыктыларын Сарт акеге кошуп чакырып, акенин алдына түшүп, кечирим сурап, эл алдында аттап-тондор узаткан экен.

5. Сарт аке токсонго таянып калган кезинде айтылуу Сары-Өзөн Чүйдөн Мүсүр деген бир жаш манап жигит акенин данкын угуп, батасы жакшы, сая кетпейт деп угуп, эмнеси болсо да элжер көргүчө аке менен жүз көрүшүп, бетме-бет акыл сөздөрүн угуп, алдынан өтүп, батасын алып келейин деп келип калат. Ал Сарт акенин үйүндө беймаал мейман болуп отурганда:

– Аке, Ысык-Көлдүн айланасы, аны курчап турган күнгөйгескей тоолордун өрдөшү кенен, малга абдан жайлуу келет деп укчу элек. Айткандай эле жер-суу кенен экен, көз жоосун алган кооз экен. Көлдө байлар көп деп укчу элек, чыгаан байлардан канчасы бар? – деп сурап калат. Анда Сарт аке:

– *Балам, мен билгенден 3-4 эле бай бар: мына бизге танап-гаш жерде Тилекмат деген бар, анын жети катынынан 18 баласы бар, биринчи бай ошол, Арыктан Сарыкенин 13, коңурат Карабектин 12, желдең Карганын 11 баласы бар. Бай деп ошолорду айтабыз. Балам, чын-чынына келгенде, башы оскөн адамдан ашкан бай болбойт. Ал эми өруш толо мал түбөлүк байлык эмес, кампа толо жыйып койгон дүнүйө байлык эмес. Мал болсо бир кыштык, кыш каарына алып, же кара жут болсо, же ат баса албас калың кар түшүп, мал тээн жей албай калса, малдан кол жууп калат. Кампа толо дүнүйө да түбөлүктүү эмес, буюрса – ээсиники, буюрбаса, же орт менен, же суу менен, же ууру колдуу болуп жоголот.*

Балам, байлык жонундө дагы бир айттайын дегеним бар, ашык корбосон эсице түйүп кой. Адам ар кандай эмеспи. Негизи эле адам пейилинен табат. Короо-короо кой, үйүр-үйүр жылкы, үй

толо дүрдүнүйө болсо, бирок пейил тар болсо, дүйнөдө мындаи жарды адам болбөйт. Малдын түгү жок, үрүп чыгар ити, мыёл ологон мышыгы жок, сызга отурган жарды болсо, ошого кара-бастан жаратылышинаң пейили кенен болсо, акыйкатта мындаи адам – бай адам. Балам, малжан күтсөң, кенен пейилди кошо күт. Кәэ бир адам болот – түк күткөн сайын дагы көбөйтөм деп алексенген. Анын сар-санаасы көбөйтүүдо болуп, пейили тарып, сараң болуп калат. Сараң адамда ынак дос, жан-бирге тууган, эзилишип эришкен соок болбөйт, жалгыздап калат. Мындан ашкан жардылык болобу – дейт.

Нускалуу сөздөрдү угуп, көнүлү ырахатка баткан манап 2-3 күн өрүү болуп, кетерине бир күн калганда, жигиттерине жетелете келген байтал бээни сойдуруп, атайы камдап келген эртоказумдуу келишкен жоргону тартуулап, бата берип коюсун өтүнет. Ошондо Сарт аке:

– Балам, турмушка моюн тозгон – абзел иш. Толсоң – боксөрбө, чайпалсаң – тогулбо, узарсаң – кыскарба, омурүү текке кетпесин, созүң сая кетпесин, Алла Таалам омурүү менен пейлиңе берекесин берсин, омийин! – деп бата берген экен.

Ошентип, түнү бою Сарт акенин айткан нускалуу сөзүнө, чечилип берген батасына ыраазы болуп, Мұсүр манап элине кайтыптыр.

6. Сарт акенин табыпчылык, әмчилик касиети да болуптур. Ормон каза тапканына алты айдын жүзү болгон маалда бир күнү Балбай баатыр катуу ооруп калат. Қанча табыпка салса да, оорунун мизи кайтпай, күчөндөн күчөй берет. Баатыр күнү-түнү тынч алалбай, денеси алеп-желеп болуп, бирде эс-учуна келип, бирде эсин жоготуп, жөөлүп, келген кишилерди айрып тааный албай калган учурлары болот. Айла кеткенде Сарт акени ча-кыртышат. Сарт аке болсо ошол мезгилде Нарын тарапка учурашып келейин, деп, куда-сөөгүнө кеткен экен. Акеге күндоптүндөп кабар жеткенде, ал да шашылыш аттан ат каторуп ми-нип, Талды-Суунун Желе-Карагайындагы Балбайдын айылына жете келет. Келсе, баатырдын үйүн тегеректеген эл жүрот. Аялбуялга карабай үйгө кирсе, Балбайдын энеси, бала-бакырасы ыйлап отурушат. Сарт аке чөгөлөп отура калып, баатырдын та-мырын кармайт да, бир чыны суу бергиле да, энеден бөлөгүнөр тышка чыга тургула дейт.

Сарт аке сууга дуба түшүрүп, Балбайдын башынан айлантып, энесине сууну босого тоクトүрүп, чыныны босого көмкөртүп коюп, баатырдын башын укалап көпкө отурат. Бир

оокумда Балбай тынч алып көшүлүп уктап кетет. Көрсө, акенин колунда эм боло турган каеиет бар экен. Эртеси чоң шашкеде Балбай көзүн ачып, чалап сурайт. Оор үшкүрүп, өзүнө келип, жан-жагына караса, Сарт аке отурат. Ал аны ордунан туркууга уруксат бербейт. Бир топ күнү баатырдын жанында болот. Ошол арада Балбайдын ал-абалын билели деп Өмүр, Алыбек, Ыстам, Жанек баатырлар, андан соң Мураталы бий, Солтонкулу байлар келишет. Баатырдын абалы онолгонун көрүшүп, жай отурушуп, Сарт акенин чоо-жайын сурашат.

Сарт аке Нарын тарапта болгонун, кайра тартып келе жатканда сарыбагыштарга тие өткөнүн, алар да Балбайдын катуу ооруп жатканын уккандыгын, сүйүнгөнүнөн Төрөгелди баатыр колун катуу кыса кармаганын айтып:

– Эми сак болгула, Төрөгелдинин кол салуусу бекер болбой калды. Азыртан жоонун келишине камынгыла. Кап, болбостур! Ормондун сөөгүн узатканда буурага артып жиберисиңер, андай болбойт эле да. Ормондун кунун кууп, кирген буурадай буркулдан, сарыбагыштар бүлгүн саларын мен ошондо эле сезгем. Атана, сөөкту ингенге артып жөнөтүп, кылдаттык менен Ормондун оң каржилигин алып, жолдун эки айрылышина, кишиге көрсөтпөй, житире кагып койгула деп айттууга үлгүрбөй калбадымбы!

Ормон эки доордун (санжырада мусулман менен калырлар) тогошундагы хан болчу. Ошондуктан ырым кылып, анын каржилигин жол айрылышина кагып коюу керек эле. Болбоду болбоду... Элибиз бир нече црет бүлгүнгө түшөт экен ээ, – дептир.

Айткандай, Ормондун өз кызынан айттырган (Ормондун кызы Боромбайдын уулу Өмүрзактын аялы болгон) осуяты боюнча «Төрөгелди көлдү үч айланган» деп жүрүшөт санжырада.

7. Сарт аке, атасы Доскулу, эки агасы Майлыбай, Чоңбай каза болуп, атасынын уялаш бир тууганы Рыскулдун балдары Сатыбалды, Сатыгулдар менен Каркырага көчүп чыкпай, Жети-Өгүздүн оозундагы Жыдык-Көл деген жерде жайлап калышат. Ошол жылы күн жаанчыл болуп, жайлоодогу малдын соорусунан күн өтпөй, жакшы семирбей калат. Жакада да күн көп жаап, эзели чөп чыкпаган такырлар гүлдөп, аба ырайы салкын тартып тургандыктан, мал жакшы семирет.

Жай аяктап, күз башы болгон ченде, төрт түлүк мал жайлоодон тоо этегиндеги күздөөгө түшөт. Бирназар ата да эли-журту, мал-жаны менен күздөөгө келет. Күздөө мезгилинин деле мойну кыска болуп, көп өтпөй кыштоосуна келет. Согумга жылкы соёон десе орто эттүүлүктөрү бар, чыгаан семиздери жок.

Быйыл жакадагы мал семиз болуптур. Сартбайга баргыла да, согумга деп карыз бир жылкы алыш келгиле деп, жигитин жиберет. Анда Сарт аке:

— Сиз бара бериңиз, эртең менен согум мамыңарда болот.  
Биз бий атана өрүлүктөгөнү өзүбүз да бармакпыш — дейт.

Сарт акенин көзү өткөн эки агасынын бири (Чонбай) жылкылуу бай, бири (Майлыбай) койлуу бай экен. Атасы менен бир туугандын балдары Сатыбалды менен Сатыгул да малы жетиштүү адамдар болуптур. Сарт аке эки агасы менен кенешип:

— Бирназар ата биздин аталарыбыз менен ымаласы жақын болчу, бизди болсо өз балдарынан кем көрбөгөн адам. Бирназар ата согумга бир жылкы соймок беле. Атабыз бир согум деп айттырбай, үч-төрттүү демек беле. Калганын өзүбүз билели. Буюрса, быйыл малыбыздын баары семиз. Адал олсө бир казан эт, арам олсө ит менен күштүн жеми тура. Жылкыдан тандап туруп он чактыны алыш бааралы. Жарыктык ата карызга дептир. Биз атага карызга мал берчү белек. Анын устүнүн согумду бай ата жалгыз союп жемек беле — деп, агаларына кенешет. Агалары да жок дебестен макул болушат.

Эртеси он семиз бээни жетелеп, Сарт аке агалары менен бий атаныкына барышса, Бирназар үйүндо жок болот. Бүкө эне (бий атанын байбичеси) балдары Эсенаман, Нанжебес, Данияр, Баялы болуп үйдө Сартбайлар келип калышы мүмкүн деп күтүп туршкан болот.

Бүкө эне айыл аксакалдарын чакыртып бир бээ бата тилеп сойдурган экен. Ошол сойгон бээ үч жыл катар туубай калган. Терисин сыйрып ичин жарса, казысына бычак бойлобой катлат. Ичи да, тышы да бипбирдей ак кар болуп чыгат. Ошондо Сарт аке:

— Ырас болбодубу! Ниетибиз ак экен, эне. Атабыз ыраазы болсо, биз ыраазыбыз — деп конок болуп, кечкурун үйлөрүнө кайтышат.

Эртеси Бирназар бий үйүнө келсе, аркандалуу чоочун көп жылкы турат. Үйүнө кирсе ала бакан тирелип, чыгаан семиз жылкы эти илинүү.

— Ой, байбиче, эмне болуп кетти? десе, Бүкө эне болгон ишти айтат.

— Согум карызга дединби?

— Айттым. Сиз айткандай айттым. Бирок, Сартбай болбой койду. Атасына да балдары карыз мал бермек беле, деп бизди кепке сындырып койду — деп Сарт акенин сөзүн айтат.

– Баракелде, Сартбайым! Чынында, боор этим менен тен жараплан балдарымдан кем көрчү эмес элем. Ийги, сөз билги адам деп ушуну айтат, кенпейил, кенен адам деп ушуну айтат. Сартбайым балалык милдетинен бир кутулду, байбиче – деп ыраазылыгын айтыптыр.

Илгери Ормон хан да, Жантай хан да кези келгенде Каркыраны жайлап кетишчү экен. Құндөрдүн биринде Ормон Жантайдықына келип мейман болуп калат. Эртеси көл башындағы мықтылар – Боромбай, Сарт аке, Мураталы бий, Тилекмат аке саламдашалы деп Ормандун үстүнде келишет. Ормон чыканагына күш жаздық койдуруп, төрдө аюу талпактын үстүнде он жамбашына қынайып жаткан экен. Саламды сабыры суз алыш, жайгана башын ийкейт. Андан сон жанылатып дасторкон жайышат. Алдыга келген ырысқыдан ооз тийишкендөн кийин келгендер Ормандун жайын сурашат. Ормон кандайдыр бир нерсе ойлонгон сыйктаңып, олтурғандарды қыдырата карап алыш, Сарт акеғе коз токтотуп:

– Эә, Сарт, сени акылман атка кондурушуптур. Алтурсун айлакер, чечен, табыш, адам оюн таба билген көрөгөч деп да айтышат. Кана, айтчы мага, әмне акылмандыгын бар? – деп кеп баштайт. Анда Сарт аке Орманду карап, жылуу маанайда жылмайып:

– Эч кандай деле артыкча акылмандуулук қылганым жок, ханым. Сиз үккан кеп, мен картая баштаганы, келин-кесектин эле тергегенинен улам болсо керек – деп коет.

– Анда әмесе мен сени байқап көрөйүн. Экоөбүз табышмак табышалы. Байгеси айгыры баштаган тогуз байтал болсун, же данкы чыккан құлұқ ат болсун. Тапсан байге – сеники, таппасан – меники. Үйдө отурған адамдар үн катпай тунжурап, Сарт акени карап калышат. Сарт аке бир азга үн катпай туруп, аз гана башын өйдө көтөрүп, мен макулмун, ханым – деп, үнүн пас чыгарат. Ормон жамбаштап жаткан калыбынан козголбой:

– Бөрү көздүү, бугу мұйыздүү, буура сандуу, бука моюндуу, күш канаттуу, балык жондуу, бото курсактуу эмне?

Олтурғандардын баары ойго батып, табышмактын жообун алар да ойлонушуп, тунжурап калышат. Анын әмне экенин Сарт аке айтып жатканда эле баамдап коет. Табышмактын жообун берүү үчүн аке атайы Ормонго бурулуп:

– Ханым, бу бир түүгөн бугу элин жай чилдесиндеги кок чегирткеге төцеп жаткан түрбайсызыбы? Көк чегирткенин көзү борунукундой, тобосундогүсү бугу мұйызундөй, мойну буказыныңдай чулу, учса канаты күштукундай, жону балыктыкындай,

*саны буураныкындаïй жоон, курсагы тоонун ботосунукундаïй торсоюп турат – деп чечмелеп бергенде. Ормон:*

– Ой, сен балакет экенсин! Мен бул табышмакты далай жолу айткамын, эч кимиси чечип бере алган эмес. Мөрөй сеники. Эми сен айт, мен таап көрөйүн – деп калат. Сарт аке дагы жылуу жүз менен Ормонго бурулуп:

– Элде жок, жерде жок, көктөңирде жок, сууда да жок, отто жок, ханда жок, биз ондүү букарада жок. Бул эмне болот, ханым?

Бардыгы ойлонуп калышат. Бир оокумда Ормон:

– Бу бир шумдук го? Силер бул табышмакты мурда уктунар беле? – деп олтургандарга карайт. Алар да мурда-күйин укпаган экен. Ормон эми өзүн жообун айт дегендей Сарт акеге кайрылат. Ал:

– Ханым, бул канаттуунун сүтү. Канаттууда сүт болбойт – дегендө, Ормон:

– Сен жок нерсени айтасын, мунун жарабайт. Сен болмуштагы нерсени айт – деп калат. Анда Сарт аке Ормон мөрөй алсын деген ниетте, мурда эле айтылып жүргөн табышмакты берет.

– Суу атасы эмне? Сөз атасы эмне? Жол атасы эмне?

Элде бул табышмак ақылмандык мааниде мурда айтылып жүргөнү менен, аны Ормон уккан эмес экен. Көпкө ойлонуп таба албай, боюн бошотуп келүү үчүн тышка чыгып келип, ордуна мандаш урунуп олтуруп:

– Суу атасы ак кар, кок муз. Сөз атасы – ақылман. Жол атасы – эл. Жолду эл салат – дейт. Анда Сарт аке:

– Ханым, айткандарыныз чындыкка жакын, бирок табышмактын так жообу эмес. Суу атасы – тынымсыз аккан булак, булак булакка кошулуп дайра болот, дарыядан – кол, дениз пайда болот. Жол атасы – түяк. Жолду түяк салат, түяк жол арбытат. Көп малды чубатып айдаса жол болот. Сөз атасы – кулак. Уккан кулак болбосо, сөз талаага айтылмак беле? Ар нерсенин сулуулугун көз корот, ар сөздүн сулуулугун кулак тандайт, ханым – деп таазим кылат. Ормон женилсе да Сарт акеге ыраазы болуп:

– Мен көлдө ақылман Боромбай кудам эле деп жүрсөм, андан да ақылман бар турбайбы. Байге сеники, Сартым. Мен же нилдим – дептир. Анда Сарт аке:

– Ханым, мен бөтөн эл, бөтөн жерде табышмак чечмелеген жокмун. Бугу менен сарыбагыш башынан эле бир атанаын балдары. Мен байге албайм, ханым. Менин сурай турган башка нерсем бар – деп калат. Ормон хан айта бер дегендей ишаарат кылат. Сарт аке сөзүн улап:

– Боордоош болгон соң уйдун бөйрөгүндөй болбой, ынтымактуу бололу. Бир түүгандарды болуп жарбайлы. Меники-сеники дебей жашаган жериз, ичкен сүүбүз бир болсун. Мага берген белегициз ушул болсун – дегенде, Ормон ичинен жактыrbай, мага сырттан ооп келген неме акыл үйрөтөбү дегенсип, тырчып, ачуусу менен санын мыкчып отуруп, бир далайдан кийин дагы эмне дейсинер дегенсип, Боромбай кудасына көз чаптырат. Анда Боромбай да, Жантай да:

– Сөз эмес бекен! Атаганат, ушундай болсо кана! Баарыбыз биримдик болсок, бизге ким кол сала алат. Сарт аке баарыбыздын оюубуздагыны айтты го – дешет. Бирок, буга Ормон канган эмес. Ормондун өмүрү өткүчө бугу менен сарыбагыш уруусу ынтымакка келе алышкан эмес.

9. Бир эле Кылжыр атанын балдары – бугу менен сарыбагыш – үзөнгүнү чирене тен тебишп, бирине-бири баш бербей, бул жер, тигил мал меники, сеники дегендөн улам чыр ырбап, бири Ысык-Көлдү, экинчиси Кемин менен Кочкорду мекендешип калганына, Ормондун амал-айла менен хан болгонуна көп болгон. Құндөрдүн бириnde Ормон оолугуп, бу катын бугу кыйладан бери кепке-сөзгө келбей калды. Буларга бир сыр көрсөтөйүн, көлдү мен жердейм деген ниетте Оргочордун туу белиндеги Долоно деген кырга келип, көл айланасына көз чаптырып отурса, теребел тегиз алаканга салғандай даана көрүнөт. Чыгышы менен батышы, күнгөйү менен тескейи, дарыялар ағып түшкөн өзөндөр, көлдү курчап турган тоолордогу көздүн жоосун алган токойлор, түркүн канаттуулар... Мына жер сооруусу деген! Адам суктанбай турган жер бекен! Ар бир өзөндө малга жайлую Кара-Баткак, Чон-Жууку, Кичи-Жууку, Байтөр, айтылуу Каркыра деген төрлөрү, кышкысын кар жатпаган Ак-Терек, Тамга, Тосор, Тон, Байсоорун, Кара-Ой, Чон Сары-Ой, Чырпыкты, Тору-Айгыр деген кыштоо жерлери меники эмей кимдики? – деп кыялданып, бир жигитин Боромбайды чакырып келүүгө жөнотүп, калган жигиттери менен Долонодо жай алыш түштөнүп отурат.

Кабар тез эле Боромбайга жеткенден кийин, ал Сарт аке, Мураталы, Томо, Тилекмат, Стам, Карабек, Жанек, Шапактан Качыке ж.б. жыйып, Оргочорго Ормон келип, биздин тез келүүбүздү буйруптур, жүргүлө, болгон-кайгонун бара көрөлү деп жонөп кетишет. Түш оой Ормон жай алышп отурган жерге келишип, аттарынан түшүп, кол куушуруп, салам беришсе, хан алик албай, кыр көрсөтүп, көлдөн көзүн айыrbай тиктеп, табылгы

чыбыктын учу менен жер сайып отура берет. Көрсө, көлдү, анын айланасындагы жерди мага бергиле деген ишаараты экен.

Ормон бир оокумда башын жансап, колун созуп, кандай жооп кайтарар экенсинер дегенсип, келгендерди карайт. Тегеректеп отурушкан көлдүктөр – «бу не жоругу болду, ичи бузук Ормандун. Кимибиз батынып жооп беребиз» деген ойдо бирин-бири карал турганда Сарт аке:

– *Ханым, «Сөз келгенде сөздү айтпаса – сөздүн да атасы өлөт» деген атадан калган кеп бар. Баятан бери үн-сөзсүз отуруп жасаган ишааратыңыздан мен байкап турам. Эми уруксат берсеңиз жообун мен айттайын – деп өтүнүч кылганда хан Ормон айта бер дегендай баштыйкейт.*

– *Ханым, сизди биз каранын ханы деп эсептейбиз. Сизден ар качантан бир качан калыстык күтөбүз. Бул көл өрөөнүнүн асылдыгына, анда жашаган бугу уруусунун кудайга шүгүр жашоо-турмушуна сүк артканыңызды койбодунуз го? Көлдө нелер гана жок, ырасын айтканда ким болсо да сүктана турган жер. Көлдө балык көп, орус сүк артат, малы семиз, эли бай деп ко-кондук кара сарт көз артат. Ханым, бул көл – Кудайдын жери. Анын азыркы ээси бугулар. Көл өрөөнүндөгү күтүрөгөн көп малдын ээлери бар. Бугу элине баш-көз болгон өз кудаңыз Боромбай бар. Көл өрөөнү – бугу элинин ырысқысына буткөн жер. Бешенесине буткөн ырысқыны жөн эле бере койбос бугулар – дегенде*

– А-а, ушундай экен го!? – дегенден башка сөз айтпай, адатынча ачуусу менен эки санын мыкчып, «катын бугу, сага элеби!» – дегендай кекенип, муштумун түйүп, этегин кагынып, кош айтышканга келбей жөнөп кетиптири.

Ормон кеткенден кийин Сарт аке:

– *Ормондун муштумун түйүп кеткени – корсөтөм силерге, эл-жер меники. Өз ыктыярыңар менен кечиктирбей он жооп бербесеңер чаап алам дегени. Эми сак болгула! Айтты-кйиду дебегиле, бир коогалаң болорун болот. Кол жыйыла. Чек арага күзөтчү койгула – дейт.*

Айткандай эле кийин эки уруу ортосунда уруш болот, Ормон колго түшүп, Балбай баатыр колдуу болуп өлөт.

Эскертүү: Ормондун Балбай колуна түшүшү жөнүндө да бир нече вариантта айтылган санжыралар бар. Ал тууралу өзүнчө сөз болор. Ормон табарсыкка найза жеп, ичине кан толуп, өтө кыйналып, бирде эс-учун жоготуп, жөөлүп жатканда анын мал болбосун билишкен эл, боору ачып, тез эле анын көз жумуусун тилеп калышат. Бирок, Ормон ажал менен кыйла кармашат. Ошондо үйүндө отурган Сарт акеге киши жиберип, Ормондун

өтө эле кыйналып жатканын, кайратына, баатырдыгына, ден-соолугуна байланыштуу жаны чыкпай жатканын айттырат.

Бул кабарды уккан сон Сарт аке:

– Ормон бир болсо күн батканда, андай болбосо жылдыз толгондо жан берет. Эгер андан отсо, чочутуп, катуу айкырык менен: – Баатыр, элди жоо капитан кырып кирип келди! Түрбайсыңбы! – дегенде, чыныгы баатыр болсо, ордунан тура калып жан берет. Тороң албай жаткан аялды да чочутуп: «Элдин баары кочуп кетти, журтта жалгыз калдык, төрөбөйсүңбү!» – деп чочутканда тороп коюшу ыктымал – дейт.

Сарт акенин соболун түн ортосу ченде, Ормонду чочутуп айтышат. Айткандай, көйнөк-дамбалчан тура калып, шайы жок, күп этип төшөккө кайра кулаганда жан берген дешет.

10. Жогоруда экспедиция, Ормон табышмак айтууда Сарт акеге женилип калган деп. Ормон берген байгени Сарт аке албай койсо да, женилгенине ыза болуп, дагы бир кыр көрсөтүүнү ойлоп, кекенип жүргөн болот.

Кыйла мезгилден кийин Ормон бугунун атактуу кишилериинин бири Мураталы бийге жолугуп калат. Ал:

– Сени бугу эмне эле баатыр-баатыр деп калышат? Сенин мен укпаган кандай баатырдыгын бар эле? Баатырдын баатырдай даназасы болот. Сен билинбай жүрүп эле баатыр атыгып калыпсын, же бечара бугулар сен өндүү баш көтөргөндүн баарын эле баатыр дей береби? Сен эмнеге баатырсын: аяк бошотконунабы, алакандай бугуга бий болгонунабы, жаман катын, жаш баланы башкарғанынабы? – деп сурап калат. Анда Мураталы бий, бир чети тамашалап, бир чети тамаша менен Ормондун көнүлүн көтөрөйүн деп:

– Боромбай Жүүкуну, Сарт аке менен Тилекмат аке Чон Кызыл-Суу менен Сүттүү-Булакты жайлап турган кезде, мен Чычкан жайлоосунда күздөп калдым. Бир күнү кечке жуук кой короого кирген маалда, көл жээгинде токойдо төө арасында бир топ адамдар жүргөнүн кабарлап калышты. Алардын ким экенин билиш үчүн жээkkе барсам чоочун кишилер. Аял-буялга келбей эле алар мени качырып сала беришли. Мен желдирип ачыкка чыга бердим. Артымдан жете келгендерин камчы менен ыргыта чаап жүрүп отурдум. Бир оокумда баары аттан ажырады. Алардын аттарын чогултуп, кайра өздөрүнө жетелетип, жөө айдал жүрүп отуруп Тосордон откөрүп жибердим. Кош айтышарда сурасам, алар Ормондун жигиттери экенин айтышты. Мен ал жигиттердин чөп желке экенин, Ормондун жигиттери ушундай болсо, анын жигиттерин мен уруп да койбосумду ханына

айта баруусун салам дуба кылып кайра бастыра бердим. Мына ошондон бери мени эл баатыр дешет – деп жооп берет.

Бул тамаша кепти Мураталы Балбайга, Жанекке, Өмүргөйтса, Ормон өзүнүн Төрөгелди баатырына айтып, Мураталыны айыпка жыкмак болот. Бир нече күндөн кийин Ормон менен Төрөгелди өздөрүнүн Саза деген жигитин Мураталыга жиберет. Ал дөөгүрсүп, аттан түшпөй туруп:

– Эй, Мураталы мени Төрөгелди баатыр жиберди. Ханга сезинин тилин тийиптир. Бир аптанын ичинде 9 күлүк баш болгон жүз жылкы айдал келип алдыма түшсүн. Болбосо иттин тиши ётпөгөн эшектин чыбыгын жедирем, андан сон айткан тилин ушул деп, тилин кесем, акырында кыйла кыйноодон кийин башын кесем да, канжыгага байланып кетем – деди деген сөздү айтып, Саза аттын башын бура тартып бастырып кетет.

Ошентип иш чатагына айланат. Ормон менен Төрөгелди жасайм дегенин жасайт дешип, Мойт аке, Сарт аке, Боромбайлар айып дооматына макул болушса, Мураталы, Балбай, Жанек баатырлар көнбөй коюшат. Акыры, чатак чыкпасын, эл бөөдө бүлүнбөсүн деп, Сарт акенин кенешине макул болушуп, Ормон менен Төрөгелдинин айткандарын камдап, алардын алдына барышат.

Ормондун улуу байбичесинин үйүндө меймандык сый аяктаганда, Сарт аке:

– *Ханым, эл болгон соң арасында бирди-жарым тентеги, шогу чыкпай койбойт тура. «Жакшы – эл каратат, жаман – жер каратат», «Эр жигиттин ичине ээр-токумдуу ат батат, аял ичине карабашыл эр батат». «Ал эми хан ичине карамагындагы калаиык-калк, анын бак-таалайы, азап-тозогу бүт батат» деген кеп бар эмеспи. Откондо Мураталы агаң бир аз чоголдук кылып коюлтур. Канткен менен да бир атанаң балдары эмессинерби, агаңды кечирип кой, ханым. Бир осолго тенецелип, элге бүлүк түшпөсүн. Бүлүк түшсө элдин каны агат, балачаканын көз жашы төгүлөт. Ага барбайлы, ханым. Түбөлүк артыңызда «айкол эле, кенен эле» деген асыл кеп калсын. Эми ооматыңыз келип турганда, даражасыз дагы көтөрүлсүн – деп бата кылганда, Ормон ыраазы болуп, Сарт акенин жылуу сөзүнө муюп:*

– Болду, Сарт баатыр, кечтим – дептир.

Бирок, ошондой болсо да, колдун кири жусуса кетет, көнүлдүн кири онойлук менен кетпейт дегендей, Ормондун далие киртийип калганын Сарт аке байкап калат. Ошондон улам кийин Мураталынын өзүн да жиберишкен экен.



## САРТ АКЕ ЖӨНҮНДӨ Э

Сарт аке жөнүндөгү элдик санжыраларда анын Ысык-Көл өрөөнүндөгү билермандар, кадырмандар менен дайыма бирге болгондугу жөнүндө көп айтылат. Ошондой болсо да, Сарт аке, Мойт аке менен (өз аты Мойнок) ажырагыс ынак болгон дешет. Мойт аке Сарт акеден бир топ улуу экендигине карабай (болжол менен 45 жаш улуу болгон дейт), өмүрүнүн акырына чейин уялаш бир туугандай ынак жашашкан. Алар бири-биринин кулкмунөзүн, Кудай берген касиеттерин, өнөрлөрүн абдан жакшы билишкен. Ошондон улам көл билермандары, Каркыра жайлосунда сейил куруп отурушканда Сарт акенин кандай адам экенин мүнөздөп берүүсүн Мойт акеден өтүнүп калышат.

**Мойт аке ойлонуп отуруп, бир оокумдан кийин:**

— Болуптур, кадырмандарым, Кудай сүйүп жараткан ал адамды мактап-жактап, кооздоп сөз кошуп, көкөлөтүп айттууга, атайы кадыр-баркын көтөрүү учун жасап-түзөп айттууга болбойт. Ал жөнүндө болгонун болгондой айттуу керек.

Мен Сартбайды, менден кичүү болгондуктан, башында Сарт баатырым деп эркелетчү элем. Ал мени Мойт аке дечу. Кийин эл кадырлап, экөөбүзгө «аке» деген даража ыйгаргандан тарта мен да эл даражасы боюнча Сарт аке деп айтып калдым. Ал да мени Мойт аке дейт.

Мен билгенден ал — эл акылманы деген улуу наамга татыктуу жана андай ардактоону көтөрө билген адам. Тунук абыл, ченсиз улуу сөз сейрек гана адамдарда болот, ошолордун бири — Сарт аке. Анын абылы жетпеген нерсени мен көрө да, түя да албадым. Анын абылынан куюлушуп чыккан сөздөрүнө ынанбаган, муюбаган адамдарды да кездештирбедин. Ал өз ишин, Алла берген касиетин, дөвлөтүн жакшы билген жана бардык атак-даңыкын сыпайкерчилик менен көтөрө билген, жан адамга өйдөсүнбөгөн, ою да, пейили да кенен, баарыбызга тен адам.

Сарт акенин көңүлү, ою Ыйык-Көлүбүздүн (Ысык-Көлдүн байыркы аты) суусундай таза, кыял-жоругу да наристедей таза, мунозу, жүрүм-туруму отө токтоо, эч качан ачууга алдырбаган аруу адам экендигин баарыңар эле көрүп-билип жүрөсүңөр. Адамга жагымдуу жылуу сөздөрдү дайыма жүрөгүнөн адил чыгарып айткан айкөл жан экендигин да озүңөр билесиңер.

*Сарт акенин өзгөчө бир касиети жалпы элге керектүү, ар бир зээндүү адамдын биле жүрүсүнө зарыл ақыл-насааттын кенчи экендигинде. Ал чечмелеп, маани-маңызын түшүндүрүп бере албаган сөздү уктунаарбы? Мен уга алган жокмун. Ал кайыдан бөксөргөн, азап-тозоктун айынан жанынан кечкен адамды да баарлашып олтуруп көңүлүн көтөрүп, жанын сергитип, жашоого бел байлаташып коет. Анын сөздөрүндө мээрим бар, адамга кубат-дем берүүчү касиет бар. Мындай сөз дөөлөтү бар адам – сейрек жарапалуучу адам. Ошондуктан аны эл-журт кадырлап, баскан-турган жерлерине намаз окуп журушпойбү.*

*Сарт аке мен билгенден душманы, кас санашкандары жок адам. Ошондон улам мен бир сапар: «Сарт аке, сенин душманың барбы?» – деп сурал калсам, ал: «Бар, мен отө жек коргөн душманым бар. Ачкөз, эки жүздүү, көшөкөр, карөзгөй, калпачы, ууру-кески, бирөөгө бейкүнөө жалаа жапкандар – менин душмандарым» – деп айтканы эсимде.*

*Сарт аке элдин ырыссыны шерик адам. Ал эл башына кыйынчылык түшкөндө да жол тапкан адам, не дегенде, дагы кайталап айттайын, айтор, анын айтып берчусу барбы, билбейм. Деги анын откүр курал-жабдыгы – акылы менен шайкеш келген таасын, курч, таамай сөздөрү. Ушул куралдары менен ал Көк Тенцир тартуулаган милдетин аткарды. Сарт акенин ушул куралдары элге арка-бел жана эл үчүн табылгыс гулазык болсо, душманга атылган ок эле.*

*Ак ишти эл кадырлайт, сыйлайт. Сарт аке дайыма ак жолдо, ак иште жүргөн адам. Бул Сарт акенин улуу бактысы. Сарт аке элди-жерди душмандан сактап калууга жана эл ичинде ынтымакты орнотууга ченемсиз салым кошкон адам. Анын акылында, сөздөрүндө бир сыйкыр бар: ал бейадеп адамдарды да сөз күчү менен кыңк эттирбей жөнгө келтирип коет.*

*Сарт аке купуя сырын эч кимге билгизбеген, жараткан берген бак-дөөлөттү да, мәэнетти да солк этпей, эч туюнтарпай, тобо кылып бирдей көтөргөн адам. Турмуштун катаалдыгын жана кубанычын жүргөгүнө из салдырбай, дайыма оор басырыктую калыбын өзгөртпөй жашаган адам.*

*Көп эле сөз устматын көрдүм. Бирок, Сарт акедей устмат чанда чыгар, анткени анын ар бир сөзү ташка тамга баскан-дай кулакта да, бут дилде күнү бүгүнкүдөй сакталып кала берчү. Дагы деле кайталай бергим келет: мээримдүү кончур үнү жумшак угулуп, жан эриткен сөздөрү менен ширелишип турганда, түнү бою уга эле бергүң келет. Атаганат, анын айдын нурун, күндүн илебин жууруп кошкондой шириң, таамай, таасирдүү*

*сөздөрүн Алла Таала кийинки тукумдарга да ооштуруп коер бекен. Кыскартып айтканда, Сарт аке журт акылманы, арка бели эмеспи. Менимче, кол өрөөнүндөгү эл аны ушуңдай аташат, баалашат.*

Сөздүн акырында Сарт аке жөнүндө эскерүүлөрдү окурманга сунуштап жатып, өзгөчө белгилеп айта кетчү сөз бар: анын арбагы козголуп, өзүнүн мәэrimи түшкөн айрым тукумдарына дес берип турат окшойт. Ошол дес берген тукумдары – Үмөтөв Молдобек, Жумадылов Кабылбек, Айтманбетов Даңырбек. Булар Жети-Өгүз районундагы Боз-Бешик айылдарынын тургундары. Бул адамдар Сарт акенин бронзадан айкелин тургузууга жана мааракесин откөрүүгө демилгечи болуп, Ысык-Көлдөгү бүт дөөлөстөрдү кыдырып, аларды ынтымакка чакырып, чон ишти өтөштү. Ал гана эмес, Сарт аке жөнүндө санжыраларды жыйнап, өзүнчө китеп чыгарууда бул адамдар менин да сезимиди козгоп, дем берди. Мен бул адамдардын узун өмүрүн Қудайдан тилем: бар болгула, айланайындар! Сilerdi Сарт акенин руху колдосун!

Сарт акенин айкелин тургузууга чон суммадагы каражат кошуп, материалдык зор салым кошкон Мелис Давлетов болду. Көлдүк дөөлөстөр бул адамга да чын дилден батасын беришти.

Мелис иним, элдин батасы тийип, узак өмүр сүр!

*Түп районунун Талды-сүү айыллынын тургуну  
Кулумбай уулу Молдокматтын эскерүүсү*

## **СЯРТ АКЕ САНАТ СӨЗДҮН КАЗЫНАСЫ**

Сарт аке санат сөздүн казынасы,  
Өркөнү өскөн элдин табылгасы.  
Кайрымдуу, калыс жүрүп кайран адам  
Дүйнөдөн өткөн экен келип жашы.

Батасы Сарт акенин ката кетпейт.  
Батакөй бул адамга адам жетпейт.  
Баалайбыз Сарт акени кадырлайбыз.  
Көралбас бузукулар эмне дешпейт.

Батасын Сарт акенин айтып көрсөк,  
Сөзүндө терен маани, өзүнчө өрнөк.  
Мына ошол берген бата маанисине  
Калайык кандай болот көнүл бөлсөк.

«Узарсан – кыскарбагын», уул балам,  
Кудайдан үмүт үзбө берер саган.  
«Көбөйсөн – азайбагын», тобо кылгын,  
Турмушта түйшүк тартып жашайт адам.

«Чайпалсан – төгүлбөгүн», өтөт турмуш,  
Жер айдап, эгин эгип, дубал тургуз.  
Жанынды аяп жашап, жан соогалап,  
Турмушка тебеленбей моюн сунгуз.

Жашоондо, «толсон, жигит, бөксөрбөгүн»,  
Өмүрдү бекер бошко өткөрбөгүн,  
Санжыра сөздөн угуп жүрбөйбүзбү,  
Жакшынын жашап өмүр өткөргөнүн.

Батакөй Сарт акедей бабалардын,  
Элден болгон акылдууabalардын,  
Балдарга биз да берип жүрөлүчү  
Булардын берип кеткен баталарын.

Сарт аке жарды-жалчы, кембагалды  
Коргоптур бирдей көрүп бүт адамды,  
Кезиккен сенден улуу кишилерге,  
Билсен да, билбесен да айт саламды.

Акелик наам ыйгарып эл-журт калкым,  
Бугу эли Сарт акенин баалайт баркын.  
Бал сөзү ташты алтынга айландырган,  
Сарт акедей ақылдуу адамды айткын.

Барыптыр Мураталы бата сурап,  
Сарт аке жашты жашап калган убак.  
Отурган Сарт акеге басып барып,  
Саламын айтып Мукең колун сунат.

Сарт аке бата сурап сизге келдим,  
Мен иниң бир жакшылап бата бергин.  
– «Ооруп айыккан баш берсин,  
Өлүп көбөйгөн мал берсин» –  
Дегенде көнү калып ушул кептен,  
Берейин деген атын бербей кеткен.

Мураталы чакырса барбай коет,  
Баягы таарынган сөз чыкпайт эстен.  
Калыстап айткылачы сөздү ачык,  
Бер деди, бата берди неси жазык.

Батасы келип Сарттын Мураталы  
Ооруган, малы өлгөн ылан басып.  
Өзү айыгып, малы кайра ескөн экен,  
Көбөйүп мурдагыдан ашып-ташып.

Мойт аке, Сарт акеге барнызычы,  
Эритип жакшы кептен салнызычы.  
Чакыртсак келбей жатат таарынган го,  
Мойт аке, бир айласын табынызычы?

Кечинде урушканга эртен менен  
Кек тутпайт, учурашат адам деген.  
Жарыктык, болбос ишке көп таарынбай,  
Кечиргин пейлинизди салып кенен.

Урушкан кек санабайт, салам берет –  
Деп айтып Сарт акени алыш келет.  
Айтылган санат сөздөр ошол топто,  
жакшыдан урпактарга калган белек.

Узун не, кыска эмне, айтнызычы?  
Эзелтен келе жаткан салтыбызды –  
Дегенде жооп кылып Сарт айтыптыр:  
Бузбайлы малга алданып наркыбызды.

Угуп тур, мен айтайын, сөздү талдаң,  
Узун деп убадалуу адамды айтат.  
Кыска бул, убадасыз сөзгө турбайт,  
Ким эле Мураталы айтчы байкап?

Бул сөзгө Мураталы жыгылыптыр,  
Экөө болду бир атты берген былтыр.  
Жетелеп берген атты алыш кетти,  
Башына нокто салып, тагып чылбыр.

Топтогу жакшылардын айткан сөзү,  
Турмушка туура келип турат жөнү.  
Акылман сөздүн ээси Сарт акеге,  
Жакындап келип калган жаштын төрү.

Кыргыздар, касиет бар тегибизде,  
Бабалар болуп откөн элибизде.  
Чыгаргын баба жолун жолдоочулар,  
Жакшылык жышаан болуп эми бизге!

*Жети-Өгүз районунун Боз-Бешик айылынын тургуну  
Шерматов Муктардын эскерүүсү:*

### **КАРА КЫЛДЫ КАК ЖАРГАН САРТ АКЕ**

Сүттүү-Булак, Кызыл-Суу – кенен өрдөш,  
Малын жайып жердешкен элим төөлөс.  
Кара кылды как жарган Сарт акенин,  
Өзү өлсө да нускалуу сөзү өлбөс.

Бирдей бөлүп журтуна аштык, унун  
Кыштоон эле Боз-Бешик, Кара-Булун,  
Көл жээгинде күтүрөп төрт түлүгү,  
Ак чийлерден көрүнбөй жылкы, кулун.

Уул-кыздар аркада калды бекен,  
Көздөрүнөн ачуу жаш тамды бекен?  
Нарындағы Сарт аке бейитине  
Куран окуп бир төөлөс барды бекен?

Элиме сиздей болгон калыс керек  
Бүгүн кыргыз өзүнчө арыш керет,  
Акелердин бардыгын эскериши,

Ага-инилер бизге да намыс керек.  
Атка минер билерман төөлөстөрүм,  
Атабыздын бейитин табыш керек.

*Ысык-Көл мамлекеттик университетинин профессору  
Үсөнбек Асаналиевдин эскерүүсү:*

## **САРТ АКЕНИН УЛУУ СӨЗДӨРҮ**

Улуу сөздөр урпактарга эм э肯,  
Акыл, таалым алтын менен тен э肯.  
Азыр өзүн канча чыгаан болсон да,  
Баба алдында бүтпөйт сенин бересен.

Абалтадан ақылмандын аты өлбөйт,  
Арамдарды калк кадырлап көтөрбөйт.  
Алла Таалам жерди ойлогон себептүү,  
Асманынан ак жамгыры нөшөрлөйт.

Ақылманды артык кылган Кудайым,  
Эстүү сөздүн эли көрөтубайын.  
Кыяматтап кызыр чалган кишилер,  
Көтөрүлбөй жашап өткөн муңайым.

Ойго бышкан асылдардын баштары,  
Таазим кылган, урматтаган жаш-кары,  
Дениз болгон, мухит болгон чынында,  
Сезиминин тунук туруп асманы.

Канча өтпөгөн пайгамбарлар, ыйыктар,  
Кан төгүлгөн катаал мезгил, ыдыктар.  
Баарын, баарын эскербесек бул күндө,  
Кечээки күн кейип бизди кыйыктаар.

Ырас, бүгүн билимдүүбүз, бийикпиз,  
Билим үчүн бышыппыз да, күйүппүз.  
Канча бакыт кармалса да башында  
Өмүр түбү өтпөйт турат күйүтсүз.

Улуулардан уланышат нускалар,  
Кайда илгерки кара сөзгө усталар?  
Кадыры өтүп калк ичинде айтылып,  
Карангыга кайткыс сапар учту алар.

Арт жактарда канча заман калды да,  
Эч ким билбейт канча заман алдыда.  
Марттык кылыш жан жараткан кудурет,  
Кайтып алат бечараны, ханды да.

Бизге чейин канчалардын көзү өткөн,  
Кутулбайбыз биз да ошол кезектен.  
Ақылдуудан арт жагында сөз калат,  
Ардактайбыз ошол гана себептен.

Жер жаратып, жер кымтыды эченди,  
Тандабады олуюны, бечелди.  
Өзүн алып, сөзүн тириү койду да,  
Тандайынан чан чыгарган чеченди.

Жазсамбы деп даабай жүрдүм далайга,  
Сезим мени селт эттирип: – «абайла».  
Айтаар сөздү айта албасан бул күндө  
Абийрине, атагына жарайбы, аа!

Кат билбеген акылмандар кечөөгү,  
Калк ишине кайрат-күчүн төшөдү.  
Бул жалгандан адам эмес асманда,  
Анык турға күйгөн жылдыз өчөөрү.

Ар замандын өз-өзүнчө үнү бар,  
Ичээр суу суу, көрө турган күнү бар.  
Жаратканын жашоо-тирилик берген сон,  
Жан бүткөндүн аркалаган жүгү бар.

Өчтү далай акылмандын кептери,  
Бири жетсе, бири бизге жетпеди.  
Кечөө күнкү тап күрөшү доорунда,  
Бай аттуунун баарын түгөл жектеди.

Кыйгач карап кынырылбай өткөнгө,  
Кээси үрөндү эскилерди сөккөнгө.  
Шыкак болуп шымаланып кириштик,  
Маашырланып мартабабыз чөккөнгө.

Чочуладык ата-текти аташтан,  
Бий тукумун бийик жарга маташкан.  
Башыбыздан өттү далай мезгилдер,  
Түйүндөрү түйдөктөлүп чаташкан.

Эч айтылбай аттуу-баштуу адамдар,  
Кепке алышты кээ бир чабал жамандар.  
Өйдө-ылдыйы, он-солубу, айтору,  
Оош-кыйыш өтөт турға замандар.

Сарт аке да акелердин бири экен,  
Айлакер да, анык тапкыч ири экен.  
Арт жагында сөз калтырган адамдар  
Соолбостон, сөөлөтү артык тириү экен.

Сарт акенин түп насили теледен,  
Андан бери өттү мезгил не деген.  
Атомдордун заманына жеттик да,  
Ата-баба кармап жүргөн жебеден.

Төөлөс тура – алтай, кыргыз уругу,  
Кенен тура кара жердин булууну.  
Кыргыз кайда сүрүлбөгөн, барбаган,  
Кимге айтасын ичиндеги мунунду.

Төөлөс уулу болгон экен Толуман,  
Толумандын иши чыгып онунан.  
Тогуз уул, бир кыз тапкан турбайбы,  
Тукум өнүп ошолордун онунан.

Жалгыз кызын хан Шырдакбек алыптыр,  
Өмүрүнүн кызыгына каныптыр.  
Аялдардын аты-жөнү билинбей,  
Боз жоргосу эл эсинде калыптыр.

Тогуз уулу аттары уйкаш: Хан Мурат,  
Урумкашка, Малакашка, Баймурат,  
Чулумкашка, Барат менен Эшмурат,

А Толуман Чулумкашка баласын,  
Аралатып далай жердин калаасын.  
Алсейтке жөнөтүптүр жашыруун,  
Санга бөлүп, бирок ичте санаасын.

Бирге өстүрүп Жамангулга, Бапага,  
Эч кактыrbай башка бала-чакага.  
Үйлөндүрүп Чокту төрө кызына,  
Бул атасы болгон тирек, асаба.

Төрө кызы Токтокан дейт ысымы,  
Ага өтпөгөн куу турмуштун ысымы.  
Ал төрөгөн: Кармыш, Булбул, Зумбулду,  
Абышканын түзүк чыгып бычымы.

А Зумбулдан жалгыз уулу Мендеке,  
Мендекеден Жаныш, Кудаш, Барактар.  
Кудашынан Жолуке да, Байболот,  
Бир-бирине арка-жөлөк, канаттар.

Байболоттун да бир уулу – Доскулу,  
Доскулудан Чонбай, Сартбай, Майлыйбай.  
Сартбайыбыз – ал кадимки Сарт аке,  
Арасынан артып түшкөн айныбай.

Төрөлүптүр Сартпай Нарын таралта,  
Көчкөн кыргыз, көчүп жүргөн адат да.  
Ай туюктуу жылкы деген жаныбар,  
Көөнөрбөгөн, көрүнбөгөн канат да.

Бала кезде көл башында болушкан,  
Чалкыган жер, чардап, тандап конушкан.  
Бирок кыргыз чет жакадан баары бир,  
Эли-жерин эч кынтыксыз корушкан.

Бирок, бирок, тен туугандар чабышкан,  
Бири-бирине жоктон кыйым табышкан.  
Бир ата уулу – бугу менен сарыбагыш,  
Кан тогушуп, сөөк өч болуп калышкан.

Жүрт башында башчылардын кылыгын,  
Калайык-калк кайдан билет былыгын.  
Карсылдашып кан төгүлгөн учурлар,  
Кыргыз санын кыркып жаткан тымызын.

Бирин актап, да бир жагын жактабайм,  
Бирин пастап, да бир жагын данктабайм.  
Эрегишсө эки тууган – эссиздик,  
Кан төгүүнү кандай болсо мактабайм.

Бынтымакта жетмек экен жер элге,  
Бирк кеткени эн бир жаман жөрөлгө.  
Басташкандын түбү барып такалат,  
Тыптынч жаткан калк кабылып эрөөлгө.

Дал ушундай кыйын кезең убакта,  
Калк башына кайги түшүп турат да,  
Жүрт арасын жуурултушуп коюуга,  
Акыл гана алыш келет муратка.

Кутулууга кутургандай азаптан,  
Арга издешкен коншу турган казактан.  
Жолун тапкан Сарт, Тилекмат акелер,  
Кан төгүлүп кайталанчу касаптан.

Сарт акенин айткандары нуска экен,  
Узун эмес, таамай экен, кыска экен.  
Калк ичинде калыстыгын айтарга,  
Ченеми жок чечен экен, уста экен.

Аттин, чиркин! Кат билбеген себептүү,  
Канча сөзү кошо кетти керектүү.  
Жыйып-терип калкка берүү эн чон парз,  
Жүртка синип калган сөзүн даректүү.

Мен жазбаймын жоктон барды жобурап,  
Аке дайнын Акеш жазды жол улап.  
Бир азыраак эпизодун жай гана,  
Айтып койдум анча-мынча кобурап.

Сартбай дайны бала кезде билинген,  
Зиректиги журт эсine илинген.  
Он үчүндө айып тартаар агасын,  
Алып чыккан акаараттуу иримден.

Бала Сартбай он үч жашка келгенде,  
Али дайны билине элек эл-жерге.  
Каза болду Минбай деген агасы,  
Укуругун ажал салбайт кимдерге.

Доскулудан Чоңбай, Минбай, Сарт тура,  
Өз жесирин баш байлаттуу шарт тура.  
Өлгөн өлүп, артта калган жесирге,  
Бу да өзүнчө андан ашкан дарт тура.

Чоңбай улуу, Минбай анын ииниси,  
Сартбай бала эки аганын кенжеси.  
А Минбайдан калган эки жесирди,  
Түшүнүктүү төркүнүнө бербеси.

Улуу жесир кепке тартты токолду,  
Өлгөн өлдү, эми өлгөндүн жок орду.  
Акебизге башыбызды байлашат,  
Сезип турал түбү бир иш болорду.

Акем деле акыл-эси чамалуу,  
А женебиз чатак киши, жалаалуу.  
Батып кетиш оной-олтоң иш эмес,  
Экөөбүздөй жесирлерге, балалуу.

Эрте-кечпи ортобузда чыр чыгат,  
Жене бизге жеме одарат, кырсыгат.  
Жаш болсо да баарыбызга каралап,  
Жанагы уул акыл-эстүү тын чыгат.

Башыбызды дал ошого байлайлы,  
Экөөбүз тен убададан тайбайлы.  
– Ага турса, ини алган салт кайда – деп,  
Акебизди кокус шайтан сайбайбы?..

– Ага секет, эч кабатыр болбогун,  
Андан коро арты жагын ойлогун.  
Молдо келип нике кыйса иш бүттү,  
Ким чыгарат шарияттын ойронун.

Токолу да акыл сөзгө уюду,  
Жаш баланы кандай болот муютуу.  
Ар кимиңе мүшкүл салып турат да,  
Ач өлүмдүн албуут бороон, куюну.

– Бала болот, байкайт, баарын түшүнөт,  
Эртен эле жигит болот күч үрөп.  
Башыбызга бакыт конуп бейканар,  
Бала-чака, мал-баш осот күтүрөп.

Үлдамдайлы, кечикирбей бүгүндөн,  
Ыраак болсун бизди самап жүтүргөн.  
Кичинекей кайнибизден башкадан,  
Минбай көзү жумулган сон түнүлгөм.

Экөө ошентип чакыртышты молдону,  
Ал деле бир пенде эмеспи колдогу.  
Нике кыйып эки аялды балага,  
Түн жамынып кайтып кетти олжолуу.

Сөз катылып кетчү эле мындайда,  
Жебеленип жеткен экен Чонбайга.

– Мен турганда бели чыкпай бешиктен,  
Бир сыр кылам унтуулгус Сартбайга.

Эч кабарсыз Сартбай кетип бараткан,  
Добуш чыгат Чонбай үйү тарантан:

– Жашабагыр, эки катын алгыдай,  
Кубатынды Кудай кантип жараткан? –

Деди дагы жыгач жонгон ийдини,  
Сартбайга урду тийбедиби, тийдиби,  
Мурун учун кесип алып түшүптүр,  
Чонбай ага күйгөн жокпу, күйдүбү?..

Сартбай келсе бети-башы канжалап,  
Билип жене жаны кейип каржалат.  
– Кокуй – деди – мурун учу канакей,  
Ырысқыбыз куураган бейм кур жалак.

Кескен жерден жене таап дал учун,  
Жабыштырат жаап кытай дарысын.  
Бий муну угуп жазалоого Чонбайды,  
Көрсөткүсү келет адил-калысын.

Ал чакыртып Сартбайды да, Чонбайды,  
Тогуз айып салат тиге чон кайғы.  
Он үчтөгү бала токтоо кеп салат,  
Ким көрүптүр калыстыкты мындайды.

– Бийим, билдик түз экенин көзүндүн,  
Өөнү болсо кечиресиз сөзүмдүн.  
Кимди айыпташ жатасыз сиз, мурунду  
Кестирген да, кескен дагы озүммүн –

Дептир дагы өзү басып чатақты,  
Өзү тапкан даназаны, атакты.  
Жигит болуп Сартбай аты калды да,  
Эл ичине «аке» болду атактуу.

Сарт акени кадырлашкан жаш-карсы,  
Сылык-сыпаа, үлгү болчу басканы.  
А кишиге сөз сүйлөөдөн көрөкчө,  
Артыгыраак экен угуу башканы.

Уюп угуп башкалардын ақылын,  
Өз ичинен талдаң көрүп жашыруун,  
«Балдар, муның кандай қылсак кантет?» – деп,  
Көрөгөчтүк қылуучу экен ақырын.

Сартбай, Сартбай, алгандары женелер,  
Баары баш-көз балдарына эгедер.  
Кыз алса да оюнда жок экөөнүн,  
Кызыгына батып алган немелер.

Ойлорунда болсо керек болжолу,  
Кыз болжошот бугулардын чондору.  
Сартбай бирок, бай сулууга көз арттай,  
Көтөрүнүп бирине да болбоду.

Өзү көрүп жоон-жолпу бир қызды,  
Көнүл күшүн дал ушуга тургузду.  
Сарт акебиз алжып калган экен да,  
Алып албай айдай сулуу нур қызды.

«Ээ, жигиттер, байлык колдун кири го,  
Сулуу деле көп аялдын бири го.  
Тукум тууп бергендери чынында,  
Ортозаар болгон менен ири го.

Томаяк қыз беш уул, эки қыз табат,  
Эрте учурат бирин ажал қысталак.  
Бирөө тартат дал өзүмдү бечара,  
Ал да өмүрү болот өтө қыскараак.

Калган үчөө болот элдин ортосу,  
Таман акы, мандай терден олжосу.  
Кенен тасмал, өсүп-өнөт тукумдар,  
Өз алдынча қызыр болуп жолдошу».

Қызга үйлөнөт, ал төрөптүр беш бала,  
Ырас чыгат олуюялык иш гана,  
Тан каласын табышмактуу нерсеге,  
Эч айныбай чыккаңдыгын эске ала.

Селкинчектен учуп өлөт наристе,  
Экинчиси аралашып жаңы ишке,  
Келатканда көз тийиптири айткандай,  
Анын сырын бизге кайда билишке.

Жети-Өгүздүн Ак-Дөбөдө үч уулдан,  
Үкүм-тукум тарагандар ушундан.  
Төөлөстөрдөн дөөлөттүлөр көп чыкты,  
Уясынан улан-кызын учурган.

Санжыраны ырга айлантып терендеп,  
Женил-желпи карагым жок белендер.  
Бул китетпен окуп-билип алгыла,  
Кайталабайм турган үчүн кенен кеп.

Жаштарга үлгү акылдуулар санаты,  
Улуу сөздөр – урпактардын канаты.  
Кыйындарын кыяматтап сыйлаган,  
Кыргыздардын кымбат туткан адаты.

Арзан эмес «акыл ээси» аталмак,  
Анын тузун тапкан гана тата алмак.  
Сыйлагыла улуулардын арбагын,  
Башта бакыт турса дагы катарлап.



## САРТ АКЕНИН НАҚЫЛ-НАСААТ СӨЗДӨРҮ

**Жакшы атка** конуу – асылдык. Ага жетүү кыйын, аны колдон чыгарып коюу арзан. Колдон чыккан – жоголгон нерсе. Жоктун орду толбойт; толсо да мурдагыдай болбойт.

**Адептүүлүктү** сактаган адам өз мұдғосунө да, муратка да жетет. Адамды көркүнө чыгарган касиет – адептүүлүк. Адептүүлүк бардык жерде сакталғаны абзел; эл арасында отурғанда жосунду сактоо, сый-урматта меймангерчиликтин сипатын күтүү, саламдашуудагы кичи пейилдик, мәэримдүүлүк, зарыл шартта адамдын ажатын ачып, мұдғосунө чыгуу, бейкүнөө адамдын шагын сындырбоо, адамдар менен алакалашуудагы ыйбаалуулук.

«Жердин көркү – жашыл токой» деген кеп бар. Бул дагы туура. Чындыгына келгенде, жердин көркү – адам, бул ааламдын көркү – адам. Адамдан артык эч нерсе ааламды көркүнө чыгарга албайт. Күтүрөтүп мал багып, жайллоонун көркүн чыгарган – адам. Туюктан жол таап, моюнга түшкөн мүшкүлдүн амал – айласын тапкан – адам. Жер жүзүндөгү макулукту, айланатты көндүргөн – адам. Жакшылыкты жасаган да, жамандыкты жасаган да – адам. Бирок жакшылык менен жамандык эки болюк адамдын колунан келет.

**Асылдык** – бул да улуулук, ыйыктык. Эр жигиттин асылдыгы көтөрүмдүүлүгүндө. Орунсуз сөзгө зергиштей, аны тымызын ичке батырып, ыrbаттай коюу – асылдык. Бул да – ақылдуулуктун белгиси. Адамдын бардык жакшы сапатынын булагы – ақыл.

**Сөз кадыры** – ишенимдүү так сүйлөө. «Суунун башын булгаба аягы ылай болот», – деп бир жыйында Мойт акенин элге кайрылган суроосуна жооп берген экен Сарт аке.

**Урмат** – улуу сый-сыяпат. Адамга жасаган бардык мамилең таза, ыйык мәэримден болсо, ақырындан отуруп сен ошонун үзүрүн корсүп. «Жакшылык айланып кайра келет» деген ошол. Урмат, сый-сыяпат мына ушундан келип чыгат. Урмат эки тарааттуу: сенден да, андан да болууга тийши.

Урмат-сыйда эмне тартуу кылынса, мейли түркүн тамакаш, арзан-кымбат буюм, чоң-кичине мал – эч качан бирин барктуусунтуп, бойго жакын кабыл алышп, биринен четиркеп, четке какпа, анткени колдон келген урмат-сый учурунда баары-

нын баркы бирдей болот. Эгерде урмат-сыйда тартууланган нерсеге ылгоо жүргүзүлсө, анда тегиңдин чоо-жайына, керт баштын баркына шек кетем жана нысаптын дарегине, наркына доо кетем, зил кетем, колөкө капитайт да, алкыңа алдырган болосун. Ошентип, адам урматтын ыйык, улуу баркын билгени ото абзел. Адам урмат-сыйга жетүүнүн жолдорунун жарык нурдан кубат алып азыктанганы абзел. Мындай адам терс адаттан оолак болот. Кудай жолунан тайбайт.

**Эгиз болуу** – Алла Тааланын насилинен. Адам баласы өмүрүндө эки жолу эгиз болот; бир ата-энеден жааралып, бир ўйбулөдө өнүп-өскөндөр – биринчи эгиз; адам бойго жеткенде, ўйтигет. Ўйтигүү деген сөз – ўйлонуү деген сөз. Кыз бала да, эркек бала да бойго жеткенде, буюрганы менен баш кошот. Бул – экинчи эгиз. Биринчи эгиздердин ынтымагы ўйлонгөнгө чейин ынак болот. Йүйөнгөн соң абийир болсо, акыл болсо, ата-баба салты сакталса, ынтымак улана берет. Йүйөнгөн соң меники, сеники деген сөз көбөйсө, ушак-айыңга кулак тошот, ортодон муздак жел жүргөнгө жол берилсе, ынтымак бузулат.

Адам баласы экинчи эгизи менен (эрди-катьын) бут өмүрүн биргэе откорот: жамандык менен жакшилыкты бирге тартат; бул экоонон күйүмдүү эгиз болбойт. Адам эгиз жолун бийик тутса, Алла Тааланын эркинен чыкпаса, эгиздер ажырашпайт. Ошондөн улам элде: «Колуңда жүрүп билинбейт, камчыдан ашкан курал жок; койнунда жатып билинбейт, катындан ашкан тууган жок» – деген макал сөз калган. Мына ушундай эгиз мааниси, – дептир Сарт аке.

**Каалоо-тилек** – ар бир адамда болот. Муктаждыгы жок, эч нерсени каалабаган, умуту, тилеги болбогон адам баласы болбойт. Кем акыл, билимсиз түркөй адамдар каалоо-тилекти керт башына, бала-чакасына, жакын урук-туугандарына ыроолойт. Ал эми акылдуу адамдар, жамандык менен жакшилыкты терең ажыратта билген даанышман, чыныгы калыс адамдар Алла Таала алдында адилеттик учун оболу тилекти жалпыга тилейт, бутундөй калайык-калкка ынтымак, ырыс тилейт. Мындай адамдар өзүнө каалабаган жамандыкты өз элине гана эмес, өзгөгө да каалабайт.

Эн жаман **адепсиздик** деп эмнени эсептөөгө болот?

– Үксыз жерден бейкүнөө аял адамдын шагын сындыруу адепсиздиктин ото ыласы. Эркекти да төрөгөн, аялды да төрөгөн – ошол аялзаты. Алла Таалам анын азабын да, түйшүгүн да эркектерге караганда арбын жаратып койгон. Тарткан түйшүгү өлчөөсүз.

Аял адамды – эне деп эсептейбиз. Адам жаратууда эненин мээриминдей мээрим болобу? Мына биз ушуну терең баалайбыз. Ушундан улам аялзатынын шагын сыйндыруу, бейкүнөө капа кылуу эң жаман адепсиздик гана эмес, Кудай алдында кетиргөн куноонун ото оору, кечириմсизи болуп эсептелет, – деп жооп бериптир Сарт аке.

**Ысырапчылык, текеберчилик** – наадандык. Ысырапчылык-ка эң качан жол бербөө керек. Күттүү дасторкондогу нандын күкүмүн терип жеген сыйктуу буюрган бардык ырыссыга этият болуу керек. Телегейин тегиз болуп, каалаганың аткарылып, жылдызга жетип турса да, Алла Таалага тобо келтир. Толуп, жайнап турган ырыссындын бир да бирөөнү артык баш дебе. Элде: «Бырыссы тоголок, мээнем жалпак» – деген накыл бар. Бырыссыны ысырап кылбай, текеберленбей ақылдуу адам күттөт. Кеткен ырыссы кайра келбейт. Анын артынан нечен түрдүү азап-тозок келет. Мына ошондо ырыссынын баркы билинет. Кесир чайкоо, ыгы жок ысырапчылык, тобо кылбаган тобокерчиликтин кесепети мына ошондо билинет. Арман кыласың, оозундуу карманасың! Озундун кем ақылдыгыңды ошондо даана сезесин!

**Нускалуу сөз** – өмүрдүн күл азыгы. Нускалуу сөздүү көптүү билген, көптүү зээнинде түйгөн, ақылы жетик нускалуу адам айтат. Адам баарыдан мурда сөзүнө этият болуусу жон. Өз сөзүнө озү сынгандан жаманы жок. Өз сөзүнө озү кор болгондон жаманы жок. Сөздөн жыгылган күн төлөйт, тогуздал мал төлөйт.

Нускалуу сөз – дөөлөт, ал көрт башка кадыр-барк алып келет, абройду көтөрөт. Нускалуу сөздөн адам артында өлбөс-өчпөс даназалуу ат калат, ал укум-тукумдун денесинде сакталат.

**Жек көрүү** – душмандык. Адамды жек көрүү эң качан жакшылыкка алып барбайт. Жек корүүнүн ақыры касташууга, душмандыкка жеткирет. Адам өзүнө душман издебесе, кекчил болбосун, кечиримдүү болсун. Элдеги: «Атаңды өлтургөнгө энеңди алып бер» – деген макалдын өзөгү ушунда. Чакан-чамалуу кекээрдин түбү – чоң булгун. Ақыры жектөөдөн, кек тутуудан мүшкүлдөн башка пайды жок.

**Ақылы кемдин кемчилигинин** эң жаманы кайсы?

– Кем ақылдар бардык нерсенин түүүнүн, түпкү уюткусун билишпейт. Бардык нерсени өз ақылы менен өлчөйт. Алар ақылдуулардын сөзүнө караганда өзүндөй түркөйлөрдүн айтканына тез конот. Мына, кем ақылдардын эң жаман жери. Ақылы кем түркөйлөр ақылдуулардын айткандарын баамдоого күдүретсиз болгон себептүү, жакши ақыл-насааттарды жактырбайт. Алар өз ақылы жеткенди тана түпра дешет. Алардын ою қыска, тайыз, ар иштин эртеңкисин, андан аркысын болжой албайт.

*Мына, кем ақылдың кемчилигинин жеткен жери! Бардык иштін башкы учугу да, аякталған чеги да, маани-маңзы да ақылга байланыштуу, ақыл менен өлчөнөт. Ошондөн улам: «Ойлон, ойлоп иш кыл» – деген накыл сөз бар.*

*Кем ақылдар оюна жараша түз ишти да кыйшайтып алат. Өзү булдуруп алган ал ишти кайра түзөөгө чарк-чамасы жетпейт. Бул да – кем ақылдың табиятынын дагы бир жийиркеничтүү жери. Ар адамдың өз төци бар: адам султанынын төци – султан; адам жаманынын төци – жаман. Жашоодо бул экөөнүн жолу болок.*

**Олжо** – ата-бабадан калған накыл сөз. Бул олжо – уккандыкы, баалап дилге сициргендики. Накыл-насаат сөз ағын суусундай. Өзөн суусу жайдыр-кыштыр тынбай аккан сыйактуу калк асыраган насаат кептер да укумдан түкүмга тынбай өтүп отурат. Бул олжонун ағым жолу ушундай, түбөлүктүү үзүлбөгөн жол.

**Някыл-насаат сөз** – тунук ақылдың доошу, очпөгөн дооши. Шарты келсе, чоң дарыя да соолуйт, көл да соолуйт, ал эми укум-түкүмдүн күлазыгы болгон тунук ақыл доошу соолубайт. Калайык-калк күлазык кылган бардык нерсенин угуттуу өзөгү, очпөс очогу, баш-көзү – ақыл. Ошондуктан калайык-калк жакшы ақылга муюйт, баш иет.

**Ақыл** – өмүр дабаасы, ынтымактын ачкычы, асыл сөздүн күтман энеси, калыстыктын, адилеттиктин атасы, жашоодун жолбашчысы. Ақылдың өлчөөсү да, чеги да кенен. Ал баарын – жаман менен жакшыны, арам менен адалды, адилеттик менен арамзалаңты, жокчулук менен токчуулукту, жыргал менен тозокту, бак-таалай менен шорду, күлкү менен ыйды, койчу, тиричиликте болгондун баарын бирдей көтөрөт: башына бакыт конгондо көкөлөбөйт, башына тозок түшкөндө мүңкүрөнбөйт.

Бу жалганда **адамдын ыйык милдети** кайсы?

– Наристе жараганда, Алла Таала аны эне сүтүндөй таза жаратат. Мына ошол тазалыктын өзүндөй жашоо – адамдын ыйык милдети. Бул – Алла Таала жолу. Баарыдан мурда ушак-үяңдан, көралбастыктан, ичи тардыктан, карасанатайлыктан, карамуртөздүктөн, эки жүздүүлүктөн, калпычылыктан, колу тутрактыктан алые болуу абзел.

– **Адамдын эң мыкты сапаты** кайсы?

– Адамдын мыкты сапаты көп: ақылдуулук, сабырдуулук, кайраттуулук, токтоолук, кеңпейилдик, билимдүүлүк, көтөрүмдүүлүк... Ошондо да жакшы адамдын асыл-сапаты – Күндин нуру жер жүзүнө тегиз тийгендей тогулуп түрүүсү. Ушул жакшы сапаттарга ээ болгон адамдын милдети, көтөргөн жүгү

төндөшсиз оор да, чоң да болот. Бул сапаттарды асырап жүргүнүн өзү эле оор. Жакиы адамдын милдетинде бүтүн элдин тағдыры камтылат.

Суюк нерсе эле төгүлүп-чачылбастан, күто албасаң бак-доолот да төгүлүп-чачылат. Бак-доолот которо албастан, ақыл менен тоқтото албастыктан бир төгүлсө, жаратылышинаң бир ағылат. Түбөлүк орнот калған доолот жок. Доолоткө чалкысан да, кыйынчылыкка конбайсүң, кыйынчылыкка чалкый албайсың. Мына ошондо ақыл керек, сабырдуулук, кайрат, көтөрүмдүүлүк керек. Кыйынчылыкты көтөрүү гана керек, андан башка жол жок.

– Улуулук, асылзаадалык дегенді кандай түшүнсө болот?

– Улуулуктун, асылзаадалыктын туткасы – жөнөкөй-лүүлүк, сыпайкерчилик, карапайымдык. Асылзаада адамдардын бишик касиети мына ушул жөнөкөйлүүлүктө. Андай адамдар эч бир жандан өодөсүнбөйт, дарајасы канчалык бийик болсо да, өзүн пас кармайт. Мына ушул касиетинен баар табат, эл кадырлоосуна жетет. Мындан артык улуулук, асылзаадалык болобу.

– Бар нерсенин орду табылат, а жок нерсени кантебиз? Жоктон ойлоп отуруп жалаа чыкса кантебиз?

– Бар нерсенин орду табылат деген туура. Жоктун аты жок. Жоктон бар кылуу Алла Тааланын гана колунда. Ал адамдын колунан келбайт. Эгерде короокат жок болсо, ал убактылцуу. Жок оокат түбөлүк жок боюнча калбайт. Жок нерсе колго тийгиче сабырдуулук менен чыдоо керек. Жокту тап, изде, аракет кыл. Аракетсиз жок нерсе асмандан түшпойт. Ал эми жоктон ойлонуп отуруп жалаа чыгаруу – карәзгөйлүк, кыянаттык. Бул – адам баласынын өлүмдөн кийинки душманы, мунун да жолун тапса болот. Өлүмдөн башка душмандын дабасы табылат. Душман менен касташуга да болот, элдешүүгө да болот.

Ақылмандын ақылы менен Айдан ачык, Күндон жарык жол – тууктан табылган сыйктуу, кыянаттыктын да жолу табылат. Жыланды сүт берип бакса да уу чыгарат. Уу чачкан жылан менен, ыгын таап, үүр алысса болот. Кыянаттык кылган адамды адамгерчилик менен сугаруу керек, ага жакшылык тартуулоо керек. Ошондо анын айласы табылат.

– Адамдын жакшы-жаманын, кары-жашиын, бар-жогун өлүм ылгабайт, азап-тозок ылгабайт, кырсык ылгабайт, оору ылгабайт. Булар учун баары бирдей.

– Таза жүрүүдегенди кандай түшүнсө болот?

– Тула бойду, жүздү кирдептей жууп-тазалап жүрүү – бир тазалык. Канды, жүрөктү, дилди таза алып жүрүү – чыныгы

*тазалык. Жүрөктүү, канды, дилди таза алтып жүрүү деген – Алла Тааланын жолун тутуу деген сөз. Бул, бардык ыпластыктан – жаман мүнөздөн, жаман жүрүм-турумдан, ыйык тазалык. Бул жолдун жүзүнө көлөкө түшүрбөй жаман ойдон, жаман иш жасоодон алыш болуу ото абзел. Алла Таала, чынында, адам баласына тазалыкты гана буюрган. Ыпластыкты адам өзү тапкан. Алланын пендесине арнаган күт белеги – мына ушул ыйык тазалык. Бут өмүр тазалыкка арналсын.*

**Сабыр кыл, баатыр, сабыр кыл, – деп көп айтылат. Бул сабыр деген эмне?**

– Сабыр деген жалгыз эмес, анын чыдоо, көтөрүү, токтоо-лук өңдүү танаптары бар. Сабырдын тилеги – акыл. Акылсыз сабырдуулук болбойт. Акылдуулук менен асыралган сабырдуулуктун түбү терең да, кенен да болот. Мына ушуга ылайык-талып, элде: «Сабырдын түбү – сары алтын» – деген макал калган. Акыры сабырдуулуктун бир гана жолу болот. Анда жаман жол жок. Сабырдуу болуу – ыйык сапат. Сабырдуу болуу да – чыдамдуулук менен шерик.

Жеке чырды чечүүдө, калк арасындагы калын чырды чечүүдө көп катышасыз, аке. **Чырды чечүүнүн жолу кандай?**

– Чырдын жүзүн Кудай ары кылсын. Ошентсе деле араздаштуудан улам чыр чыга берет. Жашоо эрежесин билбegen соң адамдарда араздашуу боло берет тура. Чыр чечүүнүн жолу коп: опузалоо, жазалоо, коркутуу, жемелюү, салык жолу, бата жолу, салт жолу, сый-урмат көрсөтүп кадырлоо жолу, сөз күчү менен ыктуу мактоо же уяткаруу жолу... Айттор, чыр чечүүнүн жолдору көп. Анын бардык жолу абылга калчанып, кенешилип чечилүүгө тийши. Асили чыр чечилген соң, кек калбашы абзел.

**Адам башына мүшкүл иш түшпөй, түйшүк түшпөй жашагандоор болгонбу?**

– Жок. Андай болбойт. Мүшкүл иш – адамдын байкоосуз жашаган күндорундо кетирген күноосунун жазасы. Мүшкүл иш, откон күнөөнү кайталабасын, кул пендеге абыл-эс кирсеп деп, Алла Тааланын берген сыноосу, тарбиясы.

Эстүү адам бир жолку кетирген кемчилигин, күноосун экинчи кайталабайт. Откондоң орнок алат. Мына ушунун өзү – билимдүүлүк. Ал эми түйшүк болсо башка. Түйшүк – жашоо аракети. Жакшынын жан жолдошу – түйшүк. Жашоо учун аракет кылбаган адам болбойт. Падышанын падышадай, бектин бектей түйшүгү болот. Ар адамдын өзүнө жараша, кесибине жараша түйшүгү болот. Түйшүк тартпаган адам ырысқыдан кем.

– Зарылчылык деп калабыз. Мунун мааниси кандай?

– Зарылчылык деген керектөө деген. Тиричиликте көп нерсе керек. Кандайдыр бир шартта бир нерсе ото керек болсо – зарылчылык. Зарылдан чыгуу учун жанды аябоо керек. Нан кармаган таза колун, зарылдыкта ташты да, музду да кармайт. Керек болсо бычакты да, кылышты да, найзаны да кармайт.

– Нарк-нусканын төркүнүн баян кылышызычы.

– Ата-бабадан уланып келе жаткан – улуу нерсе. Нарктуу, нускалуу болуу учун үрп-адат, салт, адепти ыйык тутуп, пейилди оңдоо абзел. Жакиши адамдар муну эстен чыгарышпайт. Атамзамандан бери адамды оңго салуучу бир түшүнүктөр мыйзам катары аппак дилде улана берет. Эгерде дил ак жолдон чыкса, азезил шайтан араласа, аны оңго салууга болот. Мында деле баягы бабалардын нарк-нускасы, акыл-осуяттары менен, Алланын, пайгамбарлардын жолу менен тазалап туррууга болот.

Түптүү элде нарк-нуска, салт, үрп-адат, адеп-ыйбаа түрүктуу. Муну тутунбаган адам нарксыз, нускасыз. Мындаид адам эл-журттан ажырайт. Эл-журттан ажырабас учун ар бир адам ата мурастарынын – салттын, нарк-нусканын, үрп-адаттын алдында милдеткер. Бул ыйык түшүнүктөрдү бойго сицирүү, дилинде баалап, ыйык сактоо – жоопкерчиликтин жоопкерчилиги.

– Ата, бардык нерсенин түйүнүн чечет экенсиз. Акылмандыбыныздан, олуялыгыныздан, кара кылды как жарган калыс, адилет экендигинизден уккан-билген элдин баары Сизди ардактайт. Деги билбегенинiz болбосо керек, сый-урмат жагынан **арманыңыз болбосо керек**? – деп сураганда Сарт аке:

– Балам, билбегеним сайдын ташынан арбын. Бул жалгандын сырын, Алла Тааланын амирин ким билип чегине чыкты дейсис. Мең баарын билем дегендин өзү жалган. Жадагалса карангылыктын жарык менен алмашканын, кайра жарыктын караңы менен алмашканын, жылдын терт мэзгилиниң жаңылбай бири менен экинчисинин алмашканын чечмелеп жүрүшөт. Чечмелоонун да дал маңызы бар. Ошон учун чечмеленет. Бирок жараткандын купуя сырынын түп тамырын ийне-жибине чейин, акыр-аягына чейин адам баласы билет дегенге ишенбейм. Мен бар болгону билгенимди, көзүм жеткенди гана айткан кишин. Мен бар болгону Күдайдын берген касиети менен гана айткан кишин. Ал эми арманга келе турган болсок, балам, каттаанып, билим албадым. Бой тартып эл аралаганы тыным албадым. Көйнөктү чечип, көпөлөк куугандан калгандан бери жыргалдын жүзүн коро албадым. Бүгүнкү түйшүгүмдөн эртеңки

түйшүгүм көп болуп, өмүр өткөрүп келем. Балам, кемибеген, телегейи тегиз, арманы жок адам болбойт – дентир Сарт аке.

– Шорду адам кантип табат?

– Адам шорду өзүнөн-өзү табат. Кенебестик, бейкапардык, түркрайлук, жаман муноз, жалкоолуктун арты – шор. Канча кемчилик кетирсөң, ошончолук өз шоруңду өзүң тартасың. Изи жок дайынсыз кемчилик, катачылык болбойт, анын акыры шорго кабылтат. Айрыкча текеберчиликтин, зөөкүрлүктүн арты – арылбаган калың шор.

– Жөнбилги деген эмне?

– Адам баласына ыйгарылган асыл сапаттардын бардыгы болбосо да, негиздүүлөрүнүн нарк-насили, маңызын дурус билген адам жөнбилги, ийги адам болуп эсептелет. Эгерде адамда билим, адамгерчилек болсо, ал акыры алкоого татыктуу адад, нарктуу, сыйлуу боловунда күмөн жок. Бул түпкүлүгүндө билимдүүлүк деп эсептелет. Билимдүү адам бардык ыктуу нерсеге баш иет, моюн тосот. Мына, жөнбилги деген – ошол.

Көрсө адамга ыйгарылган асыл сапаттар бири-бири менен чырмалышып, канатташып, эриш-аркак болуп калыптанат түrbайбы. Адамга ыйгарылган жамандык да ошондой: бир жаман сапаттын учугу уланса, ага экинчи жамандык жалганып алат. Жараткан асилинде жамандыкты адамга ыраа көрбөйт. Жамандыкты адам өзү, өз табиятына жараша таап алат. Ошондон улам андай адам Алла Таала эркинэ карты келип, күнөөгө батат: жалкоолук – күнөө; ушак айтуу – күнөө; ичи тардык – күнөө; көралбастык – күнөө; кекчилдик – күнөө; уурулук – күнөө. Кыскасы, адам өзү тапкан күнөө да арбын. Жакшылык да, жамандык да – катмар-катмар, кабат-кабат. Жамандык менен жакшилык ажырымдуу, бири-бирине коошпогон өндөнгөнү менен, аларда деле танапташтык бар. Жаман деген нерсе да кезегинде керек болот, жакши деле кезегинде кереги-нен чыгат, бул бир жагы. Экинчиден, жаман деген нерседе катылган жакши жагы, тескерисинче, жакши дегендин көкүрөк сезбеген жумурунда жаман жагы болот.

Жаштык менен карылыштын ажырымын чечмелеп берицизчи.

– Жаштык менен карылыш – бир эле адам өмүрүнүн эки доору. Жаштык – жалындан турган курак. Көп нерсени аңдабай, жалынга алдырып, жаңылыштык да кетирет. Анын жаңылыштыгын жаштыгына тогоп, эл кечирет. Эл кечиргенди Кудай да кечирет. Ал эми карылыш болсо – өмүрдүн бойго жеткен курагы. Жыбылжып аккан булактай дымып бараткан курак. Дымып бараткан булактын суусу тунук болот. Карыда да нускалуу

*карылых, адамга эми тийген ақыл болгону абзел. Адамдын жакшы карыганы – доөлөт. Карыганды Алла Тааладан мына ушул доөлөттү тилөө керек. Кари адамды Кудайым сөзүнен, ақылынан, жүрүм-турумунан мұдүрүлтпөсүн.*

*Карынын катасы оор болот. Аны эл да, Алла Таала да ке-чирбейт. Мына, балам, өмүрдүн доорунун айырмасы – ушул.*

**– Ақылмандуулуктун купуя баркынкаидай түшүнсө болот, ата?**

*– Ақылмандуулук – бир эле адамдын көрт башына эмес, калайык калкка багыт берүүчү, Алла Таала тартуулаган улуу касиет. Ақылмандын ақылынын үзүрүн эл көрөт. Чыныгы ақылман билгенин элден аябайт. Ал элдик адам болгондуктан, анын өмүрү да, эмгектери да, ақылы да элге тартууланат. Ақылмандын кең пейил, жатык, сылық-сыпаа болгону абзел.*

**Тагдыр** дегенди көп угабыз, түшүнөбүз. Ошондо да аны кандаіча терең баамдаса болот?

*– Тагдыр делет, жазмыш делет. Бул – улуу сөз. Өмүр тагдырың Алла Таала эркинде. Жашоо тагдырың өз колуңда. Жаныңды кыйнап, тер төксөң, ырысқыга жетесиң. Жалкоолук, мээн неткечтик жашоо тагдырыңды чечет. Ошого ақыл керек. Ақылдуу адам жалкоолукка алдыrbайт. Аны ақыл ойготуп турат. Ақыл, абийир, милдетти түя билүү адамга жай бербейт, дайыма сезимди ойготуп, тынчтык бербейт.*

**– Кырсыктын маанисин чечмелеп берүүнүздү отүнөбүз.**

*– Кырсык – тагдырдын бир бутагы. Күтүүсүздөн ойго келбegen кырсык болот. Бул да Алла Тааланын эркинде. Ал эми билимсиздиктен, энөөлүктөн, баёолуктан, ачуудан, көпкөндүктөн, айтор, жамандыктан болгон кырсык өзүңдөн. Кырсыкта жакшылык жок. Ал жан кейиткен мүшкүл. Кырсыктан оолак болууну Алла Тааладан дайыма тилөө керек, тобо кылыш тилөө керек! Баарыбыз бир Алла Тааланын пендесибиз. Ар кандай иште пендечилик деп коебуз.*

**– Пендечилик деген эмне?**

*– Пендечилик – Алла Таала тартуулаган улуу, ыйык нерсерлерди улантуу. Бул – нагыз пендечилик. Пенделектин ыйык жолунда өзүңдөн мыктыларга, жашоо-тиричилиги жогоркуларга, зоболосу бийиктерге сүк артпа, өзүңдөн пастарга, ал мусапыр болсо да, карып болсо да, айласызы кембагал, кем ақыл болсо да сынтайкпа. Сугун артуу, сынтайгуу илдет сымал оор салакасын тийгизет көрт башка. Ал айланып башка түшөт. Сүк артуу кызғанчактыктан, ичи тардыктан, кем ақылдыктан, өзүн которө чалуудан, кемсингүйдөн келип чыгат. Бул – илдет сыйктуу сапаттардын экөө тең – корпендерчилектин ыпылас,*

пайдасыз жактары, жашоо-тиричиликтин, адам мамилелеринин жарык жүзүнө колоко түшүргөн кара кошого. Бул – адам баркынын асылдыгына баа бере албаган, адамга текебер каратан, адам башын аттаган нааданчылыктын бир түрү. Асили, адам баласы жашоо-турмуш эрежеси жол бербей турган пендечиликтен оолак болгону абзел. Телегейди тсиз санаган пендеде мындаи сапаттар болбойт. Ал кем жаралып калган адамдарды коргондо Алла Таалага тобо кылып, ичинен жакасын карманып, ызаат кылып, ага жылуу саламын тартуулап, колунан келген сый-урматын аябайт. Тенчилики пир туткан даанышман мыктыларга да, акылмандарга, элге соопчуулук тилеген, дартына дабаа издеген улукмандарга, адам акылын, дилин тазарткан билимдүйлөрго, онорпоздорго, эл башчыларына да, Алла жолу, эрки боюнча мамиле жасайт. Пендечилики пир туткан даанышман пендечиликте ууруну, ушакчыны, эл бузар булгунчунү, бузукуну, ичи тар, ошонун кесепетинен түүгөн-үрүк, жолдош-жоро күтпөгөн сараңды, ташбоор мыкаачыны, жандимини, алдамчыны, жалганчыны, акылы жетпеген нерселерди жактырбаган түркөйлөрдү, коодону сокур кор додойлөрдү ылган карайт, андайлардан озун оолак кармайт.

Кыскасы, пендечилики туура түшүнүү, анын ак жолунан чыкпоо деген сөз – адам болуу деген сөз.

– Ачuu деген эмне?

– Ачuu. Ачuu нерсе бар, адам ачуусу бар. Ачuu нерсеге убада бербе, ант бербе. Адам ачуусу – душман, кадыр-барктан кетириүүчү, адамды өөдөлөттөй турган душман, очошкон душманга Караганда, керт башы учун ачуудан ашкан душман жок. Ал – азезил шайтандын азгырыгы. Бул эч качан он жолго салбайт.

– Өмүрдө адам картаят, дарак картаят, мал-жан картаят. Картайбай турган нерсе болобу?

– Болот. Тилек картайбайт, үмүт картайбайт, сезим картайбайт. Адам акыл-эсин жоготтой жашаса, сезим да картайбайт, өзгөчө жакши нерсеге болгон сезим картайбайт.

– Кенпейил деген эмне?

– Кенпейил адам – бай адам... Ал кенен дүйнөнү тарыттайт... Ал жок деген сөздөн алыс болот. Бар туруп, жок деген адамдар да болот. Бул – жарды адам, пейили тар адам. «Жокко туз да жок» деген сөз ушундан калган.

Байлыктын туру көп: баш аман болсо – байлык; укум-тукум оссо – байлык; башына ырыс уяласа – байлык; эл-журтуц тынч болсо – байлык; ынтымак – байлык; ден-соолук – байлык... Ал эми бак-доолот болсо убактылуу, аны кармана билүү керек. Мал күтүү, сан жеткис дүнүйө күтүү байлык эмес. Дүнүйө

бекер жерден табылбайт: же өз мээнетиңден, же башкалардын маңдай теринен табылат. Өз мээнетиңден табылган дүнүйө – адал дүнүйө, бирөөнүн мээнети менен табылган дүнүйө – арам дүнүйө, ал акыры түбү шорго малындырып кетет. Дегинкиси, дүнүйөгө азгырылбаган абзел. Бар болгонуна топук кыл. Топук күткөн адам – бай адам.

– Кесирди кандай түшүнсө болот?

– Кесир текеберчилик менен барабар. Кесир деген ырысын табуу деген. Кесирдин бир аты – көпкөндүк. Ким көбөт? Кем акыл көбөт. Өзгөчө эл башынdagы акылмансынгандада көпсө, анын оор залакасы өзүнө да, калың элге да тиет. Акылдуу адам кесир-чайкабайт, аш тандабайт, буюрган насибине каниет кылат. Кесир да канат-бутактуу: баш кесир, мал кесир, аш кесир. Мунун баарынан жаманы – баш кесир. Баш кесир кылган адам акыры башка зар болот. Башка зар адам кор адам, жалгыз адам. Жалгызык – кара баштын мүшкүлү, тозоктон оор мүшкүл. Бул – накылга түшүнгөн адам – жакши адам, каада-салттуу, нускалuu адам. Кептин кыскасы, Алла Таала ырологон ырысъыны кармана бил. Ырыс күтүүнүн жолу чиркейдин канатындаи жука. Ага чеберчилик, этият болуу керек, билимдүүлүк керек.

– Күнөө жөнүндө уккубуз келет. Адам кандайча күнөөгө батат?

– Күнөөгө батуунун жолу көп: Алла Тааланын эркинен чыгуу, ыйык курандын жолунан таюу, жашоо эрежелерин бузуу – күнөөлүү болуу деген сөз. Ошондо да күнөөнүн күнөөсү бар. Эң оор күнөө – адам омурун өзү кыюу. Бул күнөөлөр – кечирилбей турган күнөөлөр. Ал эми бирөөнүн ак эмгегине карасанатайлык кылуу, уурулук, эл арасын бузуу, үй-бүлөнүн ынтымагын кетиругүү, ылайыксыз адам басмырлоо, адам убалина калуу, жөнсүз чырчатак чыгаруу, көралbastыктан, ичи тардыктан каргыш айттуу, кек сактап жектешүү да – оор күнөө. Бирок мындаи күнөөлөрдүн кайталанбашына убада берилсе, көпчүлүк бир бутумгө келип, кечирим кылышы мүмкүн. Адамга жол берилбей турган күнөөлөр дагы көп. Аларды биле жүргөн абзел.

– Эл башчысы кандай болуу керек?

– Башчысы жок эл болбойт. Башчысы жок эл – карып. Башчысы жок эл – көрүнгөнгө жем. Башчысы бар эл – ынтымактуу, биримдик эл. Ынтымактуу эл – кубаттуу эл.

Эл башчысы – эл тағдырынын жоопкери, көсому. Ар нерсенин таянычы, тиреги болот; кереге таянычы – жер; уук таянычы – кереге; түндүк таянычы – уук. Ушул сыйкактуу эл башчысынын таянган тиреги – калың эл. Элге алымдуу, элге жа-

гылдуу, сөзү жугумдуу, эли үчүн жанын сайдан, кайгы-мунун чогуу тарткан, жыргаса чогуу жыргаган, адилет, калыс башчыны эл-жери кадырлайт, ардак тутат. Жок, андай болбосо, башчы нарк-насилсиз болсо, өзүн өзгөчө сезген кер кокүрөк болсо, айткан сөзү жонсуз болот, жакшы менен жамандын дилин билбесе, жана бар күдүретин – акыл-эсин, абиширин, дөөлөтүн написицине тебелетип, көрдүйнөгө кул кылса, ал элден ажырайт, андайды калың журт колдобойт. Мындаи башчы эл бузар, журт бузар, журт курутар митеге тете.

**Жакшылык менен жамандыктын** салмагы, касиети бирдей эмес. Өмүрдө тапкан абишириңди көз ачып-жумганча жоготуп коюуга болот. Калдон кеткен абиширидин орду толбойт, ал кайрылып келбейт. Муну эл башчысы эле эмес, ар бир адамдын биле журушу абзел. Ошондон улам көп жакшылыкты бир жамандык жесцерин эсте туттуу абзел.

Жамандык менен жакшылык ар адамдын козу откончо тегерегинде эриш-аркак ээрчишип жүрөт. Ниетке жараша биригин ордун бири басып турат. Эмсө, айланайындар, Алла Таалам ниетиңерге береке берсін!

Ниет оңолсо, Алла Таалам бак берет, береке берет. Ниет оңолгондо, эси-дартың да, сүйлөгөн сөзүң да оңолот. Жакши айтылган сөздүн омурға узун, бүт ааламды баккан кара жер, калың эл гана казына эмес, тунук акылдан чыккан асыл сөз да – кенч. Ата мурасынын бардыгы сөз аркылуу укумдан түкүмга жетет.

**Чечен** адамдар акылман адамдар турбайбы. Топто, ар кандай ылайыктуу шартта даярдыгы жок эле чукугандай таасын сөз тапкан, доор өзгөчөлүгүн, адам жашоосунун жол-жобосун чечилип айткан. Ошондон улам кәэ бир чыгаан чечендерди «олуя» деп да аташкан. Кыргызда чечендин түрлөрүн – «жоө чечен, конур чечен, кургак чечен, тил чечен, акыл чечен, төгөрөгү төп чечен» деп терип айтат. Саймединдердин баары эле чечен эмес. Чечендик – чон бакыт, чон өнөр, табият тартуулаган өнөр. Аны да эл аралап, таалим-тарбия алыш, көпту үйрөнүп өстүрөт тур..

Сарт аке төгөрөгү төп келген акыл чечен болгон. Ошондон улам калың элде: «Акыл атасы – Сарт аке», «Сөздү уюткан – таңдай, бугу, сарыбагышты уюткан – Сартбай (Сарт акенин азандагы аты)» – деп айтылган макал бар. Сарт аке жөнүндө баа берген бул макалдарды ушул тапта 85ке чыгып калган саруулук Молдобай уулу Кененбай карыядан жазып алган элем.

Сартбай билерманым, кәэде баланча адам нурдуу адам эле, жүзүнөн нур чачырап калар эле деп калабыз. Бу адам нуру деңди кандай түшүнсө болот?

— Бийик даражалуу калыс бийим, нур — жарык деген — маанилери жакын сөздөр. Нурду Күн да, Ай да, жылдыз да, адам да төгөт. Нурсуз, жарыксыз жашоо жок. Нурдан кубат албаган, өмүр улабаган жан жок. Нур чачкан Ай, жылдыз тундун көркү, күндүзгүнүн көркү — Күн, экөө тен, чындыгында, ааламдын көркү. Нур — көрк, кубат, жашоо учугу, булагы. Адам да нур төгөт. Нур төкпөгөн адам жок. Ошондо да нуру жайнаган, нурунан көөрү төгүлгөн адамдар болот. Алар — жакышылык учун, адам бактысы учун жарапган жайдары, акдөөлөт адамдар. Мындаи адамдар — жашоонун көркү. Алардын жүрөгү толо мээрим, дenesи толо адамгерчилик, жумуру башы толо ақыл, көмөкйү толо асыл сөзү болот. Мындаи адамдар — жарык нурдуу адамдар. Алар пейили, ақылы, мамилеси, мээрими, илеби күчтүү асыл сөзү менен адамдарга жакышылык тартуулайт. Мына, андайлардын айкын күбөсү — Тилекмат. Ал — жүзүнөн да, ақылынан да, көмөкйүнөн да сөз нуру чачырап турган адам.

Адамдан чыккан нурду адам көзү менен көрө албайт. Аны туюму күчтүү сезимтал адамдар ақылы аркылуу, андан калса жүрөгү аркылуу сезип турат. «Ақыл туйбаганды жүрөк сезет» деген — ақыйкат чындык.

Адам нуру адамды жакындатат, ымалалаشتырат, биритирем. Нурлары төп келген адамдар ушундай болот, бийим. Сиз да, мен да, биз ынак көргөн чойрөлөш адамдар да бири-бири-биз менен нурдашпыз, ошондон улам сырдашпыз. Бул — бизди жакындаткан ыйык касиет.

— Көртирилките эмне кымбат, эмне баалуу?

— Жок кымбат, жок баалуу. Жоктун эки танабы кымбат: издетип, зарылтып бир кымбат болсо, ордун толтурада бир кымбат болот. Мындаи кымбатчылыкка тушукпас учун адам жашоосунда чыгымдуу, түйшүкчүл, тер төккөндин майтарылбаган аракетчил болушу абзел. Ошондо да адам жоктон арыла албайт: бири болбосо, бири кемип турат. Кемиген күндө да колун куру болбосун. Колу куру болбогон адамга сураганы табылат, анткени колунда бар адамга, ким болбосун, качандыр бир мезгилде башка адамдар кайрылып турат. Адамга адам кайрылганда көңүл суутпаши керек, өзүнө керек болуп турган нерсе болсо да, бер. Бул — чоң соопчуулук, адамды кыжалаттан чыгаруу — адамгерчилик. Эч качан бар нерсени жок дебе. Акыры жоктун түбү жок болуп калышы ыктымал.

— Сарт аке, чеченник, анын мааниси жөнүндө кайсы бир отурушта учкай айттып бергенсиз. Ошондо чечендиктин бир түйүнүн, жандырмагын айтпай кеттиниз. **Бул чечендиктин жандырмагы болобу?**

– Чечендиктин көп түйүнү, уругу, кадыр-баркы болгон сыйактуу, анын жандырмагы да көп кырдуу, көп сырдуу: жандырмагы маектешкен адамда болот: ал сөздү таап, акылыңды улап, кептин жүйөсүнө түшүнсө – биринчи жандырмагы; андан соң маектешкен адам аңдал отуруп улуу сөзгө маани берип, кадырына терең жетсе, ар бир айтылган сөздүн тамырына толук талдоо жургүзүп, андан жаңы ой тапса, экинчи жандырмагы. Ошентип, орундуу айтылган сөз айткан тараптан гана эмес, уккан тараптан да бааланса, баркка алынса, анда сөздүн бейишке чыкканы.

Уккан тараптан жакши баага татыган сөз айткан адамга дөөлөт, кадыр-барк алып келет. Ошондуктан ар бир айтылган сөзгө сак, чебер болуу абзел. Жакши, акылдуу айтылган сөз менен зоболоң көкологөн чакта ого бетер кылдат бол. Сөзүм эм болот деп, жайыты жок сүйлөй берсөң, бирде болбосо да, бирде мұдурұллюсун. Чыныгы акыл чечендин бир эле жолку мұдурұлғону анын мурунку даңқын жууп кетет. Бул кандайдыр бир кумарга азғырылбаган, шарапка алдырбаган адамдар учүн мұноздүү. Сөздү чечилип айттуунун жайы, шарты көп. Кандай жагдай болгон күндө да чебер, кылдат болууга не жетсин.

– Адам мудөөсүнө кантип жетет?

– Максат менен эмгек чырмалышканда, адам бардык мудөөсүнө жетет. Максатсыз жашоо болбойт да. Максатсыз жашаган адамдын тириү жандыктан айырмасы жок.

– Бу жалганда эмнени кылдат асыроо керек?

– Бак-таалайды кылдат асыроо керек. Эл оозунда: «Мәзет жалпак, бакыт тоголок» деген макал бар. Бактыны асыроо керек. Аны акыл менен, токтоолук, көтөрүмдүүлүк, жөнөкөйлүк, сабырдуулук менен асырабаса, колдон чыгып кетет. Асилинде бак-таалайга жетүүнүн деле көп жолу бар: ак эмгек, адал иш менен, элиңден, түкүмүңдан чыккан мыктылар, алардын колдоосу менен, дагы-дагы көптөгөн ийги жакшилыктар менен, өзгөчө Кудайга жагуу менен жетет. Кудайга жагуу учүн Кудай жолунан чыклоо керек. Бак-таалайдан ажырап калуу бат эле. Андан ажыроонун айныгыс жолу – текеберчилик, акыл токтотпой көпкөндүк. Адам бак-таалайдан ажыраганда акылына бир келет. Ошондо гана турмушту, өмүрдү, тапкан табылганы барктоого мажбур болот. Бул баштан откөндөн кийинки көз ачылуу делинет. Баштан откөндөн кийин көздүн ачылыши да дурус. Муну откөндөн таалым сабак алуу дейт. Откөндүн таалым сабагы адамды билимдүү кылат. Ошондон улам билимдүү адамдын айтканын кулак сыртынан кетирбей, табылган табылга катары көкүрөккө түй, жумурда сакта.

*Ошентип, билим да, асыл-заадалык да, байлык да аз-аздал, мыскалдап жыйналат. Ушунун баарынын жыйналган ордосун бак-таалай деп көйт.*

– **Тагдыр** ушу экен деп айтылат. Муну кандай түшүнсө болот?

– Кайсы бир сөз жарышында тагдыр жөнүндө айткан элем. Анда өмүр тагдырын Алла Таала эркинде, жашоо тагдырыңдын бир учугу өз колуңда дегенди айттым эле. Эми ушуну улап берейин. Тагдыр да – турмуш багыты, жашоо жолуна байланыш туу болот. Аны алдын ала болжоого болот, бирок бolor-коерун айдан ачык айтууга болбойт. Дагы бир кайталайын, тагдыр Алла Таала буйругуна жараша болот. Ага баш ийбөөгө ылаажы жок. Аны сатып алалбайсың. Утурумдук бийликтүү, мансапты сатып алса, айла-амал менен алдан алса бolor, ал эми тагдырыды сатып алалбайсың.

Тагдыр да дейт, жазмыш да дейт. Бул да – көп мааниде айтылган сөз. Анын эң улув, эн жогорку мааниси – Кудайдын бир аты деп кабылданышы.

Жашоо тагдырдын өйдө-ылдыйы, оош-кыйышы адамдын мунөзүн өзгөртөт, ошондон улам тагдыр бир калыпта, бир беткей болбойт. Бирде ал нур чачкан жүзүн көрсөтсө, бирде муздак жел журғон караңы бетин көрсөтөт. Мунун эки жүзүнө тен чыдоо керек, тобо келтирип чыдоо керек. Жарык жүзүн көрсөткөндө жарылба, сүүнүчтөн ашип-ташыба, караңы жүзүн көргөндө мүцкүрөбө, мүңайба, бир калыбыңдан жазба. Калыбыңдан тайсаң аркы-терки сөзгө кабыласың.

– **Жалаадан чыккан жанжал** деп калабыз. Ал кандайча чыгат?

– Куру жалаа, көралбастыктан чыккан жалаа, ичтардыктан чыккан жалаа, карозгойлуктөн, кемсингүйдөн, басмырлоодон, эрдемсинүүдөн ж.б. көптөгөн ыпыластыктан жалаа болот. Ушунун баары эл арасына, ал гана эмес үй-бүлө ыркына да жанжал түшүртөт.

Жаңы жараны айыктырганга караганда айыгып бара жаткан жараны тырмап отуруп дүүлүктүрүп, ыrbатып койгон соң, аны айыктыруу ого эле кымбатка турат. Мына ушул эски жара сияктуу өткөн-кеткен нерселерди, андагы оош-кыйыштарды кайра козгоп, элди дүргүтүп жанжал салуу абдан жаман. Жашоо агымында эмнелер гана болбойт! Бейкут жашап жаткан элге ар кандай айла-амалдар менен бузукулар жалаа жабат. Бузукудай айлакер, амалкөй болову! Ал түшкө кирбекен нерсени чындык катары ынандырганга жарайт. Ошондон улам чыккан ар кандай жанжалды алоолонуп тутанганды чейин очуруу

керек. Эл арасындағы азыноолак жаңжалды ага-тууган озу басат, ошондо да анын баш-көзчүсү болот. Ал эми кан күйгүзүүчү чоң жаңжалды Тилекмат сыйктуу көсөмдөр басат; тил менен майдай эритип, кол сыйктуу колкүтүп отуруп басат; акыл менен караңыдан ак шоола, туюктан ак жол таап басат; ак шооланын, ак жолдун шартын, жүйөлүү себебин табат. Мындаи кеменгерлик, жөндөмдүүлүк ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ага отө сейрек жааралган, Кудайым ақыл-айласына, тил оноруңө көөрүн кенен төккөн адам гана жарайт. Андай адам – биздин арабызда Тилекмат.

– Эл жүгүн чын ыкластан көтөргөн адамдын түйшүгү кандай болот?

– О-о, мусулманым, бул отө оор. Аны соз менен болжоо да кыйындыкка турат. Салыштырып айтканда, бул түйшүк бийик зоодон кочкөн кочкүнүн чачырандыларын терип чогултканга тете. Тынымсыз түйшүк, ак дилден эл жүгүн аркалоо – кадырман адамдардын отөгөн кызматынын бөксөрбөс, соолbos дарыясы. Анын бут өмүрү да, жашоосу да оор түйшүктө болот; анын жүрөгү дайыма мундуу, кайгылуу болот; эл көзүнө жыргап жүргөндөй көрүнгөнү менен чынында, ал убайымда жүрөт. Ушул да жыргалбы? Эл жүгүн аркалагандан бери Тилекматтын жыргап жүргөн күнүн мен көргөн жокмун. Ал – чыныгы эл учун бир жааралган адам. Аны көрө албагандарга Кудай өзү жеткирет.

– Тукуму жакшы, тукуму жаман деп айтылып калат кай бирде. Муну кандай түшүнсө болот?

– Бардык жан-жаныбарлардан өз тукуму жарагат: койдон кой, жылкыдан жылкы, тоөдөн тоө; ошол сыйктуу адамдан адам жарагат. Бардык жан-жаныбарлардын жакшысы, чыгаан жакшысы, ошондой эле жаманы, чыгаан жаманы бар эмеспи. Адамдын да жакшы-жаманы бар. Укумчулдардан калган уламышта «Теги жакшы, теги жаман» – деп айтылат. Бул бекер эмес. Асли соогу, дили, акылы, мунозу таза атадан, энеден жакшы эле тукум таралат. Бирок кээде жакшы дегендерден деле көңүл иренжиткен жамандар чыгат. Бул Алла Тааланын берген бактысына байланыштуу. Адамдын колунан келсе жамандар болбос эле. Кон нерсенин оң-тетириси болгон сыйктуу адамдын да оң, тетириси жетиштүү.

Ушундан улам: «Жакшыдан жаман туулса – чыгаша, жамандан жакшы туулса – киреше», «Жакшы тукум ирегеден төргө сүйрөйт, жаман тукум төрдөн көргө сүйрөйт» деген макал сөздөр калган.

Айтса – айтпаса төгүнбү. Жаман көз ачыrbай ката кылып отуруп, ата-энени тез картайтат. Бул көргө сүйрөгөн эмей

эмне? Дегинкиси, жакшыга не жетсип! Дегинкиси, балалуу адам бирөөнүн баласынын жакши чыкканына же жаман чыкканына сүк артпай, сынтарапай жүргөнү абзел. Турмуш оомалуутокмолуу. Эч качан бир калыпта сыйыргыга салгандай болбойт. Жакши түкүм атага да, энеге да байланыштуу болот. Ушундан улам: «Жакши жерден союк күт»; «Тектүү жерден тениңди тап», – деп бекеринен айтылбагандыр.

Жакши жерде оскон момо берчү даректан ширеси жагымдуу жемиш алынат; сүусу кемчил, каксоо жерде оскон даректан ширеси ачуу жемиш алынат.

Жакши түкүм атага Караганда, көбүнчө энеге байланыштуу. Эненин көп чалымынын бир канчасын тартпаган түкүм болбойт. Бул жонуудо да элде айтылган накыл бар. «Эр тайын тартат», «Атасы жаман аста-аста оңолот, энеси жаман эзели оңлойт»; тайы жаман, жатыны жаман; тайы жакши, жатыны жакши, – деп жүрбөйбү. Бул да бекер соз эмес. «Калк айтса, калп айтпайт» деген макал бар. Канткен менен да, түкүмү жакши, түкүмү жаман дегенге тақ жооп берүүгө мүмкүн эмес, кесе айтуу кыйын. Мен ақылым жетишинче гана жооп бердим. Чоп-чардан, жан-жаныбардан канттип, кандайча ар түрдүү жыт чыгарын билбegen сыйактуу, жакши-жаман түкүмдүн кандайча болорун ташка тамга баскандай тақ айтуу кыйын. Муну Алла Таалам гана билет. Биз көзүбүз менен коруп, иргөлөши жашап, сыр алышканда гана адамдын жакши-жаманын билебиз. Ал эми анын кандайча жаралыш табыятын билбейбиз.

– Сарт аке, Тилекмат шакиртинизди кандай баалайсыз?

– Алла Тааланын пендесине шыбаа кылган ыйык, кымбат касиеттерин ааламга тараткан Мукамбет пайгамбарымдын мурастарын, жол-жобосун бекем туткан адам катары аны абдан бийик баалаймын. Пайгамбарым бүт өмүрүн элге кызмат кылуга арнап, 18000 ааламдын калкын дилдин тазалыгына, ынтымакка, ыймандуулукка, теңдикке, кен-пейшлдикке, адамгерчиликке, мээнеткечтикке адамдарды ылгабай бирдей урматтоого жарык жол ачкан; бул сапаттардын маани-маңызын, жашоодо ото керектигин түшүндүргөн.

Алла Таалам ушундай сапаттарды Тилешимден аяган эмес. Тилешим – бактылуу адам, ал өзү учун, бала-чакасы, урук-тууганы учун эмес, калайык-калк учун жааралган адам. Ошон учун аны денеме күч-кубат берген жүргөгүмдөй, жаратылыштын көреметин коргозгон эки көзүмдүн карегиндей баалаймын. Ал барда менин телегеям тегиз, деним таза, жаным жаннатта.

Сарт акенин Тилекмат акеге берген бул баасын 1949-жылдын жайында Жети-Өгүздин Байтөр деген жайлоосунда Сарт акенин чөбүрөсү Тыныстан уулу Дүйшөмбүдөн, 1954-жылы Баракан уулу Акундан укканмын. Акун аксакал абдан сабаттуу санжырачы эле. Аттиң! Армансыз дүйнө болобу!? Өз учурунда толук жазып калбай, көп уламыштар, түн катып уга турган санжыра кептер Акун аксакал менен коңто жер алдына кетпедиби!

– **Зөөкүрлүк** деген эмне?

– Зөөкүрлүк – копкондуктүн жеткен чеги. Бул эки соз тарапташ. Кандай адам копкондукко алдырат деп ойлойсузар? Көпкөндүктүн түпкү үрону байлыкта, кемакылдыкта, жашоонун баркын, адамдын баркын, дүйнөнүн баркын жана анын кайдан, кантип кураларын билбегендикте жатат. Көпкөлөң адам тизгинин тартпаса, бара-бара жүрүп отуруп зөөкүргө айланат. Зөөкүр болгон соң ыплас ишке чалдыгат. Ага дүйнөдөгүнүн баары бир, ылгоо жок, барксыз. Зөөкүрдү кутурткан – атанаң тапканы.

Ал андан ажыраган соң, мурдуна суу жеткенде, эчен жамандыкка тушукканда дээринде анча-мынча идиреги болсо, акыры тоクトолууга аргасыз болот, бирок кеч болуп қалат. Эс токтотконго чейинки жаманаттысы өмүрүнүн акырына чейин сүртсө кеткис кара көо болуп чырмалып журу берет. Бул кара көо анын бактысына таш сепил өндүү жол ачпайт. Балдарым, асили зөөкүрлүктөн алыс болгула.

– **Адамдын өзүн-өзү басынтуусунун эң жаманы кайсы?**

– О-о балам, мунун да жолу көп. Ошондо да турмуштук туюму кем адамга көнешүү, ага ал-абал жонундо айтып берүү өз касиетинди ого эле басынтуу болуп саналат... Турмуштук туюму кем адам – билими кем адам. Билимсизге көнешүү, андан терең акыл үмүт этүү чөлдөн дайра агызам дегенге тете. Ал эми турмуштук туюму кенен адам – билимдүү адам. Адамдын жалпы баасы мына ушул акылга таянган билимдүүлүк менен олчонот. Турмуштан билим алган адам – баамчыл адам, жашоону билип, ага баа берген адам, анын ысык-сүүгүн билген адам. Мындаи адамды периште деп айтса болот; анын акылы да, жүргөгү да сезимтал болот, айттырбай-дедирбей сезет. Андай адам өзүнө сынчы, издемчил болот, билбегенин сурамжылап билет, билиминин көмтигин толтурат; көптү билүүгө дилгирленип, тынбайдалат кылат. «Билимден артык онор жок», «Билимдүүнүн түнү – күн, билимсиздин күнү – түн»; «Билимсиздин өмүрүнүн жан жолдошу – наадандык», – деп айтылган макалдар бар элде. Муну эске бекем түүгү абзел.

– Пайдасыз нерсе деген эмне?

– Күрү кайғы пайдасыз. Нааданга наалуу, чын-чынына келгенде, өлгөнгө өксөп кайғыруу – пайдасыз эле кайғы. Кайғы адамды чөгөрөт. Кайғы дененин ыракаты болгон дөн соолуктун очошкон душманы. Мына ушуну билип турса да, ақыл-эси ордундагы адам кайғырат. Өксөткөн өлүм кыйбас адамды алыш кеткенде, адам кайғырат, кайғыга алдырат. Ошондо деле кайғы өлчөөсү менен болушу абзел. Ал эми жакыныңда наадандыгына кайғыруу акыйкатта күрү кайғы болуп саналат, анткени наадан тириүүнүн өлүгү эмеспи. Жаныңда журғөн тириүү өлүктүн несине кайғырасың?

– Кандай ыракат түбөлүктүү?

– Дөн соолуктан алган ыракат, тер төгүүдөн табылган табылгадан алган ыракат түбөлүктүү деп эсептелинег. Жана да билимден алган ыракат, чын дилден ақылдуу айтылган, жан эриткен жылуу сөздөн алган ыракат түбөлүктүү. Ал эми жыргалдан алган ыракат түбөлүктүү эмес. Ал тез келип, тез кет. Ошондуктан жыргалдан алган ыракатка машыркоого болбойт. Ыракатка жеткенине да тобо кыл!

– Өмүрдө эч нерсе менен алмаштыrbай турган бир болобу?

– Акыйкат баалаганда, бала учун эненин мээрими, эне учун бала – бүтүндөй жарык дүйнөгө, дүйнөдөгү эң кымбат каухарга да, кампа толгон алтынга да алмаштырылбай турган нерсе. Муну бардык адам билүсү абзел. Эненин ыйык мээримисиз, ак сүтүсүз Ааламда адам воспойт. Бала Алла Тааланын ата-энеге берген белеги деп айтылат. Бул белекти жаратууда ата мээрими эне мээримине эч төндеше албайт. Адам жанынын жаралышына эне мээриминдей мээрим болобу?

Эне учун балалуу болуудан артык эч бир дөвлөт жок. Балалуу болгондо эненин бактысы күн нурундаи төгүлүп, ажары ачылат, көркүнө көрк кошулат. Эне кокустан баладан ажыраса, күнү да, айы да, жылдызы да очкөндөй болот. Муну Кудай көрсөтпөсүн. Баладан ажыроо шартында адам энесин кой, айбанды элестетип көргүлөчү. Жарыктык бээ кулунунан ажыраганда, кулуну өлгөн жерден кетпей, жаналакетке түшүп кишенеп, айласын таптай далбас уруп, ого бетер желинин сүт тээн, кадимкидэй көзүнө жаш алат. Ал эми ботосу өлгөн ингендин жанына адам чыдап тура албайт. Күндүр-түндүр үнүн баспай боздоп, коз жашы түктүү жаагын жууп турат. Күлүн менен боточуктун энеси кан жутуп жатканда айгыры менен буурасы беймарал гана оттоп журо берет.

Бала учун эненин кымбаттыгы мусулман шарыятында айтылган. Аны ар бир бала жүрөккө бекем тутуусу абзел. Адам

баласы канчалык ак, эне сүтүндөй таза, Алла Тааланын жолунаң чыкпай адап эмгеги менен тер төгүп жашаса да, жалганда пенделик бардык милдетин түз аткарса да, эненин эмгегинен, энеге болгон парзынан кутула албайт. Мына, балам, өмүрдө эч нерсе менен алмаштырбай турган нерсе! Бул дүйнөдө баасы жок, баа коюуга мүмкүн болбогон нерсе. Муну билген бала эненин көзүтируү кезинде ыраазылыгын, батасын алып калууга аракет жасашы зарыл.

– Адамдын он, жолдо болуусунун омоктуу обөлгөсү эмнеде?

– Адамдын оң жолдо болуусунун обөлгөсү – этияяттык. Этияяттык акыл менен баамдоодон, сезимтадыктан келип чыгат. Этияяттык бардык жагдайды, бардык учурда керек: отуруп турганда, атка минерде, босогону аттаганда, ўйдан орун алганда, дасторкон үстүндө даам сыйзганда, амандашып учурашканда, артыкча сүйлөгөн сөздө, жасаган иште, кыскасы, этияяттык ар дайым болуш керек.

Этияяттыктын жонокой, өзгөчө тыкан баамдай турган, отосак боло турган учурлары болот: сыр алышаган адам менен, сый адам менен, кекчил адам менен, зоболосу бийик дөөлөттүү менен, окумдар султан, бийлер менен, эл кадырлаган ақылмандар, даанышмандар менен баарлашкан шарттарды, алар менен чогуу жургон учурларды жыт сицишкен, күндо көргөн агаттууган, жолдош-жоро, тели-төңтүштар менен пикирлешикен учурларга салыштырып болбайт. Этияяттык жашоо-турмуштук тажрыйбага, адам жашына, мурда кетирген мүчүлүштүккө байланыштуу улам толукталып, текталып отуруудан уланат. Мурда кетирген мүчүлүштүк демекчи, адам ар кемчилигинен сабак алуусу абзел. Этияяттык адам ақылы, чеберчиллик, кылдаттык сапаты менен ширешип, айкашып, учугу менен уланып турушу абзел. Ошентип, этияяттык адамды оң жолдо тутмат, ақыры жакшилыктан, ийгиликтен, бак-дөөлөттөн ажыратпайт. Ар качан этият болууга не жетсин!

– Сарт аке, бу жалганда бири-бири менен эч убакта элдешпей турган душмандар болобу?

– Болот. Бири-бири менен эч элдешпей турган оч душман өмүр менен өлүм болуп эсептелет. Өмүр осконун токтотпойт, өлүм өксүткөнүн токтотпойт. Өмүргө Караганда өлүмдүн булагын коп жараткан Кудайым: карылык, айыкпаган илдет, кесептүү кырсык, өлүмдүн качып күтүлгүс себептери. Карылыкка айла жок. Бир да улукман анын айласын таба алган эмес. Айыкпаган илдеттин ақыры айныксыз өлүм. Улукман анын убактылуу болсо да дабаасын тапканы менен, ақыры аны копсуз жогото албайт. Кырсык болсо күтүрүсүз келет: ал ағыны

каттуу суу, же ашусу бийик дабандан болобу, же тили жок жоо өрттөн болобу, же жылан чагабы, же ат тебеби, айтор, аны бир Кудайым билбесе, эч ким болжоп биле албайт. Ал эми өмүрдүн жолу кыска, бирөө гана. Аны кереметтүү Кудайым ар жандыкка аманат катары бир гана жолу тартуулаган.

Биз ошол аманатты ар түрдүү ыпыластык, кенебестик, баркта бастык менен кыскарттай, өмүрдү өлүмгө тезирээк жа-кындаттай жашасак абзел болоор эле. Дагы да эскертеин, Алла Таалам кеңпейил, кайрымдуу, боорукер, кечиримдүү. Адам жа-рык дүйнөгө келгенде өмүрдү, ага жараша ырысқыны берген. Би-рок өмүргө, ырысқыга, дегеле табиятка болгон түшүнүктүн, баамдал-билүүнүн тайкылыгынан, чектелүү болуусунан улам, аңдабай жашоодон улам адам көптөгөн табылгыс кымбат нер-селерге, анын ичинде өмүргө да зыян келтирип алат: ден соолу-гунна көзөмөл салбайт, оору-сыркоону капарсыз коет, өмүргө зыян келтиричу нерселерге бейкапардыктан сезимге, напсиге алдырып, колдон келбес кымбат саламаттыкка доо келтирип алат.

– Адамды кандай шартта басмырлоо, кемсингүү өтө оор болот?

Адамды басынтуунун, кемсингүүнүн жолдору, айла-амалда-ры, максаттары көп: ичи тардыктан, көрө албастыктан бас-мырлоо; зээндүү, отүмдүү жалгызды басмырлоо; өкүмдүккө, бий-лике таянып басмырлоо...

Неси болсо да, жалгыз бирөөнү, же адамдардын тобун бейкүнөө, өз мүдөөсүнө жетүү максатында атايы басынтуу, кемсингүү ақылдуулукка жатпайт. Баарынан оору – адамдын башына оор кайги, мүшкүл түшүп, карып болуп, мусапыр болуп турганда басынтуу, кемсингүү. Ушундай шартта адамды басмырлаган адам – баарынан төмөн турган, эси жок адам; качандыр бир мезгилде керт башына мүшкүл түшөрүн ойлобогон өтө түркөй адам; бирөөнү кемсингүү, басмырлоо менен өзү оор күнөөгө ба-тып жатканын ойлобогон, көөдөнү сокур ыплас адам; кептин кыскасы, ал – алды-артын аңдабаган, билимсиз, ошол билимсиз түркөйлүгүнөн оор күнөөгө баткан кош аяктуу макулук.

– Баарынан дөөлөттүү иш болуп эмне эсептелет?

– Адамдын өмүрүн сактоо, адамды оор кыжаалаттан чыга-руу баарынан дөөлөттүү иш болуп эсептелет. Бул – чыныгы мусулман, нагыз Кудайга жаккан адамдын милдети.

Ақылдуулуктун белгиси кайсы?

– Мен ақылдуулук, ақылмандык жөнүндө көп ирет сөз кыл-дым. Ошондо ақылдуулуктун жогорку белгиси көтөрүмдүүлүк, сөзгө эргешипес, кек сактабоо, кечиримдүү болуу деп алда-нече мертебе кайталап айттым.

*Кечиримдүү, көтөрүмдүү болуу да да бир аз жик бар: өзүң менен мартабасы, дөөлөтүү, акыл-эси төң адамга караганда, артыкча өзүңдөн деңгээли төмөн адамдарга отө кечиримдүү болуу абзел.*

– **Адам өзүң сактай билүүсүнүн жакшы жолу кайсы?**

– Ачуюга алдыргаган, сырды ката билген, чеги жок сүйлөбөгөн адам өзүң сактай билген адам.

– **Баарынан коркунучтуу деп, Сиз эмнени эсептейсиз?**

– Күнөөлүү болуу коркунучтуу. Күнөөлүү болгондун тирүүлөй шермендеси чыгып, бетине көө жабылат. Ал – тирүүнүн олугү. Ал эми таза, абыйирдүү олум – ак олум. Ал коркунучтуу эмес.

– **Кор болгон жетим деп, кимди айтса болот?**

– Ата-энеден ажыраган жетим томолой жетим деле эмес, аны ага-тууган деле асырап алат. Баарынан жаман, кор болгон жетим деп, эл журттан чыккан адамды айтса болот. Эр жигит элден ажырабашы керек.

– **Эн жогорку кадыр-барк кайсы?**

– Эң жогорку кадыр-барк, ыйык ардак – адам алкышына татыктуу болуу; эң төмөнкү барксыздык – адам наалатына калуу.

*Наалатка калуу каргышка калганга тете. Алкышка татыктуу болуу оор, кымбат, отө татаал, ал эми наалатка калуу оюй.*

– **Ар нерсенин баркын кантип билсе болот?**

– Ар нерсенин нагыз баркын башыңдан откөргөндө билесин: токчулуктун баркын ачка болгондо, жылуулуктун баркын ушүгөндө, жакшынын баркын жок болгондо, туугандын баркын жат ичинде, дүнүйөнүн баркын андан кол жууганда, ден соолуктун баркын андан ажыраганда, күч-кубаттын баркын картайганда, унаанын баркын жөө калганда билесин.

– Сарт аке, сиз улам улгайган сайын **Тилекмат аке** оозунуздан түшпөйт. Ушул сырынызды айттар бекенсиз?

– Айтам. Анын жашыра турган сырды жок. Жүргөгүндөн түнок алган асылды кантип ооздон түшүрсүң? Тилекмат Жылкайдардын, бала-чакасынын, ынак коргөн менин энчим эмес, ал – бүт элдин табылгасы, энчиси. Ал артыкча асыл жааралган адам. Сөз менен акыл айкашпаса, чечен болбойт, турмушту, эл жүргөгүн сезе билбесе, көсөм болбойт. Тилекмат – ушул касиеттердин баарына топ келген адам. Ошондуктан мен аны ооздон түшүрбөйм.

– **Эмнени өмүрдүн акырына чейин сактаса болот?**

– Тууганмын деп, досмун деп, алардын баркын айтпа бироого; бироонүн жакшылыгынын кадырына жете бил, баалай бил. Мына

ушунда гана адам адамдан болгон жарыкчылыкты, шыбааны туяят: жакши ниеттеги адамын үйгө ак тилегин алый келет, бул да – жарыкчылык; даты бир насиптешиң, урматтуу улууң ак батасын тартуулайт, бул да – жарыкчылык; бардык жакшылык – жарыкчылык. Бардык колкабыштын, жакшылыктын ыйыгы – ак тилек менен ак бата. Мына ушуларды өмүрдүн акарына чейин сакташ – парз. Муну эстен чыгарбоо абзел.

– Акыйкат, акыйкатчылык жөнүндө өтө эле көп айтасыз.  
**Дети акыйкат деген эмне?**

– Адам баласы жарагандан бери акыйкатты эңсеп, ошого жетүү учун далбас уруп келет. Акыйкат, чындык деген – танапташ, маанилеш. Чынына келгенде, акыйкат – каршылыктын башаты, анткени акыйкат бирөөнө жакса, бирөөнө жакпайт. Ошондон улам акыйкаттын жолу катаал, татаал. Ошондой болсо да, акыйкатка жетүү абзел. Акыйкатка жетүү учун ак иш, чындык себепкер болот. Адамды чындык колдойт, акары чындык сактайт. Чындык дегендин өзү – Кудайдын бир аты. Пенделер не кылбайт, не дебейт! Кээде Кудайга да сөз тийгизет. Тиричиликте коп эле кездештирип журбайбүзбү, кээде акыйкаттык менен чындыкты карозгойлук, кыянаттык тебелеп-тепсеп да коет, айласын кетирип, бейкүнөө мүүнтүп да коет. Бирок акыйкат деген акыйкат, чындык деген – чындык. Ал акары жеңбей койбайт, анткени акыйкат, чындык түбөлүктүү.

Ошондон улам элде: «Ак ийилип сынбайт»; «Ит калпай койбайт»; «Жакшидан коркпой, жамандан корк»; «Акмактан алыс бол»; «Арамзанын мамысына ат байлаба»; «Акмактын башынан жаман ой кетпейт»; «Акмактын өзү эле эмес, баскан изи да ыплас» деген накыл сөздөр бар. Бул – акыл менен калчанган таза сөздөр. Акыйкаттан, чындыктан утурумдук кордук коруп турсаң да, башыңды ийбе, чөкпө. Акары акыйкат менен чындыктын узүүргүн көрөсүүц. Акары пейлиң түз, ишиң ак болсун. Мына ошондо муратка жетесин.

Сарт аке жайлоодон кыштоосуна келгенин угуп, коно жатып бир кепке тоелу деп, Тилекмат чечен атайы келип калат. Бир-эки ай көрүшпөй сагынышып калган ынактар кенен-кесир баарлашып отурганда, кеп арасынан онтоюн таап, Тилекмат чечен Сарт акеге мындайча суроо берет:

– Адам денесиндеги мүчөлөрдүн толук болгону эле жакши экен. Анын бирөө эле кемисе, жогун тартат экен адам. **Деги адам мүчөсүнүн эсси**, колдоочусу, жөнсалды айтканда, атасы барбы?

– Бар деп айтылат. Мен билгенимди айтып көройүн: баш атасы – мээ; бардык тиругү жанды жетелеп жургон – ошол; чач атасы – жабуу; жүз атасы – бешене; каш-кабак атасы – көрк; көз атасы – элес; бардык нерсени көз аркылуу элестетебиз; кулак атасы – добуш; мурун атасы – жыт; бет атасы чырай; тиши атасы аш; «тишин барда таш чайна, андан кийин аш кайда» деген макал бар эмеспи; өпкө атасы – дем; дем тартып тургү деген өмүр эмеспи; таңдай, комокой атасы – даам; бел атасы – желек; тил атасы – сөз; жүрок атасы – тиричилик; кол атасы – эмгек; бут атасы – кыймыл; ичеги-карын, бойрөк жана боор атасы – жашоо...

– Эми, аке, адамга тиешелүү түшүнүктөрдүн ичинен **ата**, **эне**, **келин**, **уул**, **кыз**, **ини**, **тентүш** дегендердин жакшы-жаманын чечмелеп берсениз, – деп өтүнөт Тилекмат чечен.

– Жарайт. Бул саам да билгенимди айтып берейин: ата жакшысы – уюган ырыскы; эч убакта ўй-булосун кор кылбайт; эч нерседен кемитпейт; жакши атанын кадыры тоодой, анын кадыры менен бала-чакасы да сый-урмат корот; жакши атанаң ою кенен да, терең да болот; алысты билип, бала-чакасынын келечегине кам көрөт; эл таанытат; жер таанытат; жакши ата бала-чакасын жакшыга жана штырып, жамандан адаштырат, кадыр-баркка алып баруучу жолго салат; жакши ата – ар иштин ордун таба билген устмат, табып; ал ошонусу менен бала-чакасына улгү.

Тилемешим, сенин атаң **Жылкайдар** да дал ушундай ата. Анын адамгерчиликтүү касиеттери ашып-ташып сага үлгү болгон, оошкон.

Ата жаманы – жакыр: ўй-булосунө бакты-таалай тартуулай албайт; казаны ашка толбойт; анын жанжолдошу уйку болуп, жокчулуктун кошчусу болот; жокчулуктун айынан уурукескинин жандоочусу болот; акыры эл караган бети жер карайт; жаман ата бар күчүн катынынан чыгарат; өзүндө болбогон өңдүү нерсени катынынан талап кылып, болбогон жерден жаңжал чыгарат; жаңжал болгон ўйғо ырыскы түнөбөйт; бала-чакасынын үрөйү учуп, кыргыйдан корккон таранчынын кейпин киет; жаман атанаң колунан ондуу иш да келбейт; жасаган ишин ўй-булосунө доомат кылат; аны жасадым, муну жасадым деп, катынына колко оодарат; жамандыктын айынан ўй-булосунон ажырайт; катынга чандырат. Эне жакшысы – күт: анын ўйундо ырыскынын көөрү төгүлүп турат; жакши аялдан эр кетпейт деп айтылат; жакши аял эрин, бала-чакасын гана эмес, тууган-уругун чогуу асырайт, ошондон улам анын ўйү келим-кетимдин мекени болот.

Тилешим, Сенин үйүндө да кутүң бар, ал – Кенжеke балам. Бул байбичең – чокко колу күрбөгөн, уул-кыздарын, ага-тууга-нын оң жолго үндөгөн адам. Жатыны жакшы экен, балдарыңдын тобосу көзгө чалдыгып калды. Ылайым ушул бактың күт болсун!

Эне жаманынан ашкан мээнет жок: жердигинен жаман катын эзелинде оңолбойт; жасаганы какмар, кийгени шакмар; казан-аяғы көөгө, коломтосу күлгө толот; жадагалса, туз татмыны биле албайт, жасаган тамагы шор болот; көрктөнүп үйдү тиге албай, алпештеп бала бага албай, жаткан жайы, тошөк-орунчусу каңырсып, жипкиртип турат: бул кылыгы аз келгенсип, жаман катындын артык өнөрү чыр болот; айла жок, аттиң ай деп арман кыласың, кылык-жоругүн кимге айтасың, бармагыңды тишиштеп, сакалыңды сылап, ушкүрүккө күчүндү чыгарасың; тууган-туушкандан кем болосуң, тапканың талаада калып, көрүнгөнгө жем болосуң, акыры түбүг кайырчыга тең болосуң.

– Ини жакшысы – ишениң: атың токулуу, малың багылуу; кылган ишинде, сүйлөгөн созүндө пайдадан башка зыян болбойт; жакшы ини аганын баркын, улуунун баркын билет; ал – чоң байлыктын бири, не дегенде, аны айттырбай жасаган ишинен көңүл ыракат алат; бул байлык эмей эмне? Ошол себептүү жакшы инини жандай сыйлоо керек; ак кызматы, адал ою менен ал ишеничке ээ болот; ишеничтен да адам каниет, ыракат алат. «Иниси бардын ырысы бар» деген накыл жакшы иниге таандык.

Тилешим, сен бизге ушундай инисиң. Сага баарыбыз ишеннедиктен, эч убакта созүндү эки кылбайбыз, сага ар качан пил көтөрө алгыс оор жүк тапшырабыз. Сен болсо бир да жолу кабагым-кашым дебестен, эч ким чыдай албаган, даай албаган иштерди аткарасың, жөнгө саласың, айла-амалын табасың. Сен бар, элдин ырысы бар. Ини жаманы – муш: аны менен жаакташтай, көчүгүндү кыс; аны кепке тартсан, топто абиирди кетирет, арам тамакка семирет, жети атага чейин наалат келтирет, ата-эненин жыйган-тергенин бүлдүрөт; ал урган акылга моюн бербейт, не дегенде оңдуу акылга акылы жетпейт; ошондон улам эл-журттан четтейт.

Келин жакшысы – кенч: ал – алган жарынын төңдешсиз кенчи; айрыкча бала-бакырасына тарбия берүүнүн кенчи; не дегенде бала атага Караганда энеден көбүрөөк тарбия алат, анткени атага Караганда эне баланын жанында көбүрөөк болот; ўй-булөнү көркүнө келтирип турган асыл зат – жароокер, жакшы келинчек; анда акыл мол; омурұндө таба элек акылды асыл

келинчекке түш болгондо табасың; жакшы келин ар убакта, жаманчылыкта да, жакшылыкта да тоодой арка; ал – көңүл өстүрүүнүн, көңүл, дил, тил табуунун кенчи, ошон учун жакшы келиндин шартына конүү абзел; жакшы келин – абиийирдин кенчи, ошондуктан ал чайрассунө мыкты тарбиянын улгусу болот; мындай келинди корсунтууга эч кимдин акысы жок; аны корсунткан адам күнөөкөр, кем ақыл; келин жакшысы мәннеткеч, туйшүкчүл, ошондуктан ал турмуштун капилет кыйынчылыгына моюн сунбайт; жакшы келин – сыйдын кенчи; ал кайын ата, кайын энесин, улуу-кичүүлөрдү тегиз сыйлап, бата алат; акыры ал батанын үзүүн көрөт; жакшы келин баарын ондуу тескеп, начар күйөөнү да жакшыларга жанаشتырат; атынан айттай, байым деп бапестеп турат; өзү нарк-насилдүү, эл-журтка барктуу келет. Мына, кенч деген ушул. Мындай кенчти урматтоо гана керек.

Келин жаманы – кесел: этегин эптеп бүрө албайт; ушактын кулу болуп, эл ичинде тынч жүрө албайт; этегин үзө басып, шордуду аягына күч келтирип, аяк бошотор алышы болот; казан-аягы жуулбайт, мындаидан ондуу перзент туулбайт; ўи-ичи кир болот, жүргөн жери чыр болот; акыры баарынан мулдо ажырап, кордукка маталат, салпаяк аталат, азапка такалат; ошондо да аны ооздуктай албайсың; арга жок, келинчек жаманболсо, келген-кеткендердин алдында ун катар албай, жер карайысың, колдо жок нерсени самайысың. Мына, мындан ашкан кесел болобу, мындай кеселдин ылаажысы болобу. Шордун шору деген – ушул.

Кыз жакшысы – кымбат деп айтылат: кыз жакшысы да күт болот, башына доөлөт, бак конот; «ачууну таттуу кылган туз, алысты жакын кылган кыз» деп айтылат; кыз жакшы болсо, элди бириктирең; бул күт эмей эмне? Адептүү кыз жүк бурчунан чыкпайт, сырдаш жеңесине ыктайт; ўй-булдо барктуу болот, жакшы энени тартып, нарктуу болот; аккуу сымал талпынат, көргөндөр аны жактырат; жакшы кыздын акылы тунук болот, айткан сөзү улук болот; жакшы кыз – шам-чырак, өмүргө өмүр улаган тунук булак; жакшы кыз – ўйго көрк берген гүл, ошондуктан аны назик асыроо керек; дегинкиси, уздун уздай, кыздын кыздай болгону жакшы.

– Кыз жаманы – кыроо: түнкү түшкөн кыроодой болуп өз төчине кетер, барган жеринин да түбүнө жетер, анткени ал кийимин эптеп кие албайт, жигит тандап тие албайт; ыржыйып жүрүп тыржыйган бирөөнө тушугат; барган жеринде кор болот, колу-буту чор болот; чачы дааакы, жүзү каакы болот; күйөөсү менен түура сөз таба албай, соорусунан таяк,

козунөн жаш арылбайт, жакшылыктын илеби табылбайт; шалакалыгынан кор болот, шалдайып жүрүп чор болот, акыры жаман катын деген атка конот, омурғу ылайга толот. Мындаидын барынан жогу. Жаман катын алгыча эртерээк өлгөн жакши. Эзилип жүрүп, күндө олумдур баштан откөргөндөн корө эртелеп бир өлгөн артык.

Уул жакшисы – урмат деп айтылат элде: Уулук жакши болсо, атагы чыгат, кемтигиң толот да, башыңа бак конот; жакши уул табындағы шумкар, илеби күчтүү жалын; эл башкарып, элин багат, адап кызматы менен элге жагат; ал арам ишке баспайт, жеп-ичкенден сактайт; ар-намыстуу келет; залкар иш жасап, өз салымын кошот; ал элин мактап осот, эл мүлкүн чачпайт, элге жаккандарды даңттайт, кош колдоп колдойт; ата-эненинайтканын ақыл тутат, аны ичинен талдайт; улуулардан таалим алып, туйбаганды түят, сезбегенди сезет, бүтпөгөн ишти бүтүрөт; ал эл журөгүндөгү мұнду сезет, не деңгеде анын журогу эл деп согот, эл деп жашайт; жакши уул эл-журт деп эмгек кылат, ошондуктан эл учун адилет болот, ошондуктан анын даңқы абийшириңде болот; жакши уул ары токтоо, ары көтөрүмдүү.

Жаманды сөзгө жөн салды аралаشتырса да каркылдайт, бапестесец да каркылдайт, андан чыккан добуш бироо гана ...

Сарт аке картайып, эл-журтту көп аралабай калган күндөрдүн биринде, учурашалы, акенин ал-абалынан кабар алалы деп, көл бугусунун бир топ мыктылары келишет, коно жатып мейман болушат.

Ошондо Ногой баатыр Сарт акеден: «Сизге не кымбат?» – деп сураган экен.

– Баатырым, адамда кымбат нерсе көп: анын сыңарындай мага да кымбат нерсе көп: тогуз ай көтөрүп, омуртка-сөөгү сыйдал, ымыркайымдан ысык-сүругума чыдал, ак сүтүн эмизип, мәэримин төгүп баккан энем кымбат; жети атам мекендеген жерим кымбат: «Ар кимдин жашаган жери – Мисир» деген кеп бар эмеспи; үйүбүздүн ыйык түусү, баш-көзү болгон атам кымбат; каныбыз, жаныбыз бирге бир түүгандарым кымбат; эл жүгүн бирге көтөргөн, ақылдаш-сырдаш замандаштарым кымбат; эл тааныткан, жер тааныткан атам, устаратарым кымбат; жайы салкын, кышы жылуу алтын бешик Ысык-Көлүм кымбат; келбети көздүн жоосун алган, аскасы асман тиреген, түмөндөгөн жан-жаныбарды мұндуrbай баккан касиеттүү Ала-Тоом кымбат; жаш кезимден бооруна тартып, атам сыйктуу асыраган Бирназар атам кымбат; эл аралаган күнүмдөн баштап ақыл кошкон, ак батасын берип, кенештеш болгон Мойт

абам кымбат; адам сырын айттырбай билген, жумурда катылган ой түйүнүн көзүн тапкан; адамдан башка жылдыздыу жаралган шакиртим Тилекматым кымбат; ичине кир сактабаган, бет алганынан кайтпаган, сырды ант бергендей бекем сактаган Жанек баатырым, Балбай арстаным жана өзүң кымбат; эч нерседен капарсыз, эртеден кечке оюнга тойбой жыргаган күнүм, наристе балалыгым кымбат; түндүгүмдөн чыккан түтүндү, коломтодогу отумду өчүрбөй турган, тукумду терең берген байбичелерим кымбат; киндик каным тамган Нарыным кымбат; ушунун баарынан да бүт ааламга ырыскы чачкан кеңпейил, кайрымдуу, кечиримдүү, көтөрүмдүү Алла Таалам кымбат.

Бул суроосуна оюна төп келгендей жооп алган соң Ногой батыр абдан ыраазы болуп, ыракматын айтып:

**Сартаке, бизге арнаган да насааттарыңыз бардыр. Болсо айтып бериниз?** – деп өтүнөт. Анда Сарт аке:

– Көзүң жетип турса да, дайым эле оюңа келгендей иши кылба. Билермандар менен кеңеш. Ар ишти ойлонуп башта, онунан аякта. Кембагал болбо. Кембагал бактысызызын өзүнөн көрсүн. Ал – жалкоолуктун кесепети. Жаның аман барында бирөөгө кор болбой, коз карапды болбой жаша. Кор болбой жашоо деген – эркин жашоо, ага жетүү учун тер ток, жанды кыйна.

Мансабың, зоболоң жогору болсо да, бирөөгө зор болбо, зордук-зомбулук кылба. Анын акыры залал, убал. Көмүр алоолонуп күйбөсө да, көвлөгөнгө жарайт. Зордук-зомбулуктун түбү көө. Кабанаак ит да кордукту көп көрөт эмеспи. Ушуну эсте бекем түткүла. Адамдын шагын сындырып, өзүң душман кылба.

Душман деген сөздүн тузу оор, не дегенде бир айыл элден жалгыз-жарым душман көптүк кылат, коогалуу да, коркунучтуу да болот. Душман деген оор илдөттөн да жаман. Душманды тилге келтирсөн да, дилин тазарттуу кыйын. Ал дилин, сырын ачпайт, ошон учун ага ишениүү кыйын. Ак ишеним болбогон соң, өзүң да ар убак дүпөйүл болуп жүрөсүң. Дүпөйүл болуп жүргөн адамда ыракаттанып эркин жашоо болбойт. Эркин болбосоң, жашооң бүркөлгөн күндөй болот. Душмандын бутагы да арбын: касташканың – душманың; касыңдын ылым санашкандары – душманың, анын ылым санашкандарынын кастары да душманың. Ошентип, бир душман тапсаң, түмөн душман тапканың болот. Эр жигит атка коном десен, кайраттуу да, сабырдуу да, көтөрүмдүү да бол. Жакши-жаманды бирдей көтөр, асман айланып, жерге түшкөндөй болсо да көтөр.

Жакшинын сөзүнө жооп берсең да, жамандын сөзүнө жооп бербе. Ал сени мазактаса да, унчукпай, арга кеткенде моюнга

алымыш болуп күтүл. Итти эркелетип, башынан сыласаң, ал тула боюңа асылат, ийниңе секирет.

Ата-баба салты, ақыл сөздөрүн жолдо, ула. Андан пайдадан башка жамандык көрбөйсүң. Ата-баба салты кийинки мүүндарга жашоо багытын берет.

Жакшыдан кол үзбөй, жаманга күнүң түшпөгөндөй болуп жаша. Жакшыдан кол үзбөсөң, башыңа сыймык конот, жаманга күнүң түшсө, башыңан сыймык канат. Жакшының да айтылуу жакшысы бар, достун да түбөлүктүү досу бар. Кандай да болсо, жыйнаган бардык байлыктан жакши адам, жакши дос күтүү жогору турат. Неге десең, курсактын тойгонунан көңүлдүн тойгону жогору турат. Элдин кадырлоосуна жетем десең, адамга жакшылык кыла бил. Ошондо да этиятык менен жакшылык кыл: жакшылыкты билген бар, билбеген бар. Жакшылыкты билбеген адамдын көзүн ачыу учун да дөөлөттүү иш жасап коруү абзел. Акыры, төбөсүнөн урган түркөй болбосо, өзүнүн пас экендигин сезет; пастыгын сезгени – көзу ачылганы. Адамдын көзүн ачуудан артык соопчуулук жок. Ошондон улам элде: «Көзүңдү ачканга көр казба», – деген асыл сөз айтылып калган. Көзүңдү ачкан – устатың. Устат ыйык, деп айтылат; устатына акарат келтирүү чоң күнөө деп айтылат.

Чагым сөзгө кулак тошөбө. Ага кулак тошөсөң, жакын санаалаши ага-туугандан, жолдош-жородон, сөөк-тамырдан ажырайсың. Чагым сөз оңдуу сөз эмес: ал сага чейин чирик электен отуп, оңду-тетирисинче айланып, түзү ийрейип, ылайга жуурулуп, жагымдуу даамы кетип, ууга айланган учурда жетет. Чагым сөз – жасалма сөз, ошон учун бир укканга уккулуктуу келет. Чагым сөз – ойдан чыгарылган ойсуз сөз, ошон учун адеп укканда, устүртөн боолгологондо чындыктай сезилет. Кептин кыскасы, уккан сөздүн чын-бышыгына жетпей, кулак тошөбө. Бир адамды жек көрсөң, анын укум-тукумун, жек-жаатын жектебе. Жектеген адамыңа да жек көргөн сезимиңди билдирибе. Бул шерти аткарбасаң, өзүңдүн нааданчалыш экениңди билдирип аласың. Дегинкиси адамды жектөөдөн пайда чыкпайт. Жек көргөн адамдан күтүлам десең, андан алые бол, көзүнө чалдыкпай кой. Адам боөдө жердөй бирөөнү жектебейт. Жектөөдө эки тараатын биринен эси жоктук иш кетет. Эси жок эч убакта эзилишкен түүгөн, азиз дос болбойт. Мына ушуну да эстен чыгарбоо абзел.

Адам көп түрдүү, көп кырдуу, көп сырдуу. Баарынан да кошоматчыны аңдай бил! Кошоматчы кем ақылды, көөдөнү көтөрүңкүлөрдү гана эмес, мен-менсинген мыктыларды да алдастыйп акмак кыла турган азыткы. Ошондуктан кошомат-

чынын мактаганына, бапестеп алды-артыңа, таманыңа май тошогонунө алдырба. Кошоматчы эч убакта бироого жакшилык жасабайт, ал өз мудоосун гана көздөйт. Кошоматчы эч убакта колунда жокторду, кембагалдарды жандабайт. Ал дайыма мансаптууларды, колунда барларды жандап, шынаарлап, жасакерленип, миң түрдүү кубулуп, амалданып, керек болсо, малый гана эмес, жанын да тартуулоого даяр сымактанаң, устартык менен ич коюнга кирет. Ал ишенимине отүп алса, акыры олтүрдү дей бер. Кокус тайып, мансаптан, доолоттон ажырасаң, сырдана болуп калган ал азыткы биринчи душман болуп чыга келет: отко күйүп атсаң, сүугү агып бара жатсаң, кол сунбайт. Мындай шартта ал сенден күтүлгүча шашат, дагы бир доолоттүнүн колтугуна киргенге шашат. Мындай адамда инсандык жүз болбайт.

Сөзүнө, убадасына турбаган адамдан сактан. Убадасыз адам – касиетсиз адам. Андай адамдын сөзү ала да, чала да болот. Бул да бирде болбосо бирде сызга отургузат. Убадасыз адамдын сырткы көрүнүшү да жылмаңдан турат, анын убадасызыгынын күзгүсү сыйктына турат. Убадасыз адам – чаар ичеги. Т или жатык, ширин болгону менен, түпкү максаты башка. Андай адам деле асили өзүмчүл келет. Шарты келгенде анын ойт бермеси оңдай эле, не дегенде жаралган жаратылышы, түпкү турпаты ошол да. Бул да – эки жүздүүлүк.

Өз оюңдагыны бербеген кок болбо. Акылдуу кеп-кенешке моюн тос. Акылга конғон адам – ийги адам, жатык адам. Кеп-кенешти ылайыгы менен кабылдаган адам түпкүлүгүндө бак-таалайга жетет. Оор жүгүндү, жүрөкөйтүгөн дартыңды, мунунду эч кимге айтпа, айткандан пайды жок. Оор жүктөн, мун-кайгыдан көтөрүмдүү болсоң, Кудай арылтат. Аны жакындарына айтсаң, сени менен кошо кайгыга батат, касыңа айтсаң, кайра табалайт.

Э-э баатырым, насаатты даты улантып айта берсе болор эле. Мен, бар болгону, жашоо-тиричиликте, адам мамилелеринде кобуроок назар салына турган урунтууларын тана айттым, – дегенде угуп отургандар ыраазы болуп, алкышын айтышкан.

– Сарт аке, адам эч убакта танбай турган жана эч убакта конбөй турган нерсе барбы?

– Бар. Ал-сөз. Дүңүнөн алганда, жүрөктү дарылап, конулду көтөргөн сөз бар. Андай сөздө мээримдүү, жагымдуу, бут денеге ыракат тартуулай турган касиет гана болбостон, омургө дем берген, денеге күч-кубат берген да касиет болот. Мындай сөз эч убакта танылбайт. Дагы бир түркүн сөз бар: ал-тегири ай-

тылган сөз. Андай сөздөр адамды чөктүрүп алсыратат; жүрөкту жааралап, адамды эстен тайтырат. Дүңүнөн айтылган бул эки түркүн сөздү экн түркүн адам дар колдонолот: жагымдуу ширин сөздү жакшынын жакшысы деп аталган асыл адамдар, даанышман адамдар айтышат; жагымсыз сөздөрдү бирде болбосо да, бирде шартына жараша, орой, осол, тайкы, жеңил-желпи, жука адамдар айтышат.

Дегинкиси сөзгө аяр мамиле жасап, ойлонуп айткан эле дурус. Сөз-чеккисиз, түгөнгүс казына эмеспи. Чын-чынына келгенде, жакшы сөз-түгөнгүс казына, түгөнгүс дөөлөт, теңдеши жок уулу күч. Мыйнай он таасирдеги сөздөрдү асыл адамдар, даанышман адамдар айтышат. Алардын айткан сөздөрү түбөлүктүү, эч убакта жагымдуу таасирин жоготпойт, ошого жараша укумдан тукумга очпой айтылып калат эмеспи. Ал эми жагымсыз сөздүн өмүрү кыска. Ал айрым бир шартта, талаш-тартышта, чыр-чатаракта, деги эле бардык жаңжаал учурунда айтылат. Ошондо да жагымсыз сөздү тайкы адамдар айтышат. Кандай жагдай болсо да, асыл адамдар ошол сөздөрдү айтып, адам көңүлүн жааралабайт, чөктүрбөйт. Асыл адамдардын көңүл ирен-житкен жагымсыз сөздү айтпаганынын жүйөлүү себеби бар, анткени алар сөздүн адам баласына Кудай берген белек экендин билшишет. Сөздү айттууда абдан кылдаттык, чеберчилик керек. Мына ушу л айтылган акылды бардык эле адамдар биле беришпейт. Сөздү тааи, орду менен сүйлөгөн, аны оңтою менен бил ген адам – чоң өнөрлүү, акыл-эстүү адам. Так, таамай, ары уккулуктуу, ары жагымдуу айтылган сөз адамга кадыр-барк, чоң аброй алып келет. Ошондон улам элде: Сөздөн урмат-сый тапкан адам менен, сөз өнөрүнө каныккан адам менен теңдешне – деген акыл сөз бар.

– Сарт аке, адам мамилеси жөнүндө айтып берсениз?

– Мамиле – адамдардын карым-катышы, адамзаттын жашоосун жөнгө салып калыптандырып турруучу нерсе. Адам мамилеси да ар түркүн: жакшынакай ынаак мамиле, салкын мамиле, начар мамиле, акыйкат таза мамиле, жалган, жасалма мамиле.

Мамиле күтүүнүн жолу көп, ага чеберчилик керек: ата-эне менен бала-бакыранын, ага-түүгандын, жоро-жолдоштун, улуу менен кичүүнүн, жакшы менен жамандын, акылдуу менен түркөйдүн, күчтүү менен алсыздын, бай менен жардынын, мансаптуу менен мансапсыздын ж.б. аралыгындагы мамилелерди тандай билүү керек.

Кандай да болбосун, адамга терс мамиле жасоого болбойт. Адамга терс мамиле жасоо адамды кемсингитүү, адамга текебер-

*чилик кылуу болу и эсептелет. Адам ыйык. Ошондуктан ыйык-ка ыйыктай мамиле жасоо керек.*

Чыныгы даанышман, чыныгы асыл адам эч качан адамды кемсингтейт, басмырлабайт. Ал баарына бирдей чебер мамиле жасайт. Ошондон улам ақылдуу, асыл адам элге жагаг, элдин алкышына татыйт. Асыл адамдын адамдарга болгон мамилеси да анын көтөрүмдүүлүгүнүн, кечиримдүүлүгүнүн, сабырдуулугунун кубесү, натыйжасы.

– **Адамдын калыстык касиети** жөнүндө сизден далай ирет жагымдуу сөз уктук. Ошондой болсо да, даты бир ирет дааналап уккубуз келет, дегенде, Сарт аке:

– Калыстык – кадыр-баркка, ыймандуулукка жетүүнүн бирден бир туура жолу. «Пайдалуу кен чыккан жер барктуу, калыс жүргөн жан барктуу» – деп эл бекер айткан эмес. Калыс адамды эл барктайт, колдоит. Калыс адам – адамзаттын тазасы, күлгүнү. Ал адам баркына залал келтирбейт, жамандылыкка жол бербейт. Калыстыкка не жетсин!

– Сарт аке, жер жүзүндөгү алакандай жerde, жер жүзүндөгү аттын кашкасындай элде (кыргызы айтып жатат) нечен бир даанышмандар болгон экен. Чын-чынына келгенде, даанышман дегенди кандай түшүнсө болот?

– *Көкө Төңирдин жолун түя билген, аны кармана билген, жана да эл мүдөөсүн өз милдетим деп абыбетсиз аткарган, бардык иштин көзүн билип так жургөн, жасаган адилет иши учун даңк, кадыр-барк күткүсү келбegen, эл-журт учун Алла Таала берген күдүретин аянбай зарптаган, ошондон улам жетем деген максатына жетмейинче жанын жанга урган ақылман, нарктуу-салтуу адам даанышман, деп айттылат. Даанышман адам – Алла Тааланын мээрими түшкөн, телегейи тегиз, элдин бактысы учун жаралган адам. Ошондуктан ал кадыр-баркка таатыктуу.*

– Адамдын сабырдуулугу асыл сапат экендигин билебиз. Сиз да өз насааттарынызгда сабырдуулук жөнүндө көп айттыныз. Эмне учун адамдын бул сапатын артыкча баалайсыз?

Анда Сарт аке сабырдуулук жөнүндө дагы бир ирет мындай деген экен:

– Сабырдуулук адам жашоосунун өзөгүн түзөт. Бардык иште, бардык учурда, бардык мамиледе, бардык карым-катышта сабырдуулук керек. Сабырдуулук кылуу бардык учурда бирдей болбайт. Сабырдуулук жөнсалды учурларга караганда, башка оор иши түшкөндо, оор жоготтууларда өзгөчө керек. «Сабырдын түбү – сары алтын» – деп эл бекеринен айткан эмес. Сабырдуулукту кармана билген адам качан да болсо муратына, коксогон

максатына жетет. Адамдын сабырдуулугунун таянычы ақыл болсо, жана да ал кеңпейилдик, көтөрүмдүүлүк менен ширелишсе, анда адамдын башына дөөлөт конот. Андай дөөлөт адамды асыл, даанышман деген даңкка бөлөйт. Мындаи даңкка, дара-жага жеткен адамдын аты очпөйт. Аты очпөгөн адамдын даң-кын эл укумдан түкүмга ардактап сактайт, андан калган ақыл мурасты, анын ақылына шайкеш жаралган нускалуу шириң сөздү үлгү кылып түбөлүк сактайт, андан таалим-тарбия алат.

– Адам болуу деген эмне? Адам канткенде адам болот?

– Бул – отө оор суроо. Адам болуунун да түрлөрү бар. Элде начар адам, орто адам, ортозаар адам, жакши адам, мыкты адам деген түшүнүктөр бар. Мунун баарын жалпысынан адам деп айтканыбыз менен, адамдын да адамы бар. Кызык, адам-дын бары өзүн адамбыз деп эсептейт. Ооба, бары адам деген атты алып жүрөт. Бирок кандай адам экендигин өзү да толук баамдабайт.

Адам болуу учун адамга тиешелүү көптөгөн жакши сапат-тарга жетүү керек: адам өзүнүн кандай адам экендигин талдан билип, жагымсыз жорук-жосундан арылып, жашоонун тура жолуна түшкөндө, жана да тиричиликте өзүнүн түз, жагым-дүү ордун тапканда, өз барын билгенде, айрыкча башкаларды да адам деп урматтай билгенде, жашоону көркүнө чыгарган мээнеткечтиктин, адамгерчиликтин, сезимтаалдыктын, ар кандай нерсени түя билген билимдүүлүктүн барын билгенде ойдогудай адам болот. Мындаи даражага жетүү абдан кыйып. Жакши адам деген – эңсеген, самаган даражасы, улуу даражасы. Бул даражаны өмүрдүн аягына чейин сактап жүрүү баарынан кыйын. Жакши адам деген даражага жеткендер мына ушууну эстен чыгарбаши керек.

– Начар адам деп, кандай адамды айтса болот?

– Начар адам деген да – жалпы сөз. Начардын начары, оозго алгыс начары, түбөлүк онолбой турган начары жана да аста-аста түзөлүп кете турган начары бар. Жеткен начар адам – жарык дүйнөгө бир келген өмүрүн бекер откөргөн, жалкоолукту жанжолдош кылган, орду жок жагымсыз сөзгө жакын болгон, айрыкча бирөөлөрдү бейкүнөө жамандаганды өнөр көргөн, жок жерден жалган жалааны ойлоп тапкан, адамдардын арасына от жаккандан уялбаган адам, бул баарыдан начар адам.

Начар адамдын мындан башка да түрлөрү көп: калпычы, терсаяк, ууру-кески жана башка толуп жаткан түрлөрү бар. Ошондой болсо да, баарынан начар адам, кайталап айтайын, ушакчы, жалган жалаа жапкан адам. Мындаи начар адам тириүү

адамга өлгүмдү тартуулагандан ийменбейт. Ушундан улам андай адамдарды бети жок шерменде адамдар, деп айтса болот, анткени андай адам эч качан адилет ишке тура баа бере албайт.

### Кайраттын кандай пайдасы бар?

– Кайрат – адамдын суктанарлык мыкты сапаты. Кайраттуу адам айтканынан кайтпайт. Алдынан жоо чыкса да, кайра тартып качпайт. Ошондон улам элде «Кайрат тоо ашырат», «Кайраттуу олсо, бир өлөт, коркок олсо миң өлөт», «Батыр олсо, аты калат, коркок олсо, неси калат?» деген метел сөздөр жараган. Кайраттуу адам да адамзатты коркунчы гарган эл ичиндеги жарык жылдыз. Кайрат – өзгөчө эр жигиттин жанжолдошу.

Даанышмандык жөнүндө Сарт акенин маек арасында айткан даты бир сөзү табылып калды. Абдан таасын сөз экен, аны да жашгарга тартуулай кетели.

Даанышман адамдын ар тараптуу жаратылышы, турпаттабияты – өзүнчө эле бир аалам. Ал эл ичинде жашап турганин, элден болок-бөтөн эмстегин, эл ичиндеги гана бир адам экендигин билип туруп, элге акысыз ак кызмат кылат. Анын адилет, ак кызматы – эл алдынчагы парызы. Даанышмандын акыл-эси терең, кенен, жүргөгү мээримдүүлүккө, ыйыктыханка, назыктике сугарылгандыктан, өзү учун гана эмес, эли учун, элге кызмат кылуу учун тынымсыз, ишенимдүү согуп турат.

Даанышман адам учун өз элинин тузу ширин, туулган же ринин топурагы ыйык. Мына ушул туз жана топурак даанышманды эл-жери менен биркитирип, ширелиширип турат. Даанышмандын эл учун акыл-эси, жүргөгү гана эмес, бүт турпаты таза. Тунук акыл, таза жүрөк, күч-кубаттуу, отумдүү, таасирдүү, жалындуу болот. Анын акыл-эсинде, созундө, жүргөгүндө адамдын жан-дүйнөсүн ойготкон, жыргалга болвөн, жан-дүйнөгө күч-кубат берген касиеттер болот. Мындаай касиет – Кудайдын даанышманга гана тартуулаган, даанышманга гана берген белеги.

Даанышмандын багын Алла Таала озү ачып койгон. Ошондой болгон соң, даанышмандын колдоочусу болот. Ал колдоочу ну Алла Таала кандайдыр бир жанышбар түрүндө зарыл учурда, эл башына оор мүшкүл түшкөндө жашыруун жиберип турат. Колдоочусу даанышманга туюктан жол табууга, оор иштин, алаамат-бүлгүндүн жолун, амал-айласын табууга комок болот.

Даанышмандын өз омүрүнөн артык бир гана кызматы болот. Ал кызматы – эл учун кызмат кылуу. Мына ушундан улам даанышмандык жашка жараша, байлыкка жараша эмес, акыл-

*га, көрөгөчтүккө, билгичтик сезим-туюмга, адамдын баркын таба билүүгө жараша болот.*

*Даанышман Кудайдын ак жолунан чыкпайт. Кудайдын ак жолунда жүрүү – улуу бакыт, бактынын бактысы. Акыйкатында, түбөлүктүү бакыт, нукура ақылга сугарылган бакыт.*

*Даанышмандын даанышмандыгы анын тазалыгында. Анын бүт табияты таза: пейили, көксөгөн, самаган тилеги, ой-макстасы, дили, жүрөгү – баары таза. Бул – Улуу жараткандын жолундагы чыныгы тазалык.*

*Дагы кайталап, бышыктап айтайын, даанышманда калайык-калкты жакшилыкка багытtagан улуу касиет болот. Даанышмандын түү тутканы – эл биримдиги, эл ынтымагы. Ал эл ынтымагы учун жанын жанга уруп кызмат кылат. Ал эми ынтымак болсо адамзатка тиешелүү бардык байлыктын – дөн соолуктун, өнүп өсүүнүн, бүтүндөй тиричиликтин – соолгус булагы, түгөнгүс кенчи. Бынтымактуу эл – кубаттуу эл, деп бекер айтылбайт. Ошондуктан, бул жалганда ынтымакты кылдаттык менен бекем асыроо керек.*

---

Көркөм-адабий басылма

**Иманов Акеш**

**АКЫЛ АТАСЫ, НАҚЫЛ-НАСААТ СӨЗДҮН  
КЕНЧИ – САРТ АКЕ**

Басууга 2.05.2016-ж. кол коюлду. Форматы 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Көлөмү 7,0 б.т. Нускасы 500 даана.

«МоЙОР» басмасынын басмаканасында басылды.





Иманов Акеш – профессор, филология илимдеринин доктору 1930-жылдын 27-августунда Ысык-Көл обулусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Ак-Дөбө айылында төрөлгөн. Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филология факультетин 1952-жылы аяктаган. Алгач иш жолун Тажик Республикасынын Мургаб районунан баштаган, мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болуп эмгектенген. 1954-1958-жылдары Жети-Өгүз жогорудай иштерди аркалаган. 1958-1962-жылдары КУУнун кыргыз тили кафедрасынын аспиранты, окутуучусу, ага окутуучусу, доцент болуп 1992-жылга чейин иштеген, андан бери Каракол шаарындагы К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин профессору, кыргыз тил кафедрасынын башчысы, факультеттин деканы болуп иштеди. Талықлаган эмгеги учун Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасы, КР билим берүү министрлигинин, Ысык-Көл облмамадминистрациясынын Ардак Грамотасы менен сыйланган, Эл агартуунун отличниги, «КР билим берүүсүнө эмгек сицирген кызматкер», В.И.Дениндик туулган күнүнүн 100 жылдык юбилейлик жана «Эмгек ардагери» медалы менен сыйланган. Ысык-Көл обулусунун жана Жети-Өгүз районунун «Ардактуу атуулу» наамына татыктуу болгон.